

84(2=632.1)6  
K 597

A. Horneel






КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК  
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗДНЕ  
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач



Лазаро Коковинев

Сирика



Горно-Алтайск

ББК -84(2=631.1)6·4  
К 597

A6350

Национальная  
библиотека  
Республики Алтай  
им. М.В. Чевалкова

*Составитель – д.ф.н., профессор  
Н.М. Киндикова*

*Компьютерный набор – к. ф. н., доцент  
А.В. Киндикова*

ISBN 978-5-93809-055-2

20.01.2014

---

# I. ПОЭТТИНГ ЛИРИКАЗЫ

## «АЛТЫН-КӨЛ» (1958) ДЕП ЖУУНТЫДАН

### АЛТАЙЫМ

Айдынг түнде тууга чыгадым.  
Чуйдынг оды алдымда јалтырайт...  
Кажы ла табышты тынгдан турадым.  
Жүргим көксиме не бадышпайт?  
Чакпынду јарык суулары табышту,  
Чакка көгөргөн туулары булутту,  
Кеен сынду, кайран Алтайым,  
Кемине батпас менинг ырызым,  
Кожонгло сени чүмдеп айдарга  
Сөстөрим жетпейт, ас – канайдар?  
Сени јангыс ла узак чактарга  
Ајыктап тураар күүним бар.  
Озогы јажынг, кыйынду шыранг  
Ыраакта арткан ончозы кийнинде.  
Канду камчыга кестириген шырканг  
Артпаган сенинг агару јүзингде.  
Чуй јолынга албатынг кирерге  
Канын төккөн карангуй ѡлдордо.  
Төрөл Алтайым, эмди чечекте  
Буутарынг бек Чуй јолында!..  
Там бийиктей тууга чыгадым,  
Чуйдынг јолы алдымда јалтырайт.  
Кажы ла табышты тынгдан турадым,  
Жүргим көксиме не бадышпайт?  
Кожонгло сени чүмдеп айдарга  
Сөстөрим ас, же сөс табылар!  
Сенле, Совет Алтайым, јажына  
Кожо алтаар күүним бар!

## ҮЧ МААНЫ

Кремльдин ўстинде кызыл мааны  
Күски салкынга элбирейт,  
Советский улустың жөнүзинин темдеги  
Ыраактан, ыраактан иле көрүнет.  
Ол ёрө кейде,  
Бийикте, бийикте  
Оморкодот, көкүдет,  
Кычырат,  
Үредет.  
Телекейдин ижемјизи,  
Бистин ўстибисте  
Салкынга жайылып,  
Бисти сүүндирет.  
Экинчи мааны  
Корейде,  
Вьетнамда,  
Тартыжу ёткөн жерлерде.  
Ол  
Жайым сүүген  
Албатылар колында  
Оштүге неден де коркушту билдирет.  
Үчинчи маанының öгى кугарган  
Жаныскан агат элбек талайда.  
Калапту жотконго килетпей сабаткан,  
Ол таштаткан,  
борттың тыштында.  
Оның алдында жажынган оштүлер  
Оны бүгүн талайга таштаган.  
Эски керептиң бортынан олор  
Кийнинен оны  
Каргал түкүрген...

Бу мааныны  
Толкуданг сен,  
Коммунист чыгарып,  
Көдүр салкынга.  
Оны албаты сакыган,  
иженген...

Туттурып бер  
Сакыган улуска!  
Үч мааны  
бүгүн биригип,  
Öни олордың там кызарзын!  
Ийделў салкынга  
јергелей тургулап,  
Албаты-јонды  
ичкери кычырзын!

1952 j.

## КОЖОНДО, КОЖОНДО, КОЖОНДО

Кожондо, кожондо, кожондо,  
Кожонғын ыраак жайылзын.  
Корейде, Вьетнамда, Иранда  
Најыларыска ол угулзын.  
Амыр-энчү бистинг ижисти  
Амыргыдай ўнингле мактазан.  
Ыраактагы нөкөрлөристи  
Ырысту жүрүмге кычырзан.  
Бистинг агару јолысты –  
Амыр-энчүни чүмдезен.  
Чума жепседдү ѡштүни  
Чугулду сөзингле каргазан.  
Кожондо, кожондо, кожондо,  
Ўнингди угат Кочжедо,  
Жалтанбас најын түрмеде  
Бүдүп жат сенинг ўнинге.  
Корейде герой солдаттар  
Алкышты женгүле жетирер.  
Жоткондай ўнинг жайылып,  
Ончо улусты женгүге кычырзын.  
Тыңғыда, чокым, коолодо  
Кожондо, кожончы, кожондо...

*1951 j.*

## МЕНИНГ КНИГАМ

Москва – Алтай.

Пассажирский вагондо  
Эки кондыбыс

бис узун јолдо.

Французский романду

ўй кижи јанымда,

Мен дезе

кёзнёк алдында.

Кайда да

коштой кыпта, вагондо

Чурана јайымда,

улустар кожонгдо.

Уралдың туулары,

ашту

чёл – кебистер –

Кычырарга меге

баалу бичиктер:

Качан да мында башкир

Салават ўлдүлү

Каан кынжызын

ўскен јен ўлү.

Бу јалангла салкындый јайылып,

Чапай мантаткан,

актарды сүрүжип...

Кёзнёк откүре көрүнет алдымда

Јанғы заводтор

чанкыр ыштарда.

Агроном черўзи

көрүнет јаланда.

Олор менинг кычырган книгамда.

Эртен мантадып  
једерим Алтайга,  
Сонуркап кörörim  
ашка, јалангга.  
Садтар табыжын  
тынгдап, тууларга  
Мен чыгарым малчыга туштаарга.  
Энгир. Ўй кижи романын божодып,  
Араай салып, ўшкүрет тынгыда.  
«Байла, кандый бир Дантес согушта  
Кадалып ёлгён каргышту јыдага...»  
...Менинг книгамның геройы заводто,  
јалаңда.  
Менинг геройым ёлбös  
чактарга.  
Менинг книгам  
батпас тактага,  
Кычырып болбозынг  
учына чыгара!

*1953 j.*

## АЛТЫН-КӨЛ

— Алтын-Көл деп ненин учун адаган?  
— «Озогыда бир юкту кижи ат бажынча  
алтын табала, айак арбага толуп болбогон.  
Ачынган бойынча, ол алтынды көлгө чачып  
иіген... Онон ло бери туулардың ортозындагы  
көл Алтын-Көл деп адалган...»

(Алтай легенда)

Үргүлеп турган тууларга ай  
Тыйрык мүүзиле сүзүп иігенче,  
Алтын-Көлдинг јарадын јакалай  
Базып жүрдим, чалын түшкенче...

Туулар көлдөнг тас бажын көрөлө,  
Уйалып, жүстерин туманга жажырат,  
Жылдыстар эжинген толкуның ўстиле  
Кемнинг де кожоны араай жайылат.

Уйалып, жүстерин туманга жажырат,  
Көл керегинде чёрчөгин қуучындайт:  
«...Аштаган кижи алтынды кайдар?  
Алтынды көлгө чачкан деп айдыжат».

Ашка единбей кыйналган юктуның  
Жүрүмин сананып отурдым жаратта.  
Ташка согулып ойногон толкуның  
Арказы бўктелет буттарым жанында.

Алтын-Көл! Сен узак чактарга  
Алтай улустың жүрүмин көргөнг.  
Улустар жүрүмге чыдашпай качканда,  
Олорды жүрүмнен толкула бўктёгён.

Алтын-Көл, сен алдымда жайылдың,  
Же кеенинг сенинг кайкабадым мен.  
Жок, сен көл эмес, – јокту улустың  
Чактарга төгүлген тери сен!..

Түбинде бойы бойлорын жастанган,  
Уйуктап жадыры Алтайдың уулдары,  
Олор жайым учун мында согушкан  
Жалтанбас, жакшынак Алтайдың уулдары!

Кайралы јоктон согушкан олорды  
Калжуурган актар таштаган түбинде.  
Же алтын јүргиненг аккан кандары  
Будуп салды суунғды ўйеге.

Алтын-Көл, суунғынын чырайын  
Ийделү Алтай көрүп тургандый.  
Ойногон толкунғынын күчтүзин кайдайын!  
Сендий болорго јүргегим кычырды.

Тербезен алтынды чачкан да болзо,  
Жок, алтын јок сенинг алдында.  
Тууларда жарыган «Алтын тандактын»  
Жаркыны жалтырайт сенинг толкунда!..

1954 j.

## СЕГЕ ЖЕНГҮЛҮ КЕЛЕРИМ

Жасқыда аймактың жуунында  
Жажнай, сени көргөм.  
Жозокту ижинди айдарында,  
Жилбиркеп, сөзин уккам.

Жуунда, бош ойлёрдö  
Куучындажарга сенле санангам.  
Клубта сеге жолугарымда,  
Айдарга эрмек таппагам.

Сен, мени билгендий,  
Менле омок куучындашкан,  
Сöстöринг, Себининг суузындый,  
Сүүнчилү шуулап угулган.

Манзаарып, сен мендеп,  
Ченемелингди меге айткан.  
«Иште кемибис женгер!» – деп,  
Мöройгö мени кычырган.

Ол тушта жаскы öй  
Жүргимде менинг арткан.  
Бийикте толу јарык ай  
Бисти кörüp күлümзиренген.

Ыраакта, сенинг колхозынга  
Кожо баарарга күүнзегем.  
Öскүрип алган малынгды  
Корёргө мен санангам.

Бүгүн сүрингди газеттен көрүп,  
Жаскы ёйлөрди эске алындым.  
Сенинг ченемелингди кычырып,  
Көп немени онгдодым.

Эзендеги жаска жетирбей,  
Женёни мен аларым.  
Сеге күндүлүү сөзимди  
Жүргегимнен айдарым.

Күйунду јолдың ыраагын  
Кöörкий, Жажнай, билерим.  
...Же карлу јыштанг, шонкордый,  
Сеге женгүлүү келерим.

*1952 j.*

## ЭКИ ЖОЛ

Öркөш боомның каскак тажында  
Жанысқан турадым эрте јаскыда.  
Түрген Кадынның толкузы алдымда  
Чугулду табарат  
Јараттың тажына.  
Жанымда, коштой жайылған маралдар  
Јаскы эзинге жайканып кызарат.  
Түштүктен келген кожончы күшкапштар  
Ару кейле кожондоп айланат.  
Чүйдың жолы чечекке курчаткан,  
Корумды кезип, ыраакка чойилет.  
Әтти, терени, түкти артынган  
Грузовиктер мында күркүрепötкүлдейт...  
Тозунга,  
Кумакка килетпей сабаткан  
Озогы жол Чүйдың алдында.  
Әэнзиреп, эскирип,  
Борорып калган,  
Жайнап жаткандый јаскы салкынга.  
Чүйдың жолы  
Чечекке курчаткан,  
Чике-Таманга чыгара жалтырайт!  
Озогы жол баргаага бастырган,  
Корум таштың  
Алдында жадат...

1952 j.

## ЭНЕНИНГ КОЖОНГЫ

Ай көзнөктөң жалтырап,  
Тураның ичин јарыдат.  
Энези уулын кабайлап,  
Эркеледип кожонгдойт.  
«Үйукта, уулым, уйукта,  
Улустар терең уйкуда.  
Карыксынып ыйлаба,  
Кару эненг јанынғда.

Сенинг амыр уйқунды  
Сергек черёбис корулайт.  
Сенинг јүрүмінгди ѡараш әдерге  
Төрөлис кичеенет...

Jaan јашка сен јетсенг,  
Јарық школго баарынг,  
Кичеен јакшы ўрензенг,  
Ученый кижи болорынг.

Үйукта, уулым, уйукта,  
Улустар терең уйкуда.  
Карыксынып ыйлаба,  
Кару эненг јанынғда».

1951 j.

## ПОЯРКАНЫН БАЛДАРЫ

Карла шыбалган турabyс  
Карапуй түнде көрүнбейт.  
Түниле тежик трубabyс  
Чёрчёк кайлап күнгүрейт.

Орой кышкы јолдордо  
Салкын ыйлайт: «Ии-й, калак!»  
Энебис тёмён дворлордонг  
Эмдиге иштенг јангалақ.

Карапуй, койу четтерде  
Түлкү ўрүп, јанылдайт.  
Улустар иштенг келерде,  
Энебис кайткан не јанбайт.

Энебисти јаш бозулар  
Божотпой турган болбойзын.  
Мындык соокто уйлар  
Төрөбөзö дö кайтсын...

Энем келбезин билгенис,  
Божотпойтон неме...  
Је бистинг јаныс энебис  
Бозуларга да эне.

1954 j.

## СЫР ОЙЫНДА КЫСТАРГА

Сыр ойында кыстарга  
Кожулып не кирбейдин?  
Карлу бийик тууларга  
Үшкүрип не көрдин?

Каражаки түндий көстөринг  
Суркурабайт каткыга.  
Ярыжып түшкен чачтарынг  
Согулбас кайтты курлаанга?

Колго кирген күшкаштый  
Жүргөнгө амыр бербейт пе?  
Керексибей, сүүгенинг  
Тееркеп ёдо берди бе?

Откён болзо, баргай ла,  
Оны сүүри албан ба?  
Чындык нёкөр табылар,  
Чын жүргөнгө ачылар.

Ойто бурул ойынга!  
Ойно, каткыр, кожондо!  
Кожула берген жыргалга  
Үүр ўүрелер ортодо.

Жүргөнгөнинг кожонды  
Эдиски болуп жаңыланзын.  
Омок каткынг эбира  
Өчөшкөндө жайылзын!

1954 г.

## АРИНА

Ачык тапчы көзనөктин јаагына  
Унчукпай Арина уур јёлёнди,  
Тымык, тымык. Туулар уйкуда...  
Унчукпай Арина терен ўшкүрди.

Уча берди бөднөлөр јаланга.  
Јодро јыды көзнөктөн јытанат.  
Јылдызы ойногон тенгери алдыла  
Кыстардын кожонғы араай јайылат.

Городтоң келген эринин письмозы  
Үч күнге чыгара столдың ўстинде.  
Энезин кörүп, уйуктабайт балазы –  
Түн откөнчө эненин тёжинде.

Эрине таштаткан эне кожондоп,  
Балазын јайқап, энгирди аյыктайт.  
Ачузын бадыrbай, јылдыстар кородоп,  
Тенгериден јерге чурап тургулайт.

Деревненин ары јанында, јалаңда  
Кажы ла энгирде јииттер јуулыжат.  
Кажы ла күн көзнөктин тыштында  
Jүрүм кожондойт, јодро јайылат.

Је коронду письмо столдо јатканча –  
Алты конды столдың ўстинде...  
Кенетийин Арина балазын алганча,  
Чыгара јүгүрди јетинчи күнде!

Жүрек сыйстаткан письмоны алала,  
Жырта согуп, жерге таштады.  
«Кемибис жөнгер» – деп, ол айдала,  
Жииттерге чыгып, бије баштады.

Амыр билбес, чурана, чурана!  
Кыстардың санаазын ыраак апарат.  
Жүрүм жараш...  
Деревне учында  
Салкынга буудай араай жайканат.

Учы көрүнбес ажының жанында  
Таң атканча Арина турат.  
Уужалган письмо салкынга сабадып,  
Ээн жаланга ташталган айланат...

1954 j.

\* \* \*

Үредү божогон. Жериме Москвадан  
Энемди көрөргө катап ла жандым.  
Мени көрөлө, энем туралан  
Чыгара жүгүрди. Мен кучактадым.

Он беш жылга мени азыраган  
Жес чойгөн катап ла печкеде шуулады.  
«Поэтке ўренери канча жыл арткан?» —  
Араай ўшкүрип, энем сурады.

Айдар сөзимди чыдашпай сакыды.  
«Удабас ла...» — деп, каруун жандырдым.  
Чайдың кийининде чеден-чуланды  
Чыгып, шингдеп көрөргө шыйдындым.

Өскүрген кайынгым көзнөк алдында  
Мени сакып жаанап калыштыр.  
Жабууның алдында жажырган чанама  
Кичеемкей карлагаш уя салыштыр.

Бала ёйим откён жаланды  
База катап көрөргө айланым.  
Удабай ла күн кырга јёлёнди.  
Мен арыла, жанарага бурулдым.

Урсулдың отторы суркурай берерде,  
Уйлар мөбрөжип, жартка жангылайт.  
Уйкузы келген жылдыстар бийикте  
Көстөрин араай ачып-јумгулайт.

Кескен ёлөнгі јытанган аркада  
Соочы кунугып, чойё кожонгдойт.  
Энем меге бозого алдында  
Колхозтың ижин узак куучындайт:

«Ашjakшы. Ёлёнг дё кем юк.  
Тыңдазан, балам, талтардың калагын.  
Кöörкийдинг, байла, кирер јери юк:  
Чаап койгоныс састьың ёлөнгин.

Иштер көп. Удабас аш быжар.  
Тыңдазан, уулым, бөднөлөр кожонгдойт.  
Быыл, байла, тört комбайн чыгар...  
Jaандар ла келип божобойт...

... Поэт болуп ўренип чыкканчан  
Меге, балам, күч келижер.  
Je алдырбас... Карыган бойымды  
Улус көрүп, болужар.

Канайып-канайып күч болгодый болзо,  
Балам, сен качан да кунукпа.  
Мындағы улустый јакшы улустар,  
Мен билерим, көп Москвада...»

Санаамнан чыкпайт: ыраак аркада  
Колхозчы кыстардың кожонғы жаңыланган,  
Энем куучынын токтодып, учында  
Кату чачымди эрке сыймаган.

*«Аттын-көл» (1958) дегүүнчтүйдөн*

Жылу эңирдинг эзини ыраактан  
Тымык туулардынг уйкузын экелген.  
Энем меге эжиктин алдында:  
«Балам, качан да Кижи бол...» — деген.

Айлар айланат. Жылдар жылышат.  
Жериме удабас бурулып баарым.  
Карапаш сындырып,  
поэт те болбозом,  
Калык-ジョン сакыган  
Кижи болорым!

*1954 j.*

## ШКОЛЫМ

Жети жақымда энем айылдың  
Эжигинен мени ўйдешкен.  
«Экинчи эненг сенинг бу» – деп,  
Jaан көзнөктү турата көргүскен.

Кең кыптарлу тура ичинде  
Карыган качы урокты баштаган.  
Мен дезе парта кийнинде  
Эпоксынып, уйалып отургам.

Је удабай буурайган ўредүчи  
Ыраак јерлерге санаамды «апарган».  
Баштапкы ла катап яш јүрегим  
Жилбиркеп мында ойноп согулган.

Турна юнин, суулардың табыжын  
Узак тындаарга јериме ўренгем.  
Баштапкы ла катап телекей јаражын  
Жаркынду школымның ичинде көргөм.

Элбек Төрөлимнин сууларын, јалаңын,  
Улузын билерге, мында ўренгем.  
Баштапкы ла катап телекей јаражын  
Жаркынду школымның ичинде көргөм.

Элбек Төрөлимнин сууларын, јалаңын,  
Улузын билерге, мында ўренгем.  
Баштапкы ла катап јүрегим бадышпай:  
«Төрөлим!..» – деп, мында ўнденгем.

1953 j.

## ЖАСКЫДА

Jac! Жаландар түрген тынданып,  
Женгил тынып ийдилер.  
Жылу эзинге жайканып,  
Жажара берди кайындар.  
Талайлар ары жанынаң  
Күштар ойто келдилер.  
Кобы-жикте, жаланды  
Кожоның чойип ийдилер:  
«Алтайыс, бистин Алтайыс,  
Амыр жаткан Төрөлис!  
Ачу-корон кыш болбозо,  
Африкага учпас эдебис.  
Ачу-корон изүлер  
Аркабыс жулдай ѡртёди.  
Ачана-оору бистерге  
Африкада табылды.  
Амыр кырлу Алтайыста  
Амыраарга биске макалу.  
Колхозтың ижин жаланды  
Көрөргө биске жилбилүү».  
Жашёскүримнин кожоны  
Жаланды омок жынграйт.  
Тракторлордың табыжы  
Түндө де болзо, типилдейт.  
Жажара берген садтардың  
Жыды жакшы, жаражын!  
Кеен чангкыр Алтайдың  
Кейи женил, арузын!  
Алтайыс, бистин Алтайыс,  
Амыр сүүген Төрөлис!  
Ачу-корон кыш келбезе,  
Африкага учпас эдебис!

1952 j.

## ЧУРАНАМ, ОЙНОЗОН (Жайгы энгир)

Тыныжы ўзўлбес чуранам,  
Тыңғыда эмди ойнозон!  
Тышкары јуулган јииттердинг  
Жүрегине табарзан!

Үни жарап чуранам,  
Үүреме менинг угулзан,  
Ишке арыган улустынг  
Ийде-күчин тынгытсан.

Унчукпас тымык энгирдинг  
Уйкузын туура таштазан.  
Кöörкийим менинг Сырганы  
Кöкүдип, јолго чыгарзан.

Жарап ўндў чуранам,  
Жарыйтан тандыг јууктатсан,  
Ишке баратан улуска  
Ийде берип, ўйдешсен!

1952 j.

## ОЙНОЙЛЫК

«Арка жерге чыгала,  
Ай чыкканча, ойнойлык.  
Алтан эки јыламаш  
Айланганча ойнойлык»

(Кожон)

Jaстың јылу ойинде  
Кандыйjakшы энгирде!  
Тегерик ай бийикте,  
Жаскы табыш эбира.

Кулузындар жайканып,  
Шымыраныжат нени де.  
Аркада элик багырып,  
Сезип турат кемди де.

Мындыйjakшы энгирде  
Незин жадар иргеде.  
Jаш ўүрелер жатканча,  
Ойнойлык танг атканча!

Ак жаланга јуулыжып,  
Табыскактаң табыгар.  
Токтогор деп арбанып,  
Бистерге кем адылар?

Jаш јүрүмис энчикпес,  
Уйкуга ой келишпес.  
Jалбыштый jаш бойыбыс  
Уйуктаарга ѡскён эмезис.

Тутактар јок ѡолыста,  
Ӧйлөр бистинг колыста:  
Жыргайлыктар энгирде,  
Иштейликттер јарыкта.

Комусчы кузнец Каракай  
Кожонды озо баштагай.  
Болушсанг сен, Карагыс,  
Карагыска дезе ончобыс.

Кату јерге тыңғыда  
Жызырада тебелик.  
Ӧйлөр бистинг колыста  
Ойнойлық, балдар, ойнойлық!

## ЖЫЛКЫЧЫ АЛТАЙ УУЛ БИЛЕР...

Салкын согот тайгада,  
Шуурган улуйт ыраакта.  
Кабыруда малды канайдар,  
Кайда олорды жажырап?

Карлу шуурган келгежин,  
Олүмди кожо экелер.  
Же малды кайдаар эдерин  
Жылкычы алтай уул билер.

Тууның каршулу андары  
Мал тударга келгилеер.  
Же мылтықла чечен адарын  
Жылкычы алтай уул билер.

Жаскыда элбек тайгада  
Жылу салкын жайымда.  
Кажы ла чечек кожонгду,  
Кажы ла тынду жыргалду.

Малчыга амырғы ол тушта  
Эрмеги јоктонг кестириер.  
Јасты кожонгло чүмдеерге  
Жылкычы алтай уул билер.

Ойындар сайын энгирде  
Кыстарга күч келижер,  
Чыйрак бије теберге  
Жылкычы алтай уул билер.

Тойго уур баштарын  
Кестирди ёчош текелер,  
Кожонг-каткыла јыргаарын  
Жылкычы алтай уул билер.  
Бийикте јылдыстар ёчкёнчö,  
Ойноор, уулдар, келиндер!  
Иштеерге, оноң јыргаарга  
Жылкычы алтай уул билер.

*1953 j.*

## ТУУЛАРДЫН КОЖОНЫ

Жайылган чейне чечеги јайгыда  
Араай эзинге јайканып турарда,  
Агроном кыстынг кожоны јаланда  
Жынтырап, торгулат эбире тууларга.  
Буудайдын мажагы салкынга јажып,  
Жылу эзинге ойноп, толголот.  
Көгөргөн кырлар ўн алышып,  
Көйркий кыска јомёжип кожондойт.  
Мындый ырыстынг кожоныла кожно  
Уча берерин, булутка табарбай...  
Туулардын јүреги таш та болзо,  
Канайып туратан олор унчукпай?

1952 j.

## КОЖОН ЛО ЎЧ СӨС

Жаскыда тайганың әдеги,  
Жажарып, чечекле бүркелет.  
Жылкычы кыстың кожоны  
Жышта түжүне серибейт.

Алтай кыстың кожонын  
Агаштың бўри де тыңдайт.  
Жиит јастый ѡараш бойын  
Коғрён ло кижи кайкайт.

Јенил тынган тёжинде  
Суркураган алтын јылдыс.  
Токунап билбес јўрегинде  
Қучактап болбос ѡаан ырыс.

Кожондогон ўни оның  
Комустың ѡараш ўниндий.  
Жирме бир јашту кыс бойы  
Жайылган чейне чечектий.

Оның откўн кожоны  
Бираак учат ийделў.  
Айдылган баалу сўстори:  
Амыр, ырыс ла јенў.

Бу сўсторди јенетен  
Ийде кайдан табылар?  
Жиит кыстың кожонынанг ѡараш  
Кожон кайдан угулар?

Жотконду күнде јыгылып,  
Калганчы күчинг чыкса да,  
Кожонг сени көдүрип,  
Колтуктап ичкери апарар.

Ол түжында сен бёкө,  
Жотконноң до ийделү!  
Жаркынду сөстөр көксинде:  
Амыр, ырыс ла женү.

*1953 j.*

## КҮСКИ ТҮНДЕ

(Ак стих)

Кап-карангуй күски түн.  
Чугулданып салкын келет.  
Куулар түниле табышту  
Кунукчыл тууларды эбирет.  
Саргарган кайынгның бўрлери  
Салкынга учуп, эжикке келет.  
Кўски јангыр атыйланып,  
Кўзёнисти чугулду токулдадат.  
Уйазын карлагаш түнүкте  
Узун кўске таштады.  
Ўзўги юктоң аркада  
Ўкўлер әдип, кунукты.  
Уулын школго белетеп,  
Уйкузын энем таштады.  
Кийимин јунуп, кургадып,  
Азығын азып јазады.  
Кўзёнк алдында тактада  
Түниле энем кёктёнёт.  
Кунукчылду улуган салкынды  
Тынгап, не де унчукпайт.  
Улуган чугулчы салкынды  
Удаан незин тынгдадын?  
Кой терези тонымды  
Кёктобой нени санандын?  
Кўренг кўстинг келгени  
Кўч болды ба сеге?  
Уулынгнанг айрылып артарга

Уур болды ба јүрекке?  
Кунукпай, омок кожонгын  
Кожондозонг, эне, угарга.  
Күски јолло ўредёге  
Женгил болзын бааргага...

1952 j.

## КӨЗНӨГИН АЛДЫНА

Көзнөгинг алдына јодра болзом,  
Жайканар эдим јаскы эзинге.  
«Сүүп јадым» – деп, бўрлерим ёткўре  
Шуулаар эдим сенинг ўстинге.  
Салкын соксо, шылтактанып,  
Кучактаар эдим апагаш мойнынды.  
Бўрлеримле јажытту шымыранып,  
Салбас эдим койу чачынды.  
Кайран ўуре, сенинг алдынга  
Как агаш болор кўёним јок.  
Јодразы јоктонг јанынга  
Келетен сўмем бар, та јок?..

## КАРЫГАН АНЧЫ

Тайгада мылтық жызырайт.  
Тайга онтойт, күнгүреп.  
Тийингдер мендеп качкылайт.  
Кöчкölöp түжет күркүреп.  
Табылу жайзанг айулар  
Ойгонып ёрё тургулайт.  
Жыпсылдууш арык тарапдар  
«Түбек, түбек!» – деп кыйгырат.  
Антара тонду айудый,  
Анчы араай жылгаштайт.  
Кöзи ойылган тийингди  
Курына, кörбöй дö, кыстанат.  
Карыган анчы тайгага келзе,  
Түймежип күштар качат.  
Кöзинен ол уйадап та жүрзе,  
Де тийингнинг köзине адат.  
Жанғыс ла онынг мылтығы  
Он тогус жылда жастырган.  
Жайзангнынг köзине шыкаарда,  
Оғы мандайына табарган...  
Тууларда эңир киргенде,  
Мöштöр оны койдонот.  
Ол кожондоп, мöш тöзинде  
Койонннынг эдин кайнадат.  
Тийинг кöстү жылдыстар  
Мöш откүре көргүлейт.  
Уйуктап жат. Чибилер, жыраалар...  
Амырап, анчы база ўргүлейт.

Тепкин шүлүзин јастырып,  
Курч тузакка каптырган,  
Ӧзөктө јадык јастанып,  
Ӧрөкөн-айу јыгылган...  
...Оның чечен мылтыгы  
Он тогус ла јылда јаскан.

1954 j.

\*\*\*

Туулар... Туулар... Чанкыр тууларга  
Турналардың калганчы кыйгызы јаныланат.  
Салқынду боочыга амырап аларга,  
Энем ле сыйным ёлёнгё отурат.  
Эзен болзын, энейим, сыйним,  
Эзен болзын, менинг кырларым!  
Качан да сүрген кеен јаланым,  
Эзен болзын, мен ойто келерим.  
Чўми јок менинг јенил јўгимди  
Энем катап ла быжулап буулады.  
Эзендежип аларга энемге энчейдим.  
Мени ээчип, сыйним ыйлады..  
Јаш та јааза, куйун да ойнозо,  
Јолым мени Москваға апарар.  
Јенил ёдўгим тапчы да болзо,  
Элбек ѡолымнан канайып тайқылар?  
Эки јалбак курутту јўгимди  
Белиме энем эрке јўктеди.  
Кату колыла сыймайт јўзимди,  
«Письмоны бичип тур» – деди.  
Эзен болзын, энейим, сыйним,  
Эзен болзын, менинг кырларым!  
Качан да сүрген менинг јаланым,  
Эзен болзын, мен ойто келерим.  
Кандый да болзо, салданынг ѡолыла  
Јолымды салган бу јўрўмге.  
Ыраак та барзам, кайып та чыксам,  
Је таманым качан да јер тёжинде...  
Туулар... Туулар... Чанкыр тууларга

Турналардың калганчы күйгизи  
јаныланат...  
Солун јолдорго,  
солун улуска  
Жүргөм тартылып, жүргөм кычырат!..

1954 j.

## ЖАЙГЫ ЭНГИРДЕ (Кокур)

Жайгы энгирде јаланга  
Жалакай кыска менгдедим.  
Айдынып болбой кёёркийге  
Ай чыкканча болуштым.  
Јаш ёлёнди чабарга  
Јаш баладый көкүдим...  
Токтоп, эрмек айдарга  
Жалакайдан коркыйдым.  
«Эмеш амырап албас па?..»  
Эрке ўнимле сурадым.  
Јүрексиреп мендейле,  
Жалакайга јууктадым.  
Түргендер сөзим айдарга,  
Базып келдим алдына:  
«Айдынг түнде амыраарга  
Мен сүүбейтем – деп айтты. –  
Бош ёйлөрдö куучындаш...» –  
Бойы дезе: ха, ха, ха!  
Сөстөринг сенинг, карындаш,  
Орустап айтса: «чепуха».  
Мындый сости угала,  
Кунуга бердим турала.  
Жалакай кёёркий каткыда.  
Јүрегим дезе оозымда...  
«Кунукчылду сен сананба,  
Куучыныбыс болор качан да.  
Айдынг түнде отурба,  
Сүүнчилү болор јаланда...»  
Ак јаланга эмди де  
Ай јокто до келедим.  
Сүүнчилү јўрерге  
Иженип ле јўредим.

1952 j.

## МОСКВАНЫНГ АЛДЫНДА

Мында жажыл әлбек јаландар  
Учы көрүнбес ыраак чойилет.  
Шанкызын салган чичке кайындар  
Жайым салкында омок шуулажат.  
Јенгил канатту салкын мында  
Уйкуда жырааны ойноп табарат.  
Уур мажакту аштар јаланды  
Жажытту шуулап, араай жайканат.  
Торчыктынг ўзүлбес мёнгүндий ўни  
Жылдыстар күйгенче, төгүлет... төгүлет...  
Поэтting сүүген кожончы кужы  
Амыры јоктонг кемге кожондойт?  
Колхозчы кыстынг кожонги анда  
Жүрекке тийип, жанырайт јаланда.  
Онынг откүн ўнин ээчиде  
Санаам учат... ого туштаарга...  
Торчыктынг ўзүлбес мёнгүндий ўни  
Ай ашканча, төгүлет... төгүлет...  
Поэтting сүүген кожончы кужы  
Нени сеизип, токтобой кожондойт?

1953 j.

## БАШТАПКЫ КҮКҮРТ

Кенетийин айас, ясқы тенгериде  
Казыр булуттар көрүнди, чыңдырап.  
Салкын сокты. Агаштар эбиреде  
Көнгөрө түштилер күкүртке бажырып.  
Какшаган кайынга тамчызын булуттар  
Мөнгүн акчадый таштап бердилер.  
Jaаштың кийнинде јаланда күшкаштар  
Jaайдың күндерин јарлап ийдилер...  
Он тогус јашка јүреримде  
Ончозы тымык айас болгондый.  
Je баштапкы катап  
Сүүшти билеримде,  
Jүргегим кайнады күкүрттүй булуттый.  
Сүүштинг кийнинде мен јанғы öйлөрдö  
Башка санаада, öскö јүрümде.  
Баштапкы «Күкүрт» бойымды крестеди  
Мен јанғы öйлөрдö, јанғы јүрümде!

1954 j.

## КАРЫГАН СОЛДАТТЫН КОЖОНГЫ

Жиит балдардың бу тойында  
Менинг јерим – тör бажында.  
Уругар чööчöйди толтура, толтура!  
Је жалкунынг јери – карангуй толукта.

Каткырып турган кем анда?  
Бијени кöргүс карыган солдатка.  
Бијечи күлүк, бери сен кел,  
Чыдажар ба буттарынг агаш будымга?

Мен – солдат. Эмдиге јетире  
Мен жаныс партийный эмес.  
Је ондый да болзо, иште, биједе  
Жиит сеге солдат јенгдиртпес.

Менинг айылым күнбадышта  
Күйүп калган жуу тужунда.  
Уулдарым жыгылган калапту согушта,  
Је ондый да болзо, мен бүгүн айылымда.

Каргышту жуунынг жалбыжы очёрдо,  
Жүрүм төзöөргө Алтайга келгем.  
Оскүс балдардың адазы болорго,  
Агаш бутту да болзом, јер сүргем...

Онын учун јииттердин айылышында  
Менинг јерим – тör бажында.  
Уругар чööчöйди толтура, толтура!  
Је жалкунынг јери – карангуй толукта.

Агаш, коомой бутту да болзом,  
Аксап, жүрүмнен артпагам.  
Жиит күлүк бијечи де болzonг,  
Чыдажар ба буттарың агаш будым?

Таары јытанган жүргегим ойноды,  
Кайкамчылу неме жок мында.  
Кату агаш таманым кычыды,  
Карагай полго тебейин тынъыда!

1954 j.

ДЕРЕВНЕМ

Эзен бе, јерим, менинг деревнем,  
Эзен бе, менинг откён ёйлёрим!  
Ыраак ѡолдонг ойто ло келгем,  
Бурулып качан да сеге келерим.  
Эки јанымда туралар кёзнёги  
Опсыркаждып, мени аյктаит.  
Катап ла менинг санаам, јүргегим  
Бала ёйиме аппарат...  
Качан да бу болчок кырланға  
Көзүйке болуп јуулажып туратам.  
Оноң ойынды таштап,  
Бу элбек јаланға  
«Сүүгеним – сен...» – деп, кыска айткам.  
Бу кырланғынг ичкери чөлдöри  
Неге де санааркап, айктаап көрötöм.  
Эртен тұра сығыннынг ўндери  
Кайдаар да мени кычырып туратан.  
Бу кырланғынг ичкери чөлдöрин,  
Тыңдап, колынан тың туткам.  
Көзүйкенинг «јуучыл, курч ўлдўзин»  
Комсомольский билетке  
мында солыгам...  
Ойлёр отсо дё, откён кожонын  
Кыстар, иштеп, ўспеген јаланға.  
Улусты чўмдеген мактулу топшуурын  
Карыган кайчылар салбаган колында.  
Эзен бе, јерим, менинг деревнем,  
Эзен бе, менинг келетен ёйлёрим!  
Ыраак ѡолдонг ойто ло келгем,  
Бурулып качан да сеге келерим!

## УУЛЧАК

Öштүнинг оғынаң өлүп јадала,  
Сен керегинде аданг сананган...  
Жалбышка алдырткан Сталинград алдында  
Шуурганду јаланда аданг јыгылган.

Аданнаң ыраак ол тужунда  
Эненгнен сен чыккалас болгонг.  
Öштүлер балдарды атқылап туарда,  
Öчөшкөн чылап, ак-јарыкка чыккан.

Тууларга курчаткан тымык колхозто  
Бала öйлөринг табышту öткөн.  
«Баштак!» деп адылыш неме болбосто  
Эненг сени школго ўреткен.

Эңирлер сайын көзнөк алдында  
Эненгнинг узун куучынын тынғдаган.  
«Адам – баатыр!» – деп, ол тужунда  
Jүргинг тынзып, бойында сананган.

Оноң бери аданга öткөнип,  
Балкаштаң канча туралар төзөгөнг.  
Ат ўстинен баргаага талайып,  
Агаш ўлдүле «öштүлер» öлтүрген.

Атка минеле, ары болгондо,  
«Адазына түңгейин!» – деп, улус айдыжат.  
Күнүң ле эңирде табышту оромдо  
Сени жөнгерге уулчактар јарыжат.

«Капшагай чыдаза кайдат» – деп,  
Уйкузын таштап, эненг сананат.

«Телекейде амыр јок!» – деп, табыш келгенде,  
Ойногон табыжынг јүрекке табарат.

Мактулу болзын сенинг јолдорынг,  
Албадан, балам, адандый болорго.  
Жүргегиннинг сүүнип кажы ла сокконы  
Согулта болзын амыр јок ѡштүге.

1953 j.



---

«КЫЗЫЛ ЧЕЧЕК» (1961)  
ДЕП ЖУУНТЫДАН

ЧОЛУШМАНДА КОНГОНЫ

1.

Кайада мёштин  
Будагын кызартып,  
Кату-Жарыктан  
Күн ашты.  
Каранүй кирерин  
Сакып алала,  
Кастар кыйкылдап,  
Менгдештү чубашты.  
Жуугында конотон  
Журт та јок –  
Конорго, суунын  
Жанында шуулаган  
Койу теректин  
Төзине түжедим...  
...Адымнын ачыл  
Токумын төжёнип,  
Айланчык түбин  
Ајыктап јадырым.  
Арыган адым  
Жойгоннын төзинде  
Араайын отоп,  
Жажангга браадыры.

2.

Ыраак, ыраак  
Жылдыстар суркурайт...  
Ыңғыранып, шулурап,  
Толкулар ўнденет.  
Санааркап турган  
Жойгонның бүрлериң  
Салқын кырланга  
Жетире ўйдежет.  
Теректер бажы  
Узада кооложып  
Тенгери түбин  
Будагыла сыймайт.  
Чолушман сууда  
Толкулар шуулажып,  
Чочытпай, мени  
Араайын јайкайт.  
Сүүри, сүүри  
Сүмерлер алдында  
Сүнелер эригип,  
Чёйө кожонгдойт.  
Чапкынду сууның  
Кöбүгин алала,  
Чачтарын јунуп  
Кöёркийлер соодонот.  
Öчомик, öчомик  
Үниле кожонгдоп,  
Араайын келгилейт.  
«Жанғы ўйенинг  
Балазы эмтири...  
Жаналық ойто,  
Үүрелер...» – дешкилдейт.

«Колыстанг бисти  
Алар ба ол?  
Комсомол кыста –  
Санаазы» – дешкилейт.  
«Бистинг јўрўмди  
Билер бе ол?  
Билгени јангыс –  
Стих!» – дешкилейт.  
«Чолушман тўбинде  
Алтын ѡргоёгё  
Чорттынг бўдер ол...» – дешкилейт.  
«Атеист тангманын  
Адын, ўўрелер,  
Армакчыга оролтып  
Салактар!...» – дешкилейт.  
Армакчыла ойноп,  
Кёкўген кёёркийлер  
Арыган адымды  
Оролтып ийгилейт.  
Колтуктажып алала,  
Кобыны тёмён  
Кожонгдол, кожонгдол  
Jўре бергилейт.

*1960 j.*

## ТОЙ

Түлкү бычкак бёркимди  
Түре тудуп кийейин.  
Нёкөримнин тойында  
Бијелеп мен ийейин.

Кудагайдынг колынан  
Кубарым алып ийейин.  
Жылтыраган полына  
Тизиреде тебейин!

Канчын бойым тудунып,  
Канчазын мен жүрэйин?...  
Учуры да јогынан  
Уругар меге, ичейин!

Албатымнынг ойынын  
Ойногор, мен көройин.  
Чүми жок онынг кожонын  
Кожондогор, угайын.

Торко чачак толголып,  
Тоозынга түшсе, кайдалык.  
Тамчы тийбес сопоктынг  
Таманы түшсе, кайдалык.

Жылтыраган полына  
Лыгылганча тебедим.  
Чёочойлөжип, ууртажып,  
Чёкөгөнчө жыргайдым!

## ЖАРБЫНЫШ

Беретен јўстўк – белегин  
Береечи болуп – бербegen.  
Кечўге кызыл энгирде  
Келеечи болуп – келбegen.

Онгбос сары чамчамды  
Ойто кийип аларым.  
Омок – седен уулдарла  
Ойынга мен баарым.

Ёчёшкёндö барала,  
Ёскö кысла ойноорым.  
Колынаң оны алала,  
Кожонгдол, мен соодорым.

Бије болзо, бијени  
Билинбей мен теберим.  
Деектеген омок ўўренг мен  
Денгерим ле ёнгерим.

Буруунды сен алынып,  
Бурылып келзенг, кёрбозим.  
«Кожо ойнойлык» ... – деп айтсанг,  
Колымды мен бербезим.

Беретен јўстўк – белегин  
Берзенг де, мен кийбезим.  
Кечўге кызыл энгирде  
Келзенг де, мен келбезим...

## ТУЙКА САНАА

Кызыл түлкү бёркимди  
Кыйя кийип алайын.  
Кырданг энгир түш келзе,  
Кыстар көрүп барайын.  
Деремненинг ичиле  
Телчиp базып jүрэйин.  
Кöörkiiлерди туйкайын  
Кöс кырыла кöрёйин.  
Кöстöри кара балдарды  
Кörbööчи болуп öдöйин.  
Бу ла јердинг кыстарын  
Билбеечи болуп jүрэйин.  
Кызыл марал уул дежип,  
Кыстар кöрöр болор бо?  
Кылыгы јакшы уул дежип,  
Кыстар айдар болор бо?  
Үүрэзи јок кöörkii... деп,  
Үшкүрүжер болор бо?...

1960 j.

## ПИСЬМО

Бијелеген буквалу  
Письмонгды мен кычырдым.  
Кырып салган сөзингди  
Кычырып болбой, ачындым.  
Айдылбаган сөзингди  
Айт болбодың эмеш пе?  
Жарталбаган санаанды  
Жажырып койдың эмеш пе?  
Кыйналзын деп шүүнеле,  
Кырып салдың эмеш пе?  
Чертенип айткан сөстөрди  
Чернилала не кыраар?  
Санааны айдып ийеле,  
Сабарла ойто не јыжар?  
Толголышкан санааны  
Тоолой канай чечейин?  
Канча сурак түймеди,  
Каруузын не деп чийейин?

1959 j.

## КҮС

Күрөнг, тымык боочыда  
Күртүктер ойнап баштады.  
Кереес чогын сары күн  
Кедери мееске таштады.  
Үлтүреген ёлёнг отоорго,  
Үшкүрип уйлар баргылайт.  
Көлди бүркеп, тумандар  
Көжөгөзин тартқылайт.  
Соок күндерге сүрдүрип,  
Солун күштар сыгырат.  
Туманга азып, сүрнүгип,  
Турна ачу кыйгырат.  
Жаланға турган ак кайынг  
Жараш жайды түженет.  
Жаңыскан анда белгелеп,  
Жалбырагын түжүрет.  
Кыштынг кары кайылар,  
Кырланға катап күүк әдер.  
Жажыл бүрин шууладып,  
Жайлуга катап жас келер...

1959 j.

## СЕГЕ

Чала эмеш кемзинип,  
Чачыңды не ёрөдинг?  
Айдар сөзинг айдынбай,  
Айга незин көрөдинг?

Сўмер туулу Алтайда  
Сўүгеним јаныс сен эдинг.  
Салымым сенинг колынгда,  
Санаамда јаныс сен эдинг.

Кöбүктү түрген сууларды  
Көрбөй лё мен кечедим.  
Эш немеденг айабай,  
Эжигинге келедим.

Кожонгду кеен јүрүмге  
Кожо јўре берелик.  
Jaан элбек јўрүмде  
Jaакши керек эделик!...

Алаатып не санандынг,  
Аланзып турунг эмеш пе?  
Бўдўжинг не кубулат,  
Бўтпей турунг эмеш пе?

Чала эмеш кемзинип,  
Чачыңды не ёрөдинг?  
Ай тууларданг ажа берт,  
Айга незин көрөдинг?...

1960 j.

## КЫСТЫНГ ЭРИККЕНИ

Ак борого минеле,  
Айдың түнде јүре берт.  
«Акам оору...» – деп айдала,  
Арканы тёмён желе берт.

Өлөнг ижи ёткёнчö,  
Öörköшпой јүрген эдибис.  
Кобылардың чечегин  
Кожо ўскен эдибис.

Аланзыганымды билеле,  
Айдың түнде јүре берт.  
«Акам оору...» – деп айдала,  
Арканы тёмён желе берт.

Кобылардың чечеги,  
Корон чылап, саргарды.  
Кородоп јүрген бойымды,  
Комургай чылап, кадады.

Сары торко пладымды  
Салкынга тутсам, жайылбайт.  
Сала берген кёёркийди  
Сакып јүрзем, бурылбайт.

Экче торко пладымды  
Эзинге тутсам, жайылбайт.  
Узакка барган кёёркийди  
Ундыйын дезем, ундылбайт....

1959 j.

## КЫШКЫ ЖОЛ

Чугулду куйун бијелеп,  
Чыйдың жолын ўреди.  
Кöпöгöш кар айланып,  
Кöёркийим жолын бўркеди.

Кöзноќтöн жолдорго  
Кöрё, кöрё чыладым.  
Энгиrlер сайын эжиктен  
Эригип мен чыгадым.

Салып ийген письмом  
Салкынга уча берди не?  
Унаачының таарында  
Ундылып калган јады не?

Айса, письмом алала,  
Ачынып јурўн эмеш пе?  
«Ачарга турбас неме» – деп,  
Жыртып койдың эмеш пе?

Ёскö кöёркий кöксингди  
Ортöп јурў эмеш пе?  
Салымы ёскö кöёркийек  
Сакып јурў эмеш пе?

Чугулду куйун бијелеп,  
Чыйдың жолын ўрегей.  
Кöпöгöш кар айланып,  
Кöёркийим жолын кўртегей....

1960 j.

\* \* \*

Табыжы кёп городты  
Тап этире ундыйлык.  
Татанак тууга чыгала,  
Тангды кожо уткийлык.  
Чечектерде чалынга  
Чексиркебей ёдөлик.  
Кёгёришкен тууларга,  
Кёёркийим, экү баралык.  
Кобыларды торгулта  
Кожонгдол экү алалык.  
Корум-таштың жүзине  
Колыбысты салалык.  
Ёдүгиsti чечеле,  
Олёнди жайа базалык.  
Балтырганла адыйып,  
Балдар чылап, ойнойлык.  
Шорлу жүрүм ундылзын,  
Шоор ойноп берейин.  
Эди-сööгинг серизин  
Эдиски тартып берейин...

1960 j.

## ШЕВЧЕНКОНЫНГ СӨӨГИНДЕ

Эңчейген јабыс талды эркелеп,  
Элбек чөлдөрлө Днепр агат.  
Узун төңнинг чике бажында  
Улу поэттин сөёги агарат.

Таастынг бийикте сөёгининг ўстиле  
Табылу булуттар айланып тургулайт.  
Түштерин түженип, олор менгдебей,  
Түндүкти көстөп, ойто баргылайт.

Улу кижининг сөёгин аյкап,  
Үнчукпай турдым мен түжине.  
Арчын жытту Алтайдынг чечегин  
Араайын салдым поэттинг тёжине.

Буудырган Днепрдинг бууры кайнап,  
Огурып, онтоп, чөлдөрлө барат.  
Айлаткыш түбин айкап, тынгдал,  
Албатынынг поэди анда ла жадат...

Ганевка, 1960 ж.

## КЫШКЫ ТҮНДЕ

Көгөрө тонгон јылдыстар  
Көзнөгимнен көргүлейт...  
Јанғы јылды түженип,  
Jaан теректер ўргүлейт.

Улус ла улус... Жолдо кар  
Узак, узак кызырайт.  
Жыл уткыган јылдыстын  
Кожонғы ыраак јынзырайт...

Јанғы јылды бу түнде  
Јанғыскан утқып отурым.  
Тызырап күйген одынды  
Тыңгдан калган отурым.

Стаканга урган аракым  
Стихтериме төгүлет.  
...Көпөгөш түнди откүре  
Көөркийимнин көзи көрүнет...

Жылу көргөн көстөрин  
Жылдыстый ыраак, кайдайын.  
Ыраак, кару нёкөрим,  
«Ырысту бол...» – деп айдайын.

Төгүлип калган стаканга  
Толтыра катап урайын!  
Нени, нени куучында,  
Куучынынды угайын!...

Эскиде айткан сөстөрди  
Эске катап алайын.  
Ундылып калган сөстөрди  
Узак, узак угайын...

Эңчикпей мен кыйналып,  
Эбире тыңдап угадым.  
Көндүреötкөн улусты  
Көзнөктөн көрүп турадым.

Жылу көргөн көстөрин  
Жылдыстый очёп, јоголот.  
Стаканга урган аракым  
Стихтериме төгүлет...

*1960 j.*

## АЙДЫЛБАГАН СОСТӨР

....Ол тужунда тактада  
Отурган ошкош ол эдим...  
Эбиреде айкта,  
Эриккен ошкош ол эдим.

Кандый да күштың ўнине  
Карам каткан ошкош эт.  
Токтоп болбос кожонду  
Тоорчык болгон ошкош эт.

Откүлөп турган улуска  
Ӧзөгим кайнап отурган.  
Оноң ёрө турала,  
Ол көөркийге туштагам...

Жайылып турган жажыл сад  
Жайкана берген ошкош эт.  
Көпөгөш көк тенгери  
Көрүнбей барган ошкош эт.

Айдынарга турала,  
Айтпаган ошкош ол эдим.  
Бажымды бийик тудала,  
База берген ол эдим.

«Кажы ла кысты көрөлө,  
Кайылба!» – деп арбангам.  
Жүзүн-базын кылышту  
Жүргегимди каргагам.

Тоомжылу эр болуп,  
Торт көндүре ёдөргөм.  
Кöörкий кörүп турарда,  
Кöзине мен кörбögöм...

Ак чечектү јас келди.  
Ах, кайдайын, кайдайын!  
Jүрегим садка кычырды –  
Jүүлгенимди кайдайын!

Ол тужунда кöörкийге  
Оролыжатан немени.  
Тилим кычып турарда,  
Тиштенбейтен немени!...

1961 j.

## ЈАЛАНДА

Кырлар бажын кызыдып,  
Кызыл энгир койылды.  
Тайалардың төзинде  
Талтар эдип кунукты.  
Чапканölөн жытанат...  
Чалын бүрге түнеди.  
Сойокто туман тартылат.  
Соочы аштап ўнденди.  
...Öзөктө жартка јетире  
Кööркүйим кожо баралык.  
Мечирткенинг кожонын  
Менгдебей кожо угалык.  
Амыр тымык јалаңда  
Ай чыкканча удайлык.  
Кöк чечектү јалаңга  
Кööркүйлер болуп ойнойлык.  
Жымжак жылу буулдың  
Жыдын кожо жытайлык.  
Тенгериде жылдыска  
Тегине ле көрөли...

1961 j.

## КОЁРКИЙИМЕ БАРАДЫМ

Жаныданг алган сопокты  
Жалтырадып аладым.  
Көк чекпенди кийеле,  
Коёркийиме барадым.

Сүүш жанынанг суракты  
Сүрекей эптү баштайдым.  
«Адым чыккан малчы...» – деп,  
Араайынанг айдадым.

«Коркушту эрте келдим бе?» – деп,  
Колымда часты көрөдим.  
Жүрүмди шүүжип ийеле,  
Жүргегине ѡдёдим.

Политика жанынанг  
Болгобой айдып ийедим...  
«Көрötön ижим кöп...» – дейле,  
Кёндүре чыга бередим.

«Сагыжы калынг эмтири» – деп,  
Санаазы једер болор бо...  
«Күллүк бүткен уул» – дейле,  
Күүни једер болор бо...

Жаныданг алган сопокты  
Жалтырадып аладым.  
Көк чекпенди кийеле,  
Коёркийиме барадым...

1960 j.

## КЫШКЫ ТҮН

Табышту јүрүмнинг кийнинде  
Та нени эдетен? Билбейдим.  
Тактага чыгып, ўлгерди  
Таң атканча чиједим.

Кыјырууш эски эжикти  
Кышкы куйун күртеди.  
Кырутып калган көзнөктөң  
Кышкы јолго көрөдим.

Орой јолдо кем де јок,  
Оттор ёчомик суркурайт.  
Ойногон куйунга јүргегим  
Оорып, оорып, систайт.

Сойылганча манғдайым  
Соок шилге түртүлет.  
Ырысту, ыжын чойилткен  
Ыраак город түжелет....

Мунг отторлу турада  
Музыка ойноп торгулат.  
Седенг јииттер ортодо  
Сенинг каткынг угулат.

Кеен залдынг учында  
Кемге де көрбөй турадынг.  
Кеберек уулдынг куучынын  
Керексибей угадын...

Ортобыста не болгон,  
Онызын кем айдар?...  
Күртедип салган турада  
Күч сагыштар ундылар.

Узун түннинг јотконы  
Узак, узак бустайт.  
Отторды көрүп, јүрегим  
Оорып, оорып, сыстайт...

1960 j.

## ЖАЙЛУДА


Эңир јылдыс тырлажып,  
Күнчыгышта калтырайт.  
Көрнөө оттый тандакка  
Көлдөрдинг јўзи жалтырайт.

Бийиктеги жайлуга  
Билдирбей эңир јууктады.  
Баштарын салактадып,  
Балтыргандар уйуктады.

Ыраактанг, ыраактанг киштежип,  
Тибиреп, аттар келгилейт.  
Үркүген каастар кайкылдап,  
Үүрлежип, көлгө киргилейт...

Камчы сынду Алтайым,  
Канайып сени јурайын?  
Канымла тудуш јерлерим,  
Кандый состёр табайын?..

1960 j.



---

## «ЭКИНЧИ ЙҮРҮМ» (1963) ДЕП ЖУУНТЫДАН

### МЕНИНГ ЎЙЕМ (Поэмадан алган ёзүк)

#### Пролог

Ак чаазынды  
алдымса салала,  
Мендебей, пероны  
катап ла алдым...  
«Менинг ўйем...»  
бу сурактынг  
Алдына колымды  
катап ла салдым.  
Ак-ярыкка  
ўйелердинг  
Артызып салган  
нези бар?  
Келип јаткан  
бу улу ёйлөргө  
Келетен кандый  
јолдоры бар?  
Адалар берген  
յүрүмнинг алдына  
Адын олордынг  
канайып айдатан?...  
Олордынг кеберин  
köргүзип берерге  
Сös јетпезе,  
канайдатан?

Менгебей, перомды  
катап ла алдым...  
Менинг ўйем  
кем болотон?  
Эбире шүүнип,  
мен слерге көрөдим,  
Эткен керегеер  
не болотон?...

\* \* \*

Лебрен ёйлөрдөн  
жер ўстинде  
Мунг аттардынг  
истери арткан.  
Макты, јоёжёни,  
јүрүмди, юйди  
Манг бажыла  
ўйелер апарган.  
Коркушту јоткондый  
откүлеп, кийнинен  
Корумдар ээчий  
корумдар артырган.  
Таш кудайга  
бажырып алала,  
Талайлар кечип,  
ороондор бактырган.  
Кыл чылбырла  
албаты башкарып,  
Кызыл канла  
аттарын сугарган.  
«Бистинг ўйе  
јажына ундылбас...» -  
Кудайдынг јанын  
анайып јарлаган.  
Жондордынг ўстиле  
јоткондый откүлеп,  
Жолдорын јүрүмге  
ўлдүле ачкан.  
Армакчы алыш, телекей мойынына  
Ат ўстинен  
талайып чачкан.

«Канча чактарга  
макталзын!» – дежип,  
Кайа-таштарга аттарын бичиген!  
Олордың эткен керегин бичип,  
Ойгор судурчы кийниненг ээчиген.  
Же ол ўйенинг ёткөн јолында  
Ойо тепкен изи ле арткан.  
Ойгор судурчы бичип те койзо,  
Олордың магы ундылып калган.  
Аттарын бичиген таш-кайалар  
Ак женеске бастырып салган.  
Керегин билетен таш кудайлар  
Кебистий чөлдөрдө көмүлип калган...  
Үзүлип, үзүлген ўйелер... ўйелер...  
Үйле-коногын кем оны билер?  
Канча ўйенинг салымын ойгортып,  
Карузып меге кем оны берер?  
Менгдебей, перомды катап ла аладым ...  
Менинг ўйем кем болотон?  
Эбира шүүнип, ондоорго турум –  
Эткен кереги не болотон?...  
Менинг ўйем – солдаттынг балдары.  
Жуулу ёйлөрдө энеденг чыккан.  
Кабай кожонгынг ордына олор  
Уй-мылтыктар күзүрттин уккан.  
Менинг ўйем – јаш солдат,  
Европа ѡлдорын јойу ёткөн.  
Менинг ўйем он алты јаштуда  
Волгоград алдында бомбаданг ѳлгён.  
Менинг ўйем атака тушта  
Кыска кожонгый јүрүмин берген.  
Менинг ўйем угузу чаазынды

Каныла бичип,  
партияга кирген.  
Менинг ўйемнин  
кожонғы болзо,  
Төрт талага торгулып калган.  
Олордың эткен кереги чактарга  
Миллион јүректе бичилип калган.  
Тегин кижиғе, ишмекчи класска  
Менинг ўйем ѡргөөлөр төзөгөн.  
Менинг ўйем мунг ўниле  
«Эзендик болзын, Куба!» – деген.  
Менинг ўйемнин әлбек төжинде  
Откөн јуунын шырказы арткан.  
Менинг ўйемнин от јүрегинде  
Миллион энелер шыразы томулган.  
Менинг ўйем күйгексү чөлдөрдө  
Апагаш чырайлу городтор тудат.  
Бүгүн олор космос түбинде  
Келетен ўйенинг јолдорын ачат.  
Менинг ўйем бу јарыкка  
Съерра-Маэстро<sup>\*</sup> туулардан түшкен.  
Телекей јүзине революция јарлап,  
«Мааныбыс бистинг Ленин!» – дешкен.  
Менинг ўйем капитал ороондо  
Жайымы учун площадька чыгат.  
Әлдинг санаазын, айтпаган сөзин  
Диктатор – палачтың јүзине айдат.  
Жүзүн чырайлу менинг ўйемди  
Төрт талада полиция адат.  
Је менинг ўйемнин курс көзинде  
Классовый тартыштың јалкыны чагылат.

\* Съерра-Маэстро – Кубадагы кырлар



## МЕН ИШКЕ БРААДЫМ

Эзен бе, күн! Іе кандый кондын?  
Эзен бе, нёкөрим!  
Кандый јадырын?  
Ончо улусла оромго чыгала,  
Олорло кожо мен ишке браадырым...  
Колдоры маскадый, ишмекчи уулдарла  
Коштой ёдүп, олорды уткийдым.  
Саргарган јалангдар, тайгада малчылар  
Санаамда слерди  
Мен база уткийдым.  
Кёнкөрө түшкен учы јок айас  
Кök тенгери түбине кöröдим!  
Тоозы јок туштаган улустынг јаныла  
Токунаалу, араай,  
Менгдебей ёдöдим.  
Jýстер тоолу каймыккан улуска  
Jýрегим ачык, удура барадым.  
Каткырып ёткён, унчукпай ёткён  
Кажы ла кишининг  
Кöзине кöröдим.  
Чойилген узун јолдорды кечире  
Чойё, чойё менгдештү алтайдым.  
Таныш кижиден табыш-тал сурап,  
Табышту улустынг кöбизин таныйдым:  
Бу кишини газеттенг кычыргам,  
Онызы озочыл строитель дежет.  
Мынызын күндүлү доскодонг көргөм,  
Ол кишини профессор дежет.  
Эртен тура оромдо јанылган  
Эрмек-каткыны  
Угарга мен сүйдим.

Энчигип болбой, тышкары чыгала,  
Экчелген оромло баарга јүткийдим...  
Эртен тура ороонды торгултып,  
Эңле артык улустар баргылайт.  
Jakши кижиини – олор кайралдайт,  
Jаман кижиини – олор јаргылайт.  
Базыды чокум бу бараткан улустанг  
Бастыра ороонынг ийдезин көрдим.  
Колдоры торсокту ишмекчи черёуни,  
Командир чилеп, аյқтап ёдёдим.  
Бажым бийик, јүргегим ачык...  
Базыдым түрген –  
Оморкоп браадырым.  
Партиянынг көзинче, ороонынг көзинче  
Күнди озолоп,  
Мен ишке браадырым...

*1962 j.*

## ЛУМУМБАНЫНГ КӨЛӨТКӨЗИ

Кажы ла энгирде Африка юстинде  
Канду тандактар кызырап ёчöt.  
Кадалгак эмиктү грандарды јайладып,  
Кажы ла түнде Лумумба ёдöt.

Кынжызы шынырап, најылары кожо  
Кыйынга бастырган јериле барат.  
Бамбукjabылу јурттарда токтоп,  
Баобаб тёзине ол амырап алат.

Öзөктөр сайын кулдар онтожот,  
Öчин аларга даба<sup>\*</sup> ёксöйт.  
Бастыра ороонды Лумумба ёдўп,  
Базыдын токтотпой, парламентти көстöйт.

Je ёштүлер дезе парламентте оны  
Базып саларга баштарын кöдүрет.  
Жалдадып алган јамыркак пигмейлер<sup>\*\*</sup>  
Jaан кижининг јўзине тўкўрет.

Соок blaашкан ийттердий кынзыжып,  
Сöс айттырбай, будынан туткулайт.  
«Штаттар» эдип, тёрёлин сатқылап,  
Јамызы ўокко артпаска тургулайт.

Кенеде соккылап, колдорын кўлийле,  
«Генерал» атту немеге бергилейт.  
Карангуй түнде катап ла оны  
Катанга jaар туйкайын ийгилейт.

<sup>\*</sup>Даба –африканский абыл.

<sup>\*\*</sup> Пигмейлер – сўрекей кичинек сынду улус. Автор пигмейлер деп санаазы кыска улусты адайт.

«Кулугур! Эмди калганчы катап  
Кудайга бажыр!..» – ийде салгылайт.  
Карманын тинтип, тоноп алала,  
Карангүй түнде катап атқылайт!

Је канду таңдак ёчё лё берзе,  
Колында кынжызын Лумумба ўзет.  
Кадалгак эмик грандарды жайладып,  
Кажы ла түнде Лумумба Ѳдёт.

Карангүй, жотконду түн откүре  
«Кем анда?» – деп, кыйгылар торгулат.  
Октонг жығылган палачка удура  
«Лумумба!» – деген кару угулат.

Кынжызы шынғырап, најыларыла кожо  
Кыйынду жериле катап ла барат.  
Бамбук жабылу журттарды түймедин,  
Баштап алала, ичкери аппарат...

Кара албаты ойгонып келген-  
Кара Африка, ёрө тур.  
Бастыра таладанг кыйгылар торгулат:  
«Лумумба ти्रү!» Африка, тур!

1961j.

## КИОСКТЫНГ ЖАНЫНДА

Табыжы јок городты мен  
Та неге сүйгем, онызын билбейдим.  
Жайы-кыжыла энгирлер сайын  
Jaантайын олорло иштенг келедим.

Карга бўркеткен бу киоск жаныла  
Канча ла катап араайын ёдёдим.  
Карангуй шилди ёткўре улуска  
Каткырган Титовтын чырайын кўрёдим.

Келетен ёйдинг улузын керелеп,  
Герман анда каткырып отурат.  
Келиндер, балдар, пастухтар, поэттер  
Кересеке онынг сўрлериин алат.

Городской кыстар чайкалган немедий,  
Космонавт уулдынг портредин алгылайт.  
«Бистинг ёрдинг кижизи...» – дешкилеп,  
Билетен уулдар ўшкўрип тургулайт.

Уулчактар улустынг будына оролып,  
Унчуқпас жанынанг суура тарткылайт.  
Санаазына жеткен кийнинде олор  
Салкын-куйундый айылына баргылайт.

«Жаныс ёрдинг уулы» – дежип,  
Жамылу улус оморкоп алгылайт.  
Койынына чебер суккулап алала,  
Койчылар карлу турлуга баргылайт.

Келгилеп токтогон бу улустан  
Келетен ёйдинг бүдёжин көрөдим.  
Каткырып отурган Титовтынг чырайын  
Катап ла катап аяктап ёдёдим...

(1961 j.)

## АЛТАЙ ТИЛИМЕ

Ак-ярыктың алдына келеле,  
Айлу-күндү јеримди кörölö:  
«Адайым» – деген алтай тилим,  
«Энейим» – деген эрке тилим...

Эне Алтайдың эдеги алдынан  
Эрке ўнденип, сен чыккан эдин.  
Таштан чыккан тандалай чечектий,  
Тан алдынан сен öскөн эдин.

Коркушту чактарда тепсеп салганда,  
Корболоп ойто сен öзүп келетен.  
Ас та болзо, алтай юнымның  
Айылдары сайын шулурып jүретен...

Керсү юнымның чўми јок кожонын  
Келишкенче сен кееркедип беретен,  
Албатым јуунаткан алтай тилим,  
Аарчызы жытандан алтай тилим!..

Öскö албаты тилиле сен  
Öörköшпöй, эпту таныжып jүретен.  
Jайымды сүүген јакшынак уулдардың  
Jалбышту сöзи сен болотон.

Сени јокту, эби јок дешкилеп,  
Седендеген немeler ундып салгылайт...  
Калыктың алдына каткыга түжеле,  
Катап сени эске алгылайт.

Эјелер меге чўмдеген тилим,  
«Эш-нўкөрим» деген эрке тилим,  
Жаманың сениң сеспедим мен,  
Jaражың шингдеп көрбөдим мен.

Кайда да жүрзем, канайып та жүрзем,  
Канымнан сени мен айрып болбозым.  
«Энейим» деген эрке тилимди  
Эр жажына ундып болбозым!..

Албатымның айткан санаазы – сен,  
Амадап жүргенде – кожонғы сен.  
Адамның арткан жоюжөзи – сен,  
Энемнин берген энчизи – сен,

Йилаган тушта эрикчил тилим,  
Ырысту тужумда чечерек тилим...  
Алтай тилим,  
Кару тилим...

(1962 j.)

## КАРА СУУ

Кайыр туулардан калып түшкен,  
Кайнап аккан кара суу, кара суу.  
Каанг күндерде, тынчу күндерде  
Канчаның санаазын јарыткан ла, суу!

Кату таштарла согулып түжеле,  
Казалап чөлдөрлө баарга чирендин.  
Кажы ла ёзүмнинг тазылын сугарып,  
Јүрүмин одоргө амадап мейндин.

Је сенинг мендеп барган јолында  
Урсулдынг толкузы мендебей јайканат.  
Сенинг мендештү кысқа јүрүмин  
Урсулда токтоп, анда јылыйат.

Је Урсулдынг суузы ийдезин алышып,  
Уур јайканып, ичкери көндүгет.  
Ойногон көбүктү јаан суулардан  
Оок суулардынг ийдези көрүнет.

Онойдо ок кижиининг јүрүми  
Ончо јүрүмге анайып кожулзын.  
Онойдо ок кижиининг јүреги  
Кара суучактый, жаркынду болзын.

Јажына јарымдай тынду јүргенче,  
Жалбырап күйеле, очкүлеп калалы.  
Јаан, мөнкүлик јүрүмнинг алдына  
Жаркынду јолысты  
Артызып салалы!

(1962 ж.)

## ӨЗҮП КЕЛГЕН КÖК ÖЛÖНГÖ

Бу балқаштан бажынгды чыгарып,  
Өзбөринг деп, мен сезип салгам.  
Сен öскölök болгонг, сен јок болгонг,  
Је жажыл жыдынгды мен жыткарып алгам.

Салкынду күндерде, кышкы күндерде  
Сакыгам сени, санангам сени...  
Кичинек јүрүмдү öлөнг дö болzonг,  
Кижи бойым уткыйдым сени.

Кар кайылза, öзötön öлөнгö  
Качан да мынайып эрикпеген эдим.  
Качып бараткан öйлörди јүрегим  
Качан да мынайып сеспеген эди.

Салкынга сабадып, саргарып жатканда,  
Санаама неме кирбейтен эди.  
Жажарып, жаскыда жаранып келгенде,  
Жаш јүрегим сүүнетен эди!

Кöкип, сени мен кöп тепсегем,  
Кöк öлөнг, байла, билеринг мени.  
Кöйркийлерле кожо мен кöп ойногом...  
Кöк öлөнг, байла, билеринг мени.

Өлөнгди тепсейле, јүре берген  
Откён öйлөргө ачынбазым мен.  
Ойногон ўүрелер ырап та калза,  
Озогыда чылап, кунукпазым мен.

Жажарып ёс, жайылып жытан!  
Жажына мынайып турбазынг, ёлён!  
Кыска да болзо, кишини сүүндирген  
Жүрүминг бүгүн уткыйдым, ёлён!..

(1962 ж.)

## ТАНДАК

Ойгонып келип, ойногон тандакты  
Одус јылга аյктаپ келдим.  
Жайгы тандак, жаркынду тандак,  
Жаражынгды сенинг бүгүн ле билдим.

Жалтырап келеле, жап эдетен  
Жаныс јүрүмнинг кысказын билдим.  
Булутту тенгерини ёдё берген  
Бу јүрүмнинг элбегин сестим...

Ойгор күннинг баштапкы чогынан  
Ойгонып келген чечекти көрдим.  
Озёткөр сайын жайыла берген  
Озүмдер чилеп, бойым ѡскёрдим...

Ёрө көргөмдө, суркурап турган  
Бийик, бийик јылдыстый ошкожым.  
Томён көргөмдө, чалынга сурлаган,  
Мелтирең турган, чечектий ошкожым.

«Буурым соок...» – деп, мен тегин айткам,  
«Бу – јүрүм» деп, эмди билерим.  
Кажы ла конусла берижип, ойнойдым,  
Кажы ла юлонгди жытап көрдим.

Ойно, ойно, жаркынду тандагым,  
Ончозын жарызып, ойгозып жыргат!  
Көстү ле неменинг жаркынду јүзине  
Көлөткө түжүрбей,  
Жалтанбай ырат!..

(1962 j.)

## ЖҮРҮМ

Көксиме толгон, куулгазын жүрүм,  
Көзимнінг алдынча сен өдүп барадын.  
Эртенги күнде ойто ло сени  
Эбіре аյқтап, таныбай турадым.

Jaражай кыстың чололу пладындый,  
Jайылып, жалбырап, элбіреп браададын.  
Көдөчи чилеп, сени ээчіде  
Көзимнен салбай, истежип турадым.

Күр салдырбас Арқыттың суузындый,  
Күркүреп, кенете алдымда жададын.  
Көңкөрө түжеле, ол суудан ичкемде,  
Суузыным канбайт,  
Сен коробой агадын.  
Кыскылтым ёндү тандак бололо,  
Кырлардың бажынан қызырып чыгадын.  
Амыргы ўндү анг-элик бололо,  
Алтай жериме  
Кычырып турадын.  
Ай чырайлу кыс бала бололо,  
Араайын каткырып, алдымда турадын.  
Таң атканын торт сеспей калала,  
Таң чолмонды таныбай турадым!  
Санаам туйукта, жажынып алгамда,  
Салқын бололо, әжиктен киредин.  
Күүним уурда, күч болгондо,  
Күн бололо, көзнөктөн көрөдин.

Көксиме толбос,  
Куулгазын жүрүм,

Көзимди сүүндирип, айланып барадынг.  
Эртенги күнде ойто ло сени  
Эбире аյқтап,  
Таныбай турадым!

(1962 j.)

## КҮҮ

Кичинек, кичинек, јаш тужымда  
Jaан улус билбес оорудаң оорыгам,  
Jaанам мениң öнгөрип алала,  
Jaан öзөктө аржанга апарган.

Jaаркынду, jaаркынду аржанның суузыла  
Jaанам мениң jöзимди жунатан.  
«Кудайың сенинг –куу, балам...» – деп,  
Köлдөрлөj јүрген кууларды алкайтан.

«Комдоштор уйазы коромжык эди,  
Корыгар мениң баламды...» – дейтен.  
Куулар оның алкыжын уккандый,  
Бийик, бийик учкулай беретен...

Оноң бери көп жылдар откөн,  
Ол öйлөр, тумандый, жылыыйп калды.  
Комдоштор уйазын корыган jaанамның  
Колдоры амырап, уйуктап калды.

Бүгүн түнде, бу тымык түнде  
Түжиме мениң куу түжелди.  
Эки канадын талбайтып алала,  
Эжигиме мениң куу келди.

Эрлүj јүрегим согулганча эди,  
Эмди нени, куу, сестин?  
Эки канадың талбайтып алала,  
Эжигиме мениң не келдин?..

Куулар, слерди сүйп жүредим,  
Күшта кандый жаман бар база.  
Кудайы јокко өзүп калдым,  
Кудайга качан да бүтпегем база.

Ал-санаам менинг јарык, омок,  
Амадуум менинг ару, билигер.  
Амадуум болуп, ак санаам болуп,  
Бийик, бийик учкулай беригер!..

## КҮС

Жалакай толкулар  
Араайын юнденет...  
Жаландар ээн,  
Агаштар куру.  
Тегин ле сананып,  
Тымык булунда  
Терек агаш  
Jaңыскан туру.  
Канадыла кейди  
Чичкерте сыйладып,  
Кадынды ёрё  
Öртөктөрötтүлейт.  
Кекталып калган  
Каа-jaa аспактар  
Кайкаждып турғандай,  
Ээчиде көргүлейт.  
Атпайған будакту  
Колдорыла jaңып,  
Алтын күсле  
Айрылып турғандай...  
Арга јокто  
Араайын шуулажып,  
Айдынып болбой,  
Шыралап турғандай ...  
Jaңыс ла Кадынды  
Кечире кайалар  
Jaсты сакып,  
Бийикте ўргүлейт.  
Кебистий жаландар  
Онтылап браатканын

Керекке албай,  
Öчомик көргүлейт...  
Көс тайкылар  
Көк айас түбинде  
Куу мүркүттер  
Кунукчыл акшыйт.  
Күс келзе ле,  
Төрөл туулардан  
Жүргегим нени де  
Jaантайын сакыйт...



---

«ЖОЛ» (1964) ДЕП ЖУУНТЫДАН

ÖСКӨН ЖЕРИМ КЕРЕГИНДЕ ЎЛГЕРЛЕР  
(Цикл)

**Жол**

Каанг күндерденг какшап калган,  
Каарган жолло жойу браадырым.  
Кају жолдың кырына отурып,  
Кандый да башка санаага бастырдым.

Кöп жылдар кайра бу жолло  
Кöпти кöröргö барган эдим...  
Оodus јашка јединип алала,  
Озогы жолымла ойто клеедим.

Ундылып калган улуска жолугып,  
Узун жолымды эске аладым.  
Оору жүргегим жазылар болбой,  
Ойногон јеримди кöröп аладым...

...Баар тушта јаш кижинин  
Бажына неме кирбейтен эмтири.  
Оodus јаштуда озогы жолло  
Ойто келери күч ле эмтири...

## ЭСКИ АЙЫЛ

Эзен бе, эски агаш айылым,  
Эбирип сеге ойто ло келдим...  
Кургак чакынгда тёс кабайдан  
Курсагым сурап, ыйлаган эдим.

Нени де билбес јаш тужумда  
Чобрала сени јамайтан эдим.  
Ӧрө турган айылдарга көрө,  
Ӧргөйдөн дö артык көрүнетен эдин.

Јантык сенинг эжигин ачып,  
Jakшы улус кöп киретен.  
Аракы-чегенинг бар тужунда  
Айылдаш улус киргилеп ичетен.

Јаңыртык ўстүнде кара казанынг,  
Jайзан чылап, кыйын јадатан.  
Аланчык сайын амтанду јытанып,  
Аарчы-курудынг тизүде туратан.

Тобракту айылым онгжүзин ле деп,  
Тогус јаштаң иштеген ле эдим...  
Анаң арызын не коскорор?  
Ачынба, айылым, ойто ло келдим.

Ӧчүп калган бу тымык очокто  
Ӧскүс балдардынг курсагы кайнаган.  
Jaан тутакту јүрүм тужында  
Jаргак штаным мында көктөлгөн.

Кызыл эңирлер кирип келгенде,  
Сени јаман көрмөстү деп бодойтом.  
Тежигиннен түнде тамчылар тамганда,  
Тенек бойым конорго коркытам.

Буул тартала, экелген акчамды  
Бу құлјага энем сугатан.  
Кату јылдарды јенгергө сананып,  
Каптардың јанында санаарқап туратан.

Түнде аштап ойгонып келгемде,  
Энем сыймап, бойыма килейтен.  
«Jeeren уйыбыс јанып ла келзе,  
Жедеген курут экелер...» – дайтен.

Кату чачымды энем кезеле,  
Бийик аланчық кийнине сугатан.  
«Ыйлаба, чачынды анда суксабыс,  
Ырысту болорынг, балам...» – деп айдатан.

Айылым, сенинг эжигин алдына  
Курсактан аштап көп ыйлагам.  
Јанғы жүрүмге киреле, сени  
Жажына таштап, мен ырагам...

Эзен бе, эски агаш айылым,  
Эбирип сеге ойто ло келдим...  
Jakшы да жүрзем, жалтырап та жүрзем,  
Јамандап сени айтпаган эдим.

Эмдиги ёйдин балдарын кайкадып,  
Эрикчелдү турунг, калганчы айыл.  
Ачу ыжынг көксиме менинг  
Шинип калган жажына, айыл!..

Мен де сениле узак артпазым,  
Ойто ло бойымның јолымла баарым.  
Йинг једип, јемирилип калзанг,  
Ортоббай, сени јуунадып саларым...

## ЭНРИКО

Энрико, Энрико, кубинский уулчак,  
Эртен турға  
Ол эрте турат.  
Колына щетка, крем алала,  
Кожонгдол, секирип  
Оромло барат.  
Сығырып, сығырып тротуар жанында  
Сыр кожонгло  
Ол ёдүктер арлайт.  
Гаваньда, площадьта, оромдо, кафеде  
Газеттер садып,  
Солундар жарлайт.  
Панаманан ала Перуга жетире  
Бастыра солунды  
Энрико билер.  
Фидельдинг айткан калганчы сөзин  
Бир де жастыrbай,  
Ол айдып берер!  
Газедин садып божойло, уулчак  
Кадуга терлү  
Пиджагын илет.  
Карманга салган көмүрин алала,  
Стенелер сайын  
Буквалар чийет.  
Энгир ле кирзе, оттор жарыза,  
Энрико албаты  
Школына келет,  
Тоолорды тоолоп, бодолго бодоп,  
Досского «Вива Куба!» деп

Ол түнгей ле чийер!  
Энрико, Энрико, кубинский уулчак,  
Эртен тура  
Ол эрте турат.  
Колына щетка, крем алала,  
Кожонгдоп, јаны  
Жүрүмле барат!

## КУБИНСКИЙ ЭНЕ

Бир колыла  
Балазын кучактап,  
Бир колына  
Автомат тудунган.  
Кумакты јунган  
Талайды аյыктап,  
Кубинский эне  
Јаратта турган.  
Манғдайы, чачтары  
Јаркынду көрүнген,  
Мадонна ошкош,  
Ол јараш болгон.  
Салкынга јайылган  
Чўми јок јикпези  
Јайымга кычырган  
Мааныый болгон.  
Карибский талай,  
Бажырып тургандый,  
Кају јаратка  
Төбözиле түртет.  
Јиит эненинг  
Кийини јанында  
Јанғы туралар  
Булутка сүзүлөт.  
Алды јанында  
Кёк талайла  
Күнге мызылдап,  
Керептер барат.  
Өнгөлөп, талайла

Эжинип келетен  
Öштүни кетеп,  
Үй кижи турат.  
Бир колыла  
Балазын азырап,  
Ак-ярыкка  
Ол јүрүмди öскүрер.  
Эмди ле талайдан  
Öштүлер чыкса,  
Экинчи колыла  
Öштүни öлтүрер!

## ЈАРАТТА ТУШТАШ

Сурлаган толкулу  
Талайга көрөдим...  
Сурайтан сурагым  
Эмди де көп.  
Ах, Лала, Лала,  
Айтсан меге, Лала,  
Карибский талай.  
Ненинг учун көк?  
Балга бараткан  
Мулат кыстардый,  
Пальма агаштар  
Ненинг учун кoo?  
Сайрап јаткан  
Салкынду јараттын  
Сай таштары  
Ненинг учун оок?  
Ах, Лала, Лала,  
Сендей бүдүштү  
Седенг кыстар  
Кайда да јок!  
Чалкайто түшкен  
Көк талайдый,  
Чанкыр көстөрин  
Ненинг учун соок?  
Каткы јогынан  
Талайлар кечип,  
Карлу ыраак  
Россиядан келгем.  
Лала, Лала,

Ачынба меге,  
Тарынба меге –  
Сурайын дегем.  
Каткынгды сенинг  
Укпаган болзом,  
Качан да анайда  
Мен сурабас эдим.  
Карлу јерим  
Јок болгон болзо,  
Качан да ойто  
Мен барбас эдим...  
Билижип те алзаас,  
Бистинг салымыс  
Тенгиске бөллиткен  
Эки таладый...  
Јүзибис бистинг  
Бүдүштеш те болзо,  
Јүрген јүрүмис  
Эки талайдый.  
Мен билерим:  
Карибский талай  
Öгин сенинг  
Көзингнен алган.  
Коо сынынгды,  
Ээлгир колынгды  
Жаратта турган  
Пальмалар алган.  
Саргара күйген  
Бу сай таштар  
Салынып алган

Жинжине түнгей.  
Талайдың күрөн  
Быјыраш ёлөни  
Тарак тығынбас  
Чачына түнгей.  
Оның учун  
Жаратта турган  
Мулат кыстардый,  
Пальмалар коо.  
Салымыс бистин  
Эки талайдый,  
Чангкыр көстөрин  
Оның учун соок!  
Алдыңда турган  
Корзинада толо  
Жаш чечектий,  
Жаркынду бололы.  
Ах, Лала, Лала,  
Мындый да тушашка  
Ырыстыу бололы!...

*Варадеро, Куба.*

## НЕГРИТО

О, негрито деген  
Саң башка күштар,  
О, негрито деген  
Кунукчыл күштар,  
Канадаар жайып,  
Тангатса ла  
Казыр талайга  
Слер не барадаар?  
Эрке бүрлердин  
Үнинен чочып,  
Эрте, эрте  
Слер не турадаар?  
Жокту кварталга  
Конгылап алала,  
Жотконду талайга  
Слер не барадаар?  
Карангуй кирзе ле,  
Гавананы көстөп,  
Кажы жараттан  
Учкулап келеедер?  
Карибский талайдын  
Ары жанында  
Канайып түжиле  
Жемзенип жүредеер?  
О, негрито деген  
Саң башка күштар,  
О, негрито деген,  
Слер, жобош күштар,  
Жотконду талайга  
Барбагар слер,  
Жокту кварталга

Конбогор слерлер.  
Жокту кварталда  
Күнүн ле сайын  
Кубинка ыйлайт –  
Ол јокту, јокту...  
Күнүн ле сайын  
Ол слерди сакыйт,  
Келбегер бери –  
Слер ѡскё јолду.  
Ак байканду  
Кемени мендедип,  
Сүүгени талайла  
Эжине берген...  
Карибский талайдан  
Ырысты тудала,  
Кайра сеге  
Мен келерим деген.  
Гавань отторы  
Күйе ле берзе,  
Кажатта экү  
Туштажарыс деген  
Нени де сеспей  
Бис коштой отурып,  
Негрито күштарга  
Көрөрис деген.  
Табылган ырысты  
Бис экү темдектеп,  
Таверна сайын  
Ойноорыс деген.  
Тенгери алдыла,  
Гавана городло  
Тегин ле телчиң  
Жүрерис деген...

Је Карибский талайдын  
Калжуурган толкузы  
Канча ла катап  
Јаратка согулган.  
Кубинка кыстынг  
Сакыган ырызы  
Мунг тамчыдай  
Оодылып, чачылган!  
Ак байканду  
Кемени сакынырга  
Арып чылады  
Сеньорита Чомон.  
Негрито күштар  
Каруузын бербеди,  
Öчö берди  
Энгириг чолмон.  
О, негрито деген  
Саң башка күштар,  
О, негрито деген  
Кунукчыл күштар,  
Антильский талайда  
Болбодыгар ба слер?  
Ак байканды  
Көрбөдигер бе слер?  
Энгирилдер сайын  
Жокту кварталданг  
Энелер сыгыдын  
Угадыгар слер.  
Эрте, эрте  
Ээн жараттанг  
Олордын сомын  
Көрөдигер слер.  
Сай кумакту

Жаратта энелер  
Сахарный тростниктий,  
Жайканып тургулайт.  
Көпөгөш öндү  
Талайдан көөркүйлер  
Көстөрин салбай,  
Көргилеп тургулайт.  
Олордың ўстүнде  
Көпөгөш тенери.  
Негрито күштардый  
Кап-кара булуттар.  
Уулдары талайдан  
Бурулбас кайткан –  
Улам ла мынайып  
Канчазын турар?  
Айса, олорды  
Байканыла кожо  
Антильский талай  
Базырып салды не?  
Айса, тонокчыл  
Янкиге олор  
Туштажып, баштарын  
Талайга салды не?..  
Жок, кубин уулдардың  
Жажытту јолын  
Бу јарыкта  
Кем де билбес.  
Öйлөр келер,  
Кубанның уулдары  
Öйинен озо  
Качан да келбес.  
Эм тургуга  
«Гранма» кереп

Амыр, тымык  
Мексиканский портто.  
Ээн талайга  
Көрбөгөр, сеньора,  
Эм тургуза  
Арай ла эрте.  
Öйи јетсе,  
Карибский талай  
Öндöйип чыгала,  
Ол јотконноң  
Түрмелер оодылар!  
Антильский талайды  
Уулдар кечкилеп,  
Ак байканың  
Жайылтканча келер  
Олор јаңыс ла  
Слерге эмес –  
Ончо улуска  
Ырысты экелер.  
Ол тужунда  
Негрито күштар  
Омок седен  
Учкулап келер.  
Жокту кварталда  
Журтаган слерге  
Кубин уулдардың  
Эзенин экелер!

*Гавана, 1963 жыл.*

## АДАЛАР ТҮЖЕЛЕТ.

Жуу јеринде  
Божогон адалар  
Jaантайын менинг  
Түжиме киргилейт...  
Көлөткө болуп  
Көзнөгим алдында  
Кöпöгöш энгирде  
Juулыжып келгилейт.  
Араайын эжиктенг  
Киргилеп келеле,  
Айлымнынг ичин  
Аяктаپ көргилейт.  
Эски сукно  
Шинелин чечкилеп,  
Эжиктиң jaагында  
Кадуга илгилейт.  
Öлör алдында  
Ичпеген суузын  
Кёнöктöнг сускулап,  
Үлөжип ичкileйт...  
Тегерик столды  
Эбire отурып,  
Телекей ўстин  
Айладып шўүшкileйт.  
– Бистинг учун  
Тирё уулдардынг  
Jүрген jүрүмин  
Кöрöлик – дешкилейт.  
– Бистинг учун

Айдатан поэттинг  
Бичиген ўлгерин  
Угалық – дешкилейт.  
Бичип салган  
Бичигим бедреп,  
Бийик шкаптардан  
Кодоро тарткылайт.  
Сары тандак  
Бозорып келгенче,  
Сананып калган  
Бүдүштү тургулайт...  
...Катаң энгир  
Киргенче ле мен  
Карандаш учын  
Сый тиштейдим.  
Эртеннен ала  
Түн киргенче  
Эңчейип алышп,  
Мен катап иштейдим.  
Турамның ичи  
Тапчы болгондо,  
Туулар ажып,  
Талайлар кечедим.  
Айдатан сөзим  
Табылбай барганда,  
Аймактар керип,  
Жүрүмге көрөдим,  
Алтайлар ўстин  
Айланы соголо,  
Алтай јериме  
Ойто келедим.

Эдилбеген немени  
Эдерге мендеп,  
Эртенги күнди  
Көрөргө мендейдим.  
Токуналы јок  
Јүрүмдү болдым...  
Токтой ло түшсем,  
Јүрегим эригет.  
Кайнаган јүрүмнен  
Артып ла турзам,  
Катаپ ла меге  
Адалар түжелет...

1963 j.



## «САНААЛАР» (1967) ДЕП ЖУУНТЫДАН

### САНААЛАР

Түндер сайын  
менинг кёксимде  
Түмен шүүлтөлөр  
түймежип келгилейт.  
Түнгүр чилеп,  
кёксимде түпүлдеп,  
Түбинен бери  
каймыгып келгилейт.  
Музыка болуп  
јериме јайылып,  
Мун оттордый  
јаркынду күйгүлейт.  
Тенгистер кечире,  
грандарды ажыра  
Телекей ўстиле  
булуттый ёткилейт.  
Ол санаанын  
јаркынду чогынан  
Ороондор сайын  
чечектер јайылат.  
Ол санаадан  
кажы ла јерде  
Ончо улустын  
түбине ундылат.  
Ол санаалар  
бийик јылдыска  
Ончо ракетадан  
озолоп чыгат.  
«Кинчек этпегер!» – деп  
улуска айдат...

## ТАН (Поэма)

Кезилген ашка  
Жабыс энчейип,  
Келинек арыштанг  
Снаптарды буулаган.  
Телекейдинг ўстүнде  
Тандак јарыган,  
Ол келинек менинг  
Энейим болгон.  
Орооннынг ўстүле  
Баштапкы беш јылдык  
Ооруданг јазылган  
Кижиidий алтаган  
Жууларданг арткан  
Куру патрондор  
Жолдордо татап,  
Саргарып јаткан...  
Тойу Европанын  
Тееркеген каткызын  
Ол тужында  
Укпагам мен.  
Суслоннынг тёзиненг  
Айды ајыктап,  
Суузап, кабайда  
Үйлаган эдим мен.  
Европага једетен  
Пландарды эдерге  
Энем мени  
Бош ундып салатан.  
Үстүгип, кабайда  
Мен багырып јаткамда,

Үстүмде жаңыс ла  
Ай туратан,  
Тер жытанган  
Түндеги жаланда  
Тенгкейген клаттар  
Каарып турат.  
Улу ёйлор...  
Ол жүрүмди төзөгөн  
Улустың ўндери  
Эмдиге угулат.  
Отторы сурлаган  
Ол ыраак одуда  
Омок уулдардың  
Кожоны угулат.  
Платтары онгон  
Кыстарла кожо  
Плакаттаң Стаханов  
Каткырып отурат.  
Күйгек салкынга  
Öртөткөн улустың  
Күрөн жүстері  
Күскүдій жалтырайт.  
Тұлтүйген бүрүңкүй  
Түндерди öткүре  
Түмен отторы  
Тууларда жалбырайт.  
Ол оттордың  
Кызарған жалбыжы  
Орчылан ўстин  
Жарыдып турғандый.  
Ороондор ажыра  
Ончо улусты  
Одузына олор

Кычырып турғандай...  
Же кайда да ыраак  
Күнбадыш талада  
Камылган ёртти  
Көрбөгөн олор.  
Маркс ла Гётенинг  
Иштери јалбышта  
Күйгүлеп турғанын  
Билбegen олор.  
Күренг чамчалу  
Фюрер анда  
Артылдал турғанын  
Укпаган олор.  
Европага такалу  
Сопоктор алдына  
Ээлип јатканын  
Сеспеген олор.  
Фашисттин колында  
Факелдин оды  
Канду таңдагын  
Жондорго таштаган.  
Ороондор јалбырап,  
Бойынын салымын  
Олордын будынын  
Алдына таштаган...  
Јаныскан арткан  
Менинг орооным  
Жалтанбай јаны  
Јүрүмин төзёгөн.  
Болоттый шонгкор  
Чкалов Валерий  
Полусты ажыра  
США-ны көстөгөн.

Амур суунын  
Житкектүй сазында  
Тайгада јаны  
Городтор турган.  
Алтын ўрендүй  
Аш аларга  
Ангелина Паша  
Тракторго отурган.  
Магнитканын койу  
Көк чангкыр ыжы  
Магнаттар көстөрин  
Ачыдып, бурлаган.  
Баштапкы ла катап  
Полюсса түшкен  
Папаниннинг улузы  
Москвага бурылган...

\* \* \*

Кайда да ыраакта  
Алтайдын түбинде  
Кайа таш јемирген  
Динамит күркүрейт.  
Јебрен тууларды  
Үйкуданг ойгозып,  
Алтайдын уулдары  
Боомдорды ѡрүмдейт.  
Автодонг ўркүген  
Алтайдын аттары  
Ак јаланла  
Ойлодып брааткылайт.

Жал-куйругын  
Салкынга жайылтып,  
Жаны ёйлөрлө  
Жарыжып брааткылайт.  
Азыйгы ёйлөрдөн  
Арткан немедий,  
Ачу-ачу  
Киштежип тургулайт.  
Туйук тууларды  
Улустар кемирип,  
Тууларды тепсеп,  
Жол салгылайт.  
Улу ёйлёр...  
Ол жүрүмди төзөгөн  
Улустың ўндери  
Эмдиге угулат.  
Отторы сурлаган  
Ол ыраак одуга  
Омок уулдардын  
Кожоны торгулат.  
Пландарын бүдүрген  
Энeme сүүнип,  
Плакаттан Стаханов  
Каткырып отурат.  
Ёйлөрди откүре  
Ол тымык энгирде  
Ойногон жииттердин  
Кожоны угулат.  
Же ырысту јеристин  
Күнбадыш гранында  
Пушкалар адышкан  
Күзүрти торгулат!...

2

Кезилген ажысқа  
Јабыс эңчейип,  
Үй кижи терлеп,  
Снаптарды буулаган.  
Орттий тандактар  
Жалбырап, кызарат.  
Ол ўй кижи менинг  
Энейим болгон.  
Жайканып јаткан  
Кыралу јалаңда  
Жаш балдардынг  
Сыгыды угулат  
Таркырууш, эски  
Машинаны аттар  
Тартылап болбой,  
Көнгөрө јыгылат.  
Күски јаланда  
Коозонынг тоозыны  
Күннин көзин  
Торт бектеп салгандый.  
Тенгери көрбой  
Иштеген бистерди  
Телекей торт ло  
Бош ундып салгандый.  
Эбира аյыктап,  
Кайдаар ла көрзөнг,  
Эр ле киндиктү  
Улустар көрүнбейт.  
Түлтүйип калган  
Тенгери алдында  
Түни-түжиле

Идирген күркүрейт.  
Энгирлер сайын  
Күнбадыш жаңында  
Öрттий тандакты  
Аյыктап турадыс.  
Экче чаазынның  
Үстүне эңчейип,  
Öксөгөн энелер  
Комуудын угадыс.  
Үрпейип калган  
Снаптардың үстүне  
Үкүнинг көзиндий  
Ай көдүрилет.  
Тоозында көрүнбей  
Иштеген бистерге  
Төстөйип калган  
Көстөриле көрöt...  
Бу ла түнде  
Күнбадыш фронтто  
Буурайган генерал  
Картага көрöt.  
Адының таказын  
Саламга оройло,  
Адам фронттың  
Чијүзин öдöt.  
Бу ла öйдö  
Күнбадыш фронтто  
Күйген јурттардан  
Тенгери кызарат.  
Канадын кестиирген  
Гастелло-шонкор  
Калганчы катап  
Öштүге табарат!

Бу ла түнде  
Ишке бертинип,  
Тул келин клаттың  
Төзинде јадыры.  
Бу ла түнде  
Танктар күркүреп,  
Москваның алдында  
Чөлдөргө браадыры.  
Бу ла ёйдо  
Дубосеково јуртта  
28 гвардеец  
Окопто јаткан.  
Табару эдетен  
Танктардың тоозын  
Генерал Панфилов  
Сананып отурган.  
Күзүрт-күзүрттү  
Күски Москвани  
Ол тужунда  
Көрбөгөм мен.  
Жүрүмин берген  
Акылар сөстөрин  
Өлөр алдында  
Укпагам мен.  
Күзлези баскан  
Кыраның ичинде  
Күнге јалдадып,  
Снап тажыгам.  
Аштаган ۆзөкти  
Мекелеп аларга,  
Аткакту буудайдың  
Мажагын уужагам...  
Бригадир келиннин

Откүн кыйгызы  
Эбире тууларга  
Јаныланып калатан.  
Бийикте, бийикте  
Ай саргарып,  
Бистерди аյкташ,  
Санааркап туратан.  
Бу улу согушта  
Эки ийде-күч  
Москвандын алдында  
Удурас турган.  
Жыгылган солдатты  
Ажыра алтап,  
История бойынын  
Жолыла барган.  
Чынды-төгүндү  
Ол ондоп аларга  
Чыкту окоптор  
Ичиле барган.  
Бойынын жолыла  
Чын баарга  
Бомбаны тынчдал,  
Сталинградта турган.  
Онын жолын  
Ороондор кетеп,  
Ончозы Волгада  
Городко көргөн.  
Је история бойынын  
Болужын берерге  
Адам отурган  
Окопко кирген...  
Сопок ёдүктүү  
История энебис!

Соок жылдарда  
Сен кемге көргөн?  
Ышталып жаткан  
Журттарла ѡдүп,  
Ырысту кандай  
Ороонго берген?  
Өйә энедиң бурылып барған  
Өлүмге чике  
Бис көргөн әдис.  
Öчомик отту туралар сайын  
Öскүс балдар –  
Бис öскөн әдис.  
Кургак паёкту История энебис!  
Күйунга сабадып,  
Бис иштеген әдис.  
Салданы тудуп, чактары јетпес  
Солдаттың балдары –  
Бистерге килеген.  
Жердинг ўстүнде шыраны аյқтап,  
Je болушка түңгей ле  
Бистерге келген!  
Төрөлис бисти, Октябрь учун  
Тöрт жылга сени  
Бис сакыган әдибис.  
Төрөёнис бистинг –телекей учун  
Төрөл жеристи  
Бис корыган әдис!

3

Будына салданы түжүрип алала,  
Буурайган ўй кижи  
Араайын онтогон.

Орооным ўстинде тандак ойногон.  
Ол ўй кижи менинг  
Энейим болгон.  
Эшелон ээчий  
Эшелон тирсилдеп,  
Европа ичинде  
Кожондор толгон.  
Айлына келеткен  
Солдаттар ортодо  
Адам менинг  
Јок болгон...  
Ӧскён јериме јас бурылып,  
Ӧлөнги, чечеги  
Јайканып турган.  
Откүн ўндү күүктердинг ўни  
Ӧскүс немедий  
Аркада торгулган.  
Бригаданынг камык улузы одуга  
Бир кижидий  
Жуулыжып келгендөр.  
Ончозы тыныжын алынып болбой,  
Орден тагынганд  
Кижиге көргөндөр.  
Јенгүни уккан улуска кенете  
Јер айланы  
Бергендий болгон.  
Канчыннынг кёксинде  
Кан ойногон!  
Карганнынг кёзине  
Јаш толгон!...  
Эдегиле кёзин  
Арчыган энемди  
Ол тужунда

Көрбөгөм мен.  
Окпööрип, öксöп,  
Öскüs артканымды,  
Таң атканча ойноп,  
Билбегем мен...  
Тенгери түбинде  
Жылдыстар бијелеп,  
Телекей бастыра  
Кожондоп турган.  
Эр кемиме јеткеним сезинип,  
Кожончы кыстардынг  
Жанында отургам.  
Тандак дезе там ла ойноп,  
Тамырыма менинг  
Ийделер кошкондый.  
Тенгери түбине јетире јалбырап,  
Телекей ўстине  
Күн түшкендий!  
Ол тужунда кёёркийлер кожонғы  
Кöксиме жажына  
Томулыш калгандый.  
Тöрөл јонымнынг  
Ырызы, шыразы  
Jöргиме жажына  
Шингип калгандый...  
Оноң арызын jүректи чочыдып,  
Ойгортып тегине  
Немезин айдар?  
Бойыгар көстү  
Болотон немени  
Поэттинг учун  
История айдар.

4

Жайылган ашкан ябыс энгилип,  
Жанғы энелер  
Снаптарды буулаар.  
Жер ўстинде не де болзо,  
Же История бойынынг  
Жолыла баар...

*1966 j.*

## МАРКСТИҢ ПАМЯТНИГИ

Таштанг эткен тегин пьедестал  
Тамырап јааган  
Јанғымырга боророт.  
Туйук Лондонның  
Табыжын тыңдал  
Туманды ёткүре  
Маркс көрöt.  
Бу тегин ле таштанг  
Пьедестал әдерге  
Тегин улус акчазын јуунаткан.  
Карангүй баракта  
Журтаган ишмекчи  
Карманнанг калганчы  
Акчазын кактаган...  
Сары туманга ороткон портто  
Забастовка јарлап,  
Матростор турат.  
Тунгак јанғылган ўндерин тыңдал  
Туманды ёткүре  
Маркс көрöt.  
Манчестер городто заводтор токтогон.  
Плакаттар элбиреп,  
Забастовка элбейт.  
Изў доменный  
Печкени таштап,  
Ишмекчи кижи  
Правозын некейт.  
Биржаның каандары  
Биригип алала,  
Пикадилли оромдо  
Бије салгылайт.

Калганчы күндерин  
Сескилеп тургандый,  
Карманда акчазын  
Кабакка чачкылайт.  
Туманду, карангуй  
Ороонды айкап,  
Пьедестал ўстүненг  
Маркс тыңдайт.  
Туруп чыккан  
Африка ўнин  
Туманду городтоң  
Ол база тыңдайт!  
Вьетнамда аткан  
Пушкалар ўни  
Кулагына онынг  
Угулып тургандый.  
Талайып чыккан  
Азия онынг  
Таш көзине  
Көрүнип тургандый...

Лондон, 1963 ж.

## ПРАГА

Алтын башту Прага город.  
Каштан агаштынг  
Бўрлери какталат.  
Ачык јўректў Прага городто  
Алтын бўрлў  
Бульварлар макталат.  
Карлов кўрдинг ары јанында  
Кара ёнгдў сыра ичкileйт.  
Озогы, озогы часла кожо  
Он эки апостол  
Айланып келгилейт.  
Jебрен башняданг  
Чыккылап келеле,  
Jердин ўстин аյқтап көргўлейт.  
Калынг, калынг  
Чактарды ёткўре  
Кайнап юткан јўрўмге көргўлейт.  
Jети тёнгдёги Прага городто  
Jебренненг бери  
Кан тёгўлген.  
Бескеге салынган  
Чехтердинг салымын  
Он эки апостол  
Ончозы кёрлётён.  
Тобёзи куйакту  
Гугеноттонг ала  
Тёжинде кресттў  
Фашисттер де болгон.  
Jе орустар аттарын  
Влтаваданг сугарза,  
Ол ло тужында

Амыр болотон...  
Советский солдаттар  
Сёйкөрин јуунаткан  
Төң бажында  
Унчукпай турубыс.  
Ажып бараткан күн чогыла  
Ойногон городты  
Аյыктап көрөдис.  
Жууп салган сёйкөрдөнг ончобыс  
Жуук улусты  
Бедреп турадыс.  
Кажы ла солдаттың  
Адын кычырып,  
Олордың айткан  
Сөстөрин угадыс:  
«Слер, јиит ѿйе,  
Өскө ороондо  
Жыгылган бистерди  
Ундыбагар, балдар.  
Кандый да шведтинг,  
Фрицтердинг алдына  
Качан да јабыс  
Болбогор, уулдар!  
Слер – Советтинг уулдары.  
Слердинг адыгар  
Јер ўстүнде омок угулзын.  
Каршу ѡштүлер –  
Øштүлер болзын,  
Кару најылар –  
Најылар болзын!...»

\* \* \*

Алтын башту Прага городто  
Каштан агаштың  
Бүрлери какталат.  
Он эки апостол  
Кайда да анда  
Энгирги шандарды  
Сокконы угулат...

*Прага 1963 ж.*

## ТҮНДЕГИ ЛОНДОН

*Лондондо аэропорттың буфединде  
Иштеген карган индуска.*

Лондон.  
Аэропортло баскан  
Лордторды аյыктап,  
Мен – залдың учында.  
Конжооры тумтур  
Течпейген англосакс  
Конгоны шоодып,  
Анекдот куучындайт.  
Комфорт-комфортту  
Самолет сакып,  
Кофе ичкителеп,  
Кедейген жаткылайт.  
Коркайып калган  
Официант-индуска  
Кокырбыла Цент<sup>\*</sup> чачкылайт.  
Тиштеген этти  
Резинкадый чайнап,  
Тиштерин көргүзип,  
Каткырып жаткылайт.  
Түштүк Суданда,  
Ганада, Малиде  
Түйеен эдерге  
Түнде баргылайт.  
Сары туманга  
Аскындап-тоскундал,  
«Сабенна<sup>\*\*</sup>» фирмадан  
Самолет келет.

<sup>\*</sup> Цент –английский оок акча.

<sup>\*\*</sup> Сабенна –бельгийский самолет.

Катанга берген  
Күмүшке суркурап,  
Католик жаңду  
Дамалар кирет.  
Кортук индус  
Коркайо эңчейип,  
Кофезин уруп,  
Олорды күндүлейт.  
Оның төрөлин  
Канча чактарга  
Олор тоноп,  
Шоотконын билбейт.  
Карангай түнде  
Моторы күркүреп,  
Канады сыгырып,  
«Каравелла<sup>\*</sup>» келет.  
Карды какшаган  
Бийлердин алдына  
Карган индус  
Катап ла эңилет...  
Карангай түн.  
Кунукчыл, кунукчыл!  
Качан учарым  
Мен,  
Былардан качып?...  
Телекей тепсеген  
Немелер ортодо,  
«Тенек» индус меге ачу...

*Лондон, 1964 ж.*

<sup>\*</sup> Каравелла — французский самолет.

\* \* \*

Отельдинг көзнөгин кайра ачала,  
Öскө городты  
Аյыктап турум...  
Jaан кара көлötкөм оромдо  
Чалкайто јатканын  
Айыктап турум.  
Jүс отторго чалыткан тёжимнен  
Jүргим менинг  
Откүре көрүнет.  
Откён улустар менинг ўстимле  
Өнöтийин тепсеп,  
Откёндий билдирет.  
Кар айланып, айланып, айланып  
Каарып јаткан  
Кökсиме түшкүлейт.  
Jүзүн башка истерин артызып,  
Jүргиме базып,  
Улустар откилейт.  
Кандый да враачтынг рентгеновый чогы  
Тёжимди откүре  
Чалытпаган эди.  
Кандый да эмчининг сескир приборы  
Канымнынг тебүзин  
Онгдобогон эди.  
Тамырым менинг узун јолдордый,  
Тартылып, ороонло  
Тудужып калган.  
Jүргим менинг миллион отторлу  
Город болуп  
Туруп калган.  
Онын учун улустынг истери  
Öйлөрлө кожо

Јоголып калат.  
Оның учун кар айланып,  
Көксиме түжеле,  
Кайылып калат...

1966 j.

## ПЛАЙА ХИРОН

Кубада революция учун јыгылган кажы ла  
јуучылдың сөбигине Республиканың  
маанызын кадап салган.

Картага тарткан  
кара чийүдий,  
Чике ле барган  
кызыган гудрон.  
Тартышка, јўрўмге  
Кубаны кёдўрген,  
Тарызы јытанган –  
Плайа Хирон.  
Пальма тўзинде,  
јолдынг кырында,  
Баткак саста  
маанылар элбирейт.  
Кажы ла мааны –  
јуучылдар мында  
Карабинди салбай,  
ольёнин керелейт.  
Карангуй тўнде  
десант тўжерде,  
Каруулда сегизен ле юиит  
уулдар тургандар.  
Карибский ле талайдан  
чубаган черўге  
Карабин ле мылтықту  
удура баргандар.  
Карангуй јаратта  
башталган согушты  
Карибский талайдын  
толкузы билер.

Канына јунунган  
уулдарга болушка  
Кастро мендеп  
ол эртен келер...  
Оноң олордың  
јыгылган јерине  
Онбос мааныны  
тургузып салгылаар.  
Өлтүрген јуучылдар  
ойто тирилип,  
Ӧштүге удура  
öскөзин кычырап.  
Сегизен мааныныг  
кийини јанында  
Серп ле маскалу  
мааныбыс тураг.  
Бомбаның, пушкиның  
күэзүрти откүре  
Болушка телекей  
улузы баар.  
Төжинде шыркалу  
Революция туруп,  
Ӧштүге калганчы  
согулта берер.  
Республиканың улузы  
маанылар болзо,  
Революция ёлбös,  
Революция јенгер!

1964 j.

## ВАРАДЕРО

Жажына жажыл  
бу алтайданг  
Жараш  
алтай  
бар дееринг бе?  
Куудый агаш,  
эжинип јайканган  
Курорттынг ады –  
Варадеро.  
Көс кылбыгар  
тengери алдында  
Көс тенгиске  
эжинип јылынат.  
Батистанынг  
бажын  
изўденг корыган  
Пальма агаштар  
Эзинге јайканат.  
Диктатор эмди  
Бириккен Штаттарда,  
Житкезин тырмап,  
Кастроны каргайт.  
Тоноп алган  
акчазын  
карамдап,  
Тойо  
курсак  
жиириненг де коркыйт.  
Бистер дезе  
онынг кыбында  
Бифстроган јип,  
кофе ичедис.

Кунугып  
турган  
дендилер<sup>\*</sup> болуп,  
Кумакту јаратта  
баскындап јўредис.  
Балдахон јабылу  
телкем орында  
Батистадан  
артык  
сайрап јададыс.  
Кўркўреп  
келген  
Атлант тенгисле  
Кўрежип,  
соодонып,  
ойноп турадыс.  
Бистерди корыган  
Милицияның сомы  
Бийик јаратта  
турганын таныйдыс.  
Съерра-Маэстроның  
уулдарыла кожо  
Секирип  
келеле, тенгиске кайылдыс!  
Банкирлер јуртаган  
Варадеро эмди  
Бастыра соодын  
бистерге берер.  
Jўс миллион  
акчазын тёжёнип  
Дюпон<sup>\*\*</sup> до биске –  
ол кайдан једер?!

*Куба, 1963 j.*

<sup>\*</sup> Дюпон – американский миллионер.

<sup>\*\*</sup> Денди – кеен кийимду, тангаркак.

## ЭНИРГИ ГАВАНА

Энгир ле кирзе,  
    Жаражай Гавана  
Энделе бергендей,  
    Жыргалын баштайт.  
Эки де песо  
    Акчазын кысканбай,  
Энгириги клубта  
    Бијеге таштайт.  
Там-там ойногон  
    Таверналар сайын  
Таманы јызырап  
    Уулдар бијелейт.  
Ээлгир сынду,  
    Кармендий кыстар  
Эжиктер сайын  
    Ийиктелип киргилейт.  
Янгы чыккан  
    Газеттер саткылап,  
Jaактары талбас  
    Уулчактар кыйгырат.  
Санаазы чыкканча  
    Самбо ойноп,  
Саксофон түниле  
    Кафеде багырат.  
Кармен ошкош  
    Кыстардың колдоры  
Кабыра тутса –  
    Бек кискедий.  
Кееркенип ойногон  
    Гавананың ўни  
Кестиртип јаткан

Мун кискедий.  
Бије теберге  
Күч болгондо –  
Пиджак, платье  
Кедери чачылат!  
Көрнёйдій кызыл  
Сындары толголып,  
Көстөрдö јаныс ла  
От чагылат!  
Тура бијеге  
Тапчы болгондо,  
Туура чыгала,  
Тышкары тепкилейт.  
Чагы јетпеең  
Жүдектер јерге  
Чалкайто келип,  
Меч! – эткилейт.  
Кариб талайдың  
Толкузы база  
Казыр бијелеп,  
Јаратка согулат...  
Јайым јыргалду  
Гавананы корып,  
Јаратта түниле  
Барбадос\* турат!

1964j.

\* Барбадос – революционный јуучыл.

## ЖАРАТТА

Гаванада эңле јараш ором Карибский талайды  
јалакай барган.

Талайдынг tolкузы кезикте бетон парапетти ажа  
коноло, мантап бараткан тоозы јок машиналарды  
јуна согуп ииет. Эңирлер сайын сүүшкендер парапетке  
коштой отурғылап алала, көпöгöш талайды  
түн киргенче ле аյқатагылап отурғылайт.

Кыскылтым öндү тропический эңир.  
Кызып калган бийик тенгери.  
Булунда жайсанган талайдын тымыгын!  
Бу мен кайда? Кемниң жери?...

Көрнöө оттый кып-кызыл булуттар  
Кös жетпес талайдынг ўстүнде күйгүлейт.  
Ажып брааткан күнге баштанып,  
Антильский талайга сүүшкендер көргилейт.

Кыстынг тизезин јастанып мулат  
Кыскылтым эңирде ол нени айқтait?  
Кöп частарга талайга көргилеп,  
Кöörкийлер болзо не унчукпайт?

Ак байканду кемени айкап,  
Амадузын олор сананды эмеш пе?  
Музыка ошкош тымык талайдынг  
Үнин олор тынгдады эмеш пе?

Керептер уйуктаган гаваньда оттор  
Кемге де имдеп, очомик күйгүлейт.  
Эңир олорго эңчейип келгенче,  
Эмдиге нени талайданг көргилейт...

Эдетең революцияны әдип салала,  
Эмди әригип отуры әмеш пе?  
Айса мында јииттер бириксе,  
Артық әрмек айтпас неме бе?

Жайым төрөлим ырысту әдерге  
Жаба шүүшкілеп отуры әмеш пе?  
Öштүлер табарза, жүрүмин кысканбай,  
Өлөргө олор сананды әмеш пе?...

Көрнөө оттый кып-кызыл булуттар  
Көс жетпес талайдынг ўстүнде очкилейт.  
Гаваньда оттор күйгенче олор  
Карибский талайга не көргилейт?..

1964 j.

## «ЮМАРИ»

Кубада Пинар дель Рио деп провинцияда  
«Юмари» деп атту сүрекей жараш özök бар.

Индeйский тилле «Юмари» – ол «Мен öлüp  
браадым» дегени

Энедий эңчейип, пальманынг төзинде  
Эди шыркалу индеец жыгылган.  
Кös жеткенче оны эбирае  
Кöпöгöш, köпöгöш тöröли жайылган.

Jöзүн күштар кожонын токтодып,  
Jöргеги систап, сөстөрин тынчдаган,  
Каракула казыр да болзо,  
Канын жалайла, ары мантаган.

Качан да онгбос көпöгöш тенгери  
Карыгып туарда, öни кубулган.  
Кайда да оны истежип келеткен  
Казыр улустынг ўндери угулган...

Кенете онынг боромтык кёзине  
Кеен öйлөри ыраактанг кörүнген:  
Жайым жүрүми... Жаражай эмееени...  
Жайканган боромтык толкудый кörүнген.

Жайылып клееткен байканду керепти  
Жазап кöröргө ол бажын кöдүрген.  
Колумб деген коркышту кижининг  
Колынаң күркүреп, от кörүнген!...

Корголын октонг жаңыс ла ол  
Тирю артала, качала качкындал жүрү.

Казыр улустың ўндери угулат!  
Калганчы индеец жүк ле тирё.

Коркышту түндер там ла жууктайды...  
Корызанг оны  
О, Санта Мари\*!  
Же калганчы тирё индеецтинг айткан  
Калганчы ла сөзи:  
«Ю-мари»

*Куба, Пинардель Рио, 1964 ж.*

---

\* Санта Мари –агару Мария, католиктердин кудайы.

## ТҮШТҮК ТАЛАДА КҮС

Аллея ичиле  
Кажы ла күнде  
Айланган бүрлерди  
Аյыктап өдөдим.  
Алтай јеримди  
Эске алынып,  
Ала-Таунын  
Бажына көрөдим...  
Алтайда эмди ле  
Күс база  
Араайын једип  
Келген болор.  
Ак айаста  
Күштарды ээчиде  
Аркалар аյыктап  
Турган болор.  
Журт јерлерде  
Улустар ажын  
Жуунадып согуп  
Алган болор.  
Турлузын таштап,  
Пастухтар эмди  
Туулардан түшкүлеп  
Жаткан болор.  
Саргара берген  
Бүрлерди айыктап  
Сананып, öскö  
Талада турум.  
Улуска мактаткан  
Түштүкке де база  
Удабастан ла кыш

Келетен турұ...  
Откён лө «Волганың»  
Сигналы койлордың  
Откүн маараган  
Үниндий билдирет.  
Түштүк городто  
Жүрген де болзом,  
Түңгей ле олор  
Түжиме киргилейт.  
Ала-Тауның  
Бийик баштары  
Алтайдан мени  
Айрып салғандый.  
Шылыражып откён  
Кажы ла бүр  
Шымыранып нени де  
Айдып турғандый...  
Оның учун  
Кажы ла күнде  
Айланган бүрлерди  
Аյыктап көрөдим.  
Алтай јеримди  
Эске алынып,  
Ала-Тауның  
Бажына көрөдим...

*Фрунзе, 1966 ж.*

\* \* \*

Катап ла јыгылдым, ыйлаба, энем,  
Кату ѡлдордонг качпаган эдим.  
Кару сөзингди айт, угайын.  
Кайран энем,  
Канайып турайын?  
Жымжак ѡлды талдабаган эдим,  
Жыгыларым деп билбegen эдим.  
Көстинг јажын не урайын?  
Кöörkij энем,  
Канайып турайын?  
Тöрöl тууларым туманды ёткүре,  
Тöölöp чилеп, jүргүлей бердилер...  
Ойлёр ёдöt – араайын, араайын!  
Кайран энем,  
Канайып турайын?  
Кичинекте шыркалу тиземди танала,  
Килеп, ёрё тургузып алатаң.  
Эмди – менинг jүрегим шыркалу –  
Энем, энем!  
Канайып турайын!  
Jaанап алала, жыгыларым деп  
Јажына, байла, сеспеген болорынг.  
Эмискен энем!  
Канайып турайын?  
Табышту jүреле, ташка илинип,  
Такып ла јерге мен јыгылдым.  
Кажайган чачынгды канайып көройин?  
Кайран энем!  
Канайып турайын!  
Töгүни-чыны тögүлген јериме  
Tомён көрөлө, канайып барайын?

Каруузын жаңыс – мен айдайын!  
Кару энем!  
Канайып турайын?...  
Алкышту сөзбөрди угатаң болзом,  
Антей чилеп, мен турар әдим.  
Кату-жымжак  
Жолдорды ылгабай,  
Катап ла ичкери  
Мен баарар әдим!

## ТАШКЕНТ

Эмдик аттый планета јер  
Ташкенттин алдында  
Ташталып туйлайт.  
Экчелип турган айлының жаңында  
Энезин кычырып,  
Жаш бала ыйлайт.  
Күүле күштарды озодон чочыдып,  
Күркүреп келеле,  
Күрс эттире!  
Озогы, жаңы тураны ылгабай,  
Ойногон чылап  
Мергедеп јемириет.  
Такып ла тонгжылап,  
Киштеп келеле,  
Ташкентти  
Таштап ийерге турат.  
Је он беш республиканың  
Ишмекчи колдоры  
Јердинг тискинин  
Бек тудат.  
— Йилаба, балам,  
Мен база ѡскүс...  
Ыраак јеримнен  
Мен бери келгем.  
Кородоп келеле,  
Коркышту жеткерди  
Көрөрим деп  
Билбедим, балам.  
Йилаба экем,  
Өскүс бойынга  
Ырысту орооныс

Эненгдий болор.  
Оодыктар ортодо  
Арткан бойынга  
Он беш республика  
Адангдый болор.

## ЧЁЛДЁ

Чойё јелип ёдётөн чёлдор  
Чörчök јериңе артып калгандар.  
Бадышты көстöгөн  
Аттардың истери  
Балқашка чейилип,  
Јоголып калгандар.  
Јылыжып келген мунг јылдар  
Јылыжып калган бу – чёлдö.  
Казыр улу каандыктар  
Кайылып калган бу – чёлдö.  
Је качан да бу чёлдö  
Јер силкинип јадатан.  
Јуучылдардың кыйгызы  
Јангыланып туратан  
Јер-алтайдың түбине  
Јелбистер чилеп келетен.  
Үлдүзине согулып,  
Үч амырап једетен.  
Је олордың ўндери  
Эмдигенче јангылат.  
Кымыс саткан казахтың  
Кыйгызынан угулат...

1966 j.

## СЕМАФОР

Элбек чөлдөрдинг ээн түбинде  
Энгирлер сайын семафор кызырат.  
Öткён лё поездтинг  
Кийниненг аյкап,  
Öскүс немедий, ол јолдо турат.  
Экинчи јууданг уулдарын сакыган  
Энелер чилеп, јолдордо тургулайт.  
Элес эткен  
Поездти ээчий  
Эрикчил көргүлеп, чөлдөрдö арткылайт.  
Ырысты улустар вагоннонг түшкителеп,  
Туштажып, уткыжып, чөлдөрди кечкилейт.  
Jиилегин саткан  
Кыракы узбектер  
Jиткезин арлап, чай ичкileйт.  
Талайдый јайканган чөлдөрди айкап,  
Тамбурда таңкылап,  
Jaңыскан турум.  
Кийик чөлдөрдинг јайым салкыны,  
Кöзнöк ажыра кöксиме урул!  
Тенегим тутса, телекей ўстин  
Темир јолло  
Мен ёдö берерим!  
Тууларданг божонгон бойымды тудатан  
Тургактар јолын мен јакшы билерим!  
Баатырлар минбеген ат чылап,  
Бажыма нокто суктурбазым мен.  
Je jaңыс ла семафор  
Одина көргөмдö,

Ненинг де учун эригедим мен...  
Жажыл одыла јолдорды ачып,  
Жайканган чөлдөргө ол мени божодот.  
Кылыгым билгендий,  
Ол мени ээчиде  
Кызырып калган көзиле көрöt...

*1966 j.*

\* \* \*

Түштүк талада түндердинг тымыгын,  
Тизилип калган јылдыстар јабызын!...  
Шылырап аккан суактынг араайын,  
Шымырап турган теректер бийигин.  
Арайын чылаган ай јаркынын,  
Ак көбөнгнинг чечектеп јатканын.  
Түниле бараткан абранынг калыртын,  
Түштүк талада кожоннынг карыгын.  
Кижи онгдобос алтайдынг јатканын,  
Кишлакта қўйген оттордынг јарыгын.  
Сўмерденг тўшкен Даръянынг агажын,  
Сўўшкен юиттердинг кожонгын јаражын...  
Соодонор кўёним келди эмеш пе,  
Соок каным ойноды эмеш пе?..  
Жок.  
Жўрўмнинг очпос кожонғы угулды,  
Жўрегим, санаам јериме бурылды...

\* \* \*

Роза, роза, роза, чечек,  
Баштапкы ла катап  
Мен сени көрдим.  
Жебренненг бери  
Поэттер бойлорын  
Женгизип келгенин  
Жаны ла билдим.  
Солун ўнимди  
Сен онгдобос болорынг,  
Соок јерлердинг  
Поэди эдим.  
Соодонорго сениле  
Билбезим мен,  
Сок ло жаныс  
Көрөргө келдим.  
Токпок көрөлө,  
Тоорчыгынг болорго  
Тонг ёткүре  
Ол жөнгил болор.  
Ойлөргө көрбөй,  
öй ёткүрзем,  
Ойиненг ёткүре  
Ол жөнгил болор.  
Сенинг түштүк  
Жаражынг аյыктап,  
Себиде жайылган  
Чечекти санандым.  
Эрке сени  
Мактаган поэттер...  
Элебес состорин

Мен эске алындым.  
Роза, роза,  
Роза чечек,  
Баштапкы ла катап  
Мен сени көрдим.  
Жебреннең бери  
Поэттер бойлорын  
Женижип келгенин  
Jaңы ла билдим!...

\* \* \*

Тирсилдеп, тирсилдеп,  
Тирсилдеп, тирсилдеп,  
Энгирлер сайын поездтер келет.  
Ээн чөлдөрди ажыра келгилеп,  
Эрикчел сенинг эзенинг экелет.

Табышту перронго кемди де сакып,  
Та неге де мен  
Jaантайын келедим....  
Узун, узун составты аյыктап,  
Унчукпай, кажы ла  
Вагонго көрөдим.

Мен билерим:  
Сен ыраак, ыраак.  
Мен билерим:  
Сен келбезинг бери.  
Эмди кыш анда...  
Мен билерим:  
Письмого сен керик.

Энгирде иштенг сен орой келеле,  
Ээн кыбынгда  
Отурган болорынг.  
Эске мени кенете алынып,  
Эби јоксынып,  
Сананган болорынг.  
Оромдо дезе кар ла кар...  
Орой улустынг каткызы угулат.  
Жаткан туранынг  
Данында ўргүлеп,

Jaан теректер  
Jaйканып турат.

Арып калган колдорынг јастанып,  
Араайын уйуктай берген болорынг.  
Jetire чийбеген  
Кичинек письмодонг  
Jetинчи түжингде  
Сен көргөн болорынг...  
Эртен катап ла  
Тирсилдеп, тирсилдеп,  
Энгир ле кирзе, поездтер келер.  
Ээн чөлдөрди ажыра келгилеп,  
Эрикчел сенинг  
Эзенинг келер...

*Фрунзе, 1966 г.*

\* \* \*

Жеримде эмди кыш келген болор....  
Жердинг ўсти апагаш, апагаш.  
Мында дезе түштүк салкынга  
Шуулап турат кеен карагаш.

Мында дезе кажы ла чедендиötкүре  
Эрке көстүр роза кöröt.  
Кенете ыраак жеримде öскөн  
Күнкелди чечек санаама кирет.

Кырлардан түшкен кыргыстынг кыстары  
Кызыл платьелю коштой öткүлейт.  
Эртен-энгир јолыма туштажып,  
Эригип калган козиме көргилейт.

Жеримде эмди кыш келген болор...  
Жердинг ўсти апагаш, апагаш.  
Кöпöгöш энирлү чöлдöрдинг кыстары,  
Кöрбöгöр меге – jüregimde таш.

Тилиреп учкан күштардынг ўниндий,  
Тилигер онгдол болбозым мен.  
Кöрнööдий күйген чокту козööрдöнг  
Кöпöгöш тенгери көрбöзим мен.

Жеримде эмди кыш келген болор...  
Жердинг ўсти апагаш, апагаш.  
Кöпöгöш чöлдöрди аýктаап турум,  
Кöксимде – сыс, костörimde – jаш.

Эриккен ёскö кишини айкта,  
Эрке кёстү роза кёрöt.  
Же санаама жаныс ла ыраак жеримде  
Онгылап калган чечектер кирет...

*Фрунзе, 1966 г.*

## УУЛЧАК

Кандый да јуртта  
Бир уулчак јуртаган  
Кажатта балкаштан  
Городтор төзөйтөн.  
Кажы ла түнде  
Түш јеринде  
Кайкамчылу јараш  
Öргөлөр көрötөн...  
Кайкалду түштерин  
Балкаштанг эдерге  
Катап ла уул  
Кажатка келетен.  
Кабырган чочкозы  
Кажы ла күнде  
Канча улустын  
Маалазын түрттeten.  
Кыскылтым энирлер  
Кирип ле келзе,  
Кыйгырып-калақтап,  
Эмеендер јуулатан.  
Сары балкашка  
Уймалган уулчакты  
Сабууры сынганча  
Энези сабайтан.  
Энирги таңдактын  
Көрнөөзин аյыктап,  
Эдининг ачузын  
Ол ундып салатан.  
Эртенги күнде  
Катап ла ол  
Эңчейген бийик

Жаратка баратан.  
Кабырган малы  
    Катап ундылып,  
Канча улустың  
    Маалазын бузатан.  
Эмееңдер иштенг  
    Жанганча ла уулчак  
Эңчейип алала,  
    öргöölöр jazaitan.  
Багырып келген  
    Улустар ортодонг  
Баланың jüregin  
    Кемизи ондойтон?  
Санаазы jараш  
    Уулчактың jütkүүлин  
Сабуур качан да  
    Токтодып болбайтон!  
Кайкамчылу «городы»  
    Тепселип те калза,  
Канайдар? Улустың  
    Кылышы кийик.  
Эдетен кижининг  
    Санаазы карыкса,  
Эртенги күнде  
    Катап ла бийик!...  
...Кандый да јуртта  
    Бир уулчак јуртаган,  
Кажатта балкаштан  
    Городтор төзöйтön.  
Кажы ла түнде  
    Түш јеринде  
Кайкамчылу jараш  
    öргöölöр кörötön...

## СЛУЖЕБНЫЙ УУЛДАР

Бис служебный уулдар. Кезикте  
Кем болгоныс – ундып саладыс.  
Бой-бойысты туйкайын озолоп,  
Ботпонг кайнап, ишке барадыс.

Чала санаалу кылайып ийеле,  
Чала-была чаазындар чийедис.  
Теренг санааны тенг сананып,  
Тежик графинненг суу ичедис.

Текши жуундарда тем болорго  
Техничка эмееңди арбап турадыс.  
Туура турган бильярдту кыпка  
Туйкайын барала, ойноп аладыс.

Жамылу бисти адылбаган күнде  
Жарјаңдал, сүүнижип јангылап браададыс.  
Жаны жылдынг ёдё бергенин  
Жаны ла көрүп, кайкажып турадыс.

Бис служебный уулдар. Кезикте  
Кем болгоныс – ундып саладыс.  
Бозомло кожо турала, ишке  
Бой-бойысты озолоп барадыс.

## JAC

Марина балама тöрт ўлгер

Марина, балам,  
    Jac келди.  
Туулардынг тёжиненг  
    Чечектер энгилет.  
Сенинг апагаш  
    Платъенди кийеле,  
Яблоня агаштар  
    Эзинге сүүнет.  
Араайын, араайын  
    Өлөнгнинг тазылы  
Тыдырап ѡскёнин  
    Угадынг ба, балам?  
Эне ёристиң  
    Той балкажы  
Кичинек тёжине  
    Уур ба, балам?  
Түни-түжиле  
    Өлөнгдёр тызырап,  
Жердинг кыртыжын  
    Кемирип чыккылайт.  
Кöпöгöш, кöпöгöш  
    Баштарыла жайкап,  
Телекей ўстине  
    Кайкажып тургулайт.  
Киленгкей балам,  
    Бу бастыра чечекти  
Кичинек колынгла  
    Сен меге ийген,  
Ачуурканып аданг

Жүрбезин деп,  
Алтайдың ўстин  
Чечекле бўркеген.  
Тынгдазан, балам,  
Не де чыкырайт:  
Ол карган, карган  
Тал энгилет.  
Ол јангыскан балам...  
Је јаска амадап,  
Бўрлерин шууладып,  
Жўрўмге сўйунет.  
Тынгдазан, балам,  
Куштардың ўндерин:  
Олор ыраак  
Таладаң келгендер.  
Кожо ойногон  
Оок балдарга  
Кожонғын сыйлаарга  
Јеткилеп келгендер.  
Марина, балам,  
Кайда ла јас ...  
Јердинг ўсти  
Чечекке бўркелет.  
Сенинг апагаш  
Платьенди кийеле,  
Яблоня агаштар  
Эзинге сўйунет...

1966 j.

## ЈАЙ

Тыт агаштынг санзызы кайылат:  
Тынчу јайдынг  
Тыныжы кызу.  
Тыбырап та jaаган  
јааш болзо!  
Тынарга, байла,  
күч сеге, кызыым...  
Меестерди эдектей  
энгилген ёлёнгдö  
Менгдебей бышкылап,  
јиилектер кызарат.  
Аркада чалдыккан  
чечектинг ўстиле  
Араайын кынгылап,  
адару айланат.  
Коркок талдынг  
будагы мылырап,  
Колдорын салып  
ийгендий турат.  
Кыралар ...  
Сүрекей изў олорго!  
Кылгалар баштарын  
кыйналып суурат.  
Сениле кожо  
бастыра телекей  
Сергеленг уйкузын  
уйуктап јаткандый.  
Сениле кожо  
бастыра чечектер

Серёүнди сурап,  
кыйналып тургандай!  
Энгир ле кирзе,  
йүстингде, балам.  
Эрке јылдыстар  
јаркынын ийер.  
Суузазан, балам,  
энгирги чолмон  
Сурлаган чыкту  
чалынын берер.  
Телекей ўстинде  
амыр, амыр...  
Тегерик айыбыс  
йүстингде ле турзын.  
Сок јаныскан  
бу ла тал  
Соододып, јанында  
чыкырап ла турзын.  
Је качан да токтобос  
јүрүмнинг ўндери  
Качан да сенинг  
йүстингде тураг.  
Чалынду кобыда  
эртен ле, балам,  
Чалгынынг омок  
кожонғы угулар...

## КҮС

Ыраак јерлерден  
ойто ло келдим.  
Жүргим сыйтайт  
неденг де улам...  
Сергеленг жүрүп,  
келбейин де дезем,  
Сени таштап  
болбодым, балам.  
Ыраак јерлерден  
ойто ло келдим.  
Ырызым, байла,  
янгыс ла мында.  
Таштап ийеле,  
барайын да дезем,  
Тартыжуум, байла,  
сенинг јанында.  
Жеристе күс...  
ыраак түштүкке  
Жергелей күштар  
учкулап браадыры.  
Жердинг ўсти  
туйкайын саргарып,  
Нени де сакып,  
эригип јадыры.  
Кыралар ээн...  
таандардынг балдары  
Кырлангды ажыра  
учарга ўренет.  
Карараган обоолор  
уйкулу көрүнет,

Карган талдынг  
бүрлери төгүлет.  
Сары түктү  
кичинек андардый,  
Саргарган бүрлери  
јорголоп келгилейт.  
Сенинг кичинек  
чеденинге олор  
Кемнен де коркып,  
менгдештү киргилейт.  
Катап ла күс ....  
јаланда иштеген  
Кыстардынг кожонын  
угадынг ба, балам?  
Быжыл ажыбыс  
сүрекей јакшы...  
Улустар ончозы  
ток болор, балам.  
Жаны аштанг  
энгирлер сайын  
Жаанаң амтамду  
калаштар быжырап.  
Жаан столына  
курсагын чоголо,  
Жаныскан отурып,  
ол сени сананар....  
«Балам менинг  
ölбögön болзо,  
Баштактанып ажанар  
эди...» – деп айдар.  
Кöзнöктиң алдында  
жаан күнкузук

Кёдрозин билип,  
бажыла јайкаар.  
Байрам келзе,  
адаларыла кожо  
Бастыра балдар  
парадка барап.  
Јангыс ла адан  
улустың учында,  
Јайканган талдый,  
јангыскан тураг!  
.... Ыраак јерлерден  
ойто ло келдим...  
Јүргегим сыйтайт  
санаадан улам.  
Сергеленг јүрүп,  
келбейин де дезем,  
Сени таштап  
болбодым, балам!

## КЫШ

Орой энгирде анда кем онтойт?...  
Ол тал комудайт –  
Салкыннан улам.  
Апагаш кары айланып, айланып,  
Арканы бүркеп,  
Кыш келди, балам.  
Карган тал әмди кар бөрүктү  
Карыкчыл сананып,  
Туруп ла жат.  
Сеге келген койонок изине  
Сеелген кары  
Jaap ла жат...  
Катаң келзем, кару койонго  
Кадары тату-у  
Капуста берерим.  
Кажаттар ажыра кокпондоп, кокпондоп,  
Кажы ла энгирде  
Балама келеринг.  
Үркүнчек, кортуқ койонок, койонок,  
Үрпендеп бери  
Келип ле жүр.  
Яңыскан жаткан жаш балама  
Жараң чёрчөгинг  
Куучындап ла жүр.  
Туу кериген анчы кишинин  
Тузагына түшпей,  
Жүр ле, койоным.  
Түштүктен ойто жас келгенче,  
Түбекке түшпей,

Жүр ле койоным.  
Карган тал эмди кар бёрүктү  
Карыкчыл сананып,  
Туруп ла жат.  
Сенинг изинге, семтейген чачыма  
Сеелген кары  
Jaap ла жат..  
Jaap ла жат...

*1966 j.*



---

**«АДАЛАР ТҮЖЕЛЕТ» (1972)  
ДЕП ЖУУНТЫДАН**

**КИЖИ**

Кижи шүүнип келгенде,  
Кибернетика нени этсин?  
Амадаган кийнинде  
Автомат кайдан јетсин.  
Орчыланг түбин ойлодып,  
Ойгортып, кижи ёдёр.  
Көмө баскан јеринен  
Кöгöрип, öлöнг öзöр.  
Комета чылап, күйеле,  
Кижи ёлүп калар...  
Jetire айтпаган санаазы  
Jеринде артып калар.  
Айдылбаган санаазын  
Арткан ўйелер табар.  
Jүрүм катап ла жаныдан  
Jүс чакталып баарар...

J A C

Күнди уткып, јабууның алдында  
Күүлелер онтоп, токтобойт.  
Jүрүмди јаны ла сескемдий,  
Jүргегим неге де ойнойт!  
Көзнөк алдында чеденнинг ўстинде  
Боро күшкаштар борбонгдол сертежет.  
Болчок эрезин мечиктий секирип,  
Бой-байлорын мекелеп, кетежет.  
Кендир чокыган такаалар алдында  
Кедейип алган пötükter турат.  
Агашка чыгып, кылынган уулчакка  
Айылдаш кызычак ёткүн каткырат.  
Кандый да жажытту күчин сезеле,  
Канайдар эбин ол таппай турат не?  
Будактан будыла илинип алала,  
Бултаартып, балага не көрöt не?  
Кажы ла таладаң, телекей ўстинен  
Кандый да экпиндү эзиндер келет.  
Кöпöгöш-кöпöгöш тенгери түбиле  
Куулар ошкош булуттар экелет!  
Jүректиң сызын нениң де учун  
Jүс эмдерден ол артык эмдейт.  
Айаң ачык жалаңдар жайылып,  
Араайын олор неге де имдейт...  
Эржине – јорго болотон болзо  
Эмди ле мынанг мен учар эдим.  
Кöпöгöш көстү көлдöргö эңчейип,  
Кöбүктү суузынаң мен ичер эдим!  
Jүгүрүк суулардың кожонын тынгдал,  
Jүрүмди жажына мактайым мен.  
Туулардың, чөлдöрдин  
Агару јыдын  
Тумчалана тынып,  
Сүүнедим мен!

## БИЧИКТҮЙ КАЙА

Кёгёрип аккан Кадыннан ичерге  
Кёнкёрө энгилген баатырдың јўзиндей.  
Жүс јылдарга күнгे кызыткан  
Жўзинде јиктер, чырыштың изиндей.

Онтоп јаткан шыркалу немедий...  
Озогы чёрчёктай, кунукчыл куучындей.  
Соок мангдай айга жалтырап,  
Согушта јыгылган јебрен јуучылдай!

Кадынга карыш ла кирези јетпей,  
Канча јатканын бойы да билбейт...  
Ёлўп бараткан баатырдай кайага  
Откён лё неме торт килебейт.

Алдамы уулдар ак черетле  
Аттарын бого та не бичиген?  
...Мокоргон ўлдўзин кайага јаныйла,  
Монголдор мында база бичиген.

Је ёштүнинг быјар сёсторин јўзиненг  
Оксёғён Кадын катап ла јунган.  
Артап калган Кан-Алтайым  
Арткан уулдарын катап ла јууган...

Тёрбёттинг черўзин тёбölöй соголо,  
Тёжин тўзедип, мында токтогон.  
Кўёлеп јаткан Кыдатты угала,  
Кўчтери югын кородоп ондогон.

Ойгор санаалу он эки јайзанды  
Орустың јерине бу мынаң аткарган...  
Ас та калыктың ийдезин керелеп,  
Алтай эрлер бу мында турган!

## МИКИСТИНГ КОЖОНЫ

Талай...

Ыраак, ыраак Эгейский талай.  
Толкулар күркүреп, жаратка согулат!  
Чайка күштар Туниске браатқылайт...  
Жаратта Мария Франдури турат.

Өскө жаратты жеринен аյыктап,  
Өксөп ыйлаган кожоны угулат.  
Жылангаш буттарын толкулар окшойт,  
Көзинде жажын салқындар арлайт.

Ак колонназын айаска көдүрип,  
Акрополь Грецияның төжине тайанат.  
Магын, күчин, түбегин, шыразын  
Мария кыстынг ўниле айдат...

Жетире ўренбекен полковниктер әмди  
Жебрен де культураны жентген деп айдат.  
Эгей талайдан уулдарын қычырып,  
Әңчейген бийик жаратта ыйлайт...

Ыйлаба, Мария!  
Глездостынг сүүген гвоздика чечеги  
Жебрен жерингде түнгей ле жайканар.  
Микистинг кожоны элен чактарга  
Эгейский талайдынг ўстинде жанылар!..

## СУРАК

Ай-күн чалып, јылдыстар сурлажып,  
Айлаткыш түбин чактарга эбирген...  
Ак-јарыкка, телекей ўстине  
Алтай албаты кайданг келген?

Кöчүп келген кöчкүндер болзо,  
Кöö-куйагын кем јазаган?  
Базынчык көргөн албаты болзо,  
Базырык корумды кем тургускан.

Күннинг кёзине мызылдап турар  
Күмүш сырғаны кем эдинген?  
Телекей бакан ѡштүге удура  
Темир согоонды кем ийген?

Канату аңдар јуралган кебисте  
Кандый каандар, нени шүүшти не?  
Казылып келген бу алтын јүстүкти  
Кандый јииттер сыйлажып, сүүшти не?

Канча чактарга солынган каандардын  
Канду керегин кандидат билер бе?  
Айдынг түнде јуучылдын кыска  
Айткан сөстөрин поэттер билер бе?

## ҮЙКУЗЫ ЈОК ТҮНДЕРДЕ

Узап барган жылдыстар жолындый,  
Үйкүзы јок, о, жүс түндерим,  
Унчукпай айдылган мунг сөстөрим...

Айга көрөдим... Эмди ле анда  
Араайын, араайын улустар баскылайт.  
Улаарып жүрген улустый көрүнип,  
Улус көрбөгөн таш тапкылайт...

Тымық, тымық сигналдар келгилейт..  
Тыңдаалап олорды жаңыскан угадым.  
Каруулу жүрүмнинг учурын билерге  
Карангуй көзнөктин жаңында турадым.

Элбек жүрүмнинг эдегинде де болзом,  
Эзирик немедий сүүмжиле толотом...  
Жер ўстинде, бу жарық алдында  
Жетире нени этпеген болотом?

Кыйынду Вьетнамның шыразын газеттен  
Кычыrbай, туура таштадым эмеш пе?  
Азыраган баламның жүрүмин сананбай,  
Аракы ажыра мен ичтим эмеш пе?..

Узап барган жылдыстар жолындый,  
Үйкүзы јок, о, жүс түндерим!  
Улустың кулагы качан да укпас  
Унчукпай айткан, о, мунг сөстөрим!...

## ЯРМАРКА

Майма сууны јараттай  
Албаты-јон толо,  
Аш-курсакты, јоёжёни  
Болбозыгар тоолоп.  
– Јаратта бүгүн  
«Јармарка» – дежет.  
Јаранган ла күлүк  
Јаратка мендейт.  
Көжөгөлөр, кебистер –  
Көстөрөөр кылбыгар.  
Кандыйы керек?  
Бойыгар талдагар.  
Ончозын көрүгер –  
Область эм бай.  
Аланзыбай ўйинди  
Акчага тай,  
Капшай!  
Борчоктолгон уулдарга  
Бочколор тайыс.  
Јүзүн ажын мактаган –  
Директор Майныс:  
– Акчалу болzonг, сайра!  
«Айулар» деп каннет.  
Јиит кыстарга сыйла.  
Јибезе –  
Керек бет!  
Төрөёндү болzonг, оны  
Төртингчи чайныйга апар.  
Белен курсак толо.  
Белбен де бар!

Алгадый алама-шикир  
«Алтайторгта», нёköр!  
Кадырган картоп то бар,  
Кандый болтыр – Жип кöр.  
Атлантический тенистен –  
Азу тиштү балык!  
Акчагар кайда, уулдар?  
Албазаар – Кайдалык!  
Сүт эмес, уулдар, – каймак!  
Калбакла да кайма.  
Кандый болтыр суйугы?  
Фирмазы – Майма.  
Ортолыкта кафе.  
Оңдойдынг койын јийдис.  
Эзенисти ийедис.  
Сырлу тонды кемji.  
Эх, сынынг арай ла каткак.  
Андый болзо, чамча ал,  
Кöкчилерге мак!  
Ончозын алып болбозынг –  
Область эмди бай.  
Аланзыбай ўйингди  
Акчага тай,  
Капшай!..

## ЖЕБРЕН ТҮРКТЕР

(Кичинек јурамал)

Темир бычактый айды  
Тенгериге кадап салган.  
Тайылганынг терези  
Талбайа кургап калган...

Чангкыр айанг özöктö  
Чапчынып турган аттар.  
Жаландагы корумда  
Жаны ла чоккон таштар...

Түн откёнчö жаланда  
Түркиттер јыргайт.  
Каланы турук<sup>\*</sup> турала,  
Каганнынг адын јарлайт.

Кыйын жаткан кыпчактар  
Кымысту аяагын кёдүрет.  
Түмен<sup>\*\*</sup> каанды мактаалап,  
Түкүлерге<sup>\*\*\*</sup> түкүрет.

Кыйгырыжып, керижип,  
Кырмактажып, тартыжат.  
Үрүстеп, мөнгүн айактан  
Ёс ичкителеп, маргыжат...

\* Тутук – военный јамы.

\*\* Түмен – тюрктердин баштапкы кааны.

\*\*\* Түкү – Кыдатка садынган тюрктер.

Чончыгылап, чалчыжып,  
Чотпорложып жаткылайт.  
Темир ўлдў шынкылдап,  
Тепшизин жара чапкылайт.

Кыдаттың улу стенезин  
Сый теберге тургулайт.  
Гао Цзының\* ѡргөөзин  
Күл эдерге жуулгылайт...

Ярганаттый элбендей,  
Ярлу камдар тескинет.  
Мойын кескен моныстар  
Монголдорго кекенет...

Гоби-Алтайдың түбинде  
Кобыларда жай.  
Эзиреле кымыстан  
Үйуктап калган Алтай...

Каланы түрк таралып,  
Улу стенеге келет.  
Сүйдигүй жерин сананып,  
Сулугын ады тиштейт...

Темирденг эткен кылыштый  
Тенгериде тыйрык ай.  
Улу стенениң кийининде  
Чочып калган Китай...

\* Гао Цзы – Кыдаттың императоры.

## ПАСТУХЫНГ БАЛАЗЫ (письмо)

Күнүң сайын жаңмыр ла жаңмыр...  
Күски бүрлер көзнөккө согулат.  
Телекей ўсти тымык ла амыр.  
Теректер шылырап турганы угулат.  
Түниле уйуктап болбодым, эне,  
Түш жеримде турлуда эмтириим...  
Кошту тёйлёрдий ол ло туулар.  
Кобыданг түшкен суулардынг белтири.  
Орой до болзо, городко түнде  
Ол ло күнде мен једип келдим.  
Jaан туралар ортозыла азып,  
Jaаныскан болгоным жаны ла билдим.  
Түниле уйуктап болбодым, эне.  
Түш жеримде мен слерди көрдим.  
Үүре кыстарла кожо жадырым,  
Үредүге дезе кече ле кирдим.  
Колыма берген акчаарды болзо,  
Коротподым, ўребедим, эне.  
Карлу, салкынду турлуда отурзаар,  
Калак, энем, кунукпагар меге.  
Комудалду письмомды божодып жадым,  
Колго до амыр керек ине.  
Коомой курсакту деп бодобогор, калак,  
Государство бисти азырап жат, эне.  
Город жерге базып жүрерге  
Коомой кийим жарабас ине.  
Балкашта кийетен сопоктынг ордына  
Батинка алдым, канайдар, эне.  
Айткан жөбөйрди бускан да болзом,  
Албадан туруп ўренерим, эне.  
Айга да барып келгедий болзом,  
Азыйғы турлуска жанарым, эне...

## КАРГАНДАР

Оскён јеримде ѡииттер де јок..  
Өлөргө шыйдынган  
Каргандар артты.  
Жүрүм кубулып, барып ла јат...  
Жүрегим олорго не тартты?  
Жиит улус ўренип алала,  
Тууларда јурттын таштайла барды.  
Бир тужында кабырган койлоры  
Бийик меестерде мааражып артты.  
Артып калган каргандар эмди  
Арказын тудунып, «пенсия» ла дежет.  
Кече ле түшкен јериске ойто  
Келерге биске ас келижет.  
Жүрүмле мендеп, ончобыс барзаас,  
Жииттерден бери кем де келбес.  
Очогын айланган озогы каргандар...  
Олордың санаазын кем де билбес!  
Жүрүм көрөргө балдары барганда,  
Жүстери кубулбай артып калгылайт.  
Озёккө түшкен эңирди аյқтап,  
Өчүп бараткан қаңзазын тартқылайт.  
Тайылып, кайдаар да баргылап јатканда,  
Тайганың бажынан көргүлеп отурат.  
Көдүре немени билгилеп те алза,  
Көксинде санаазын сескилеп отурат.  
Эңчейгенче олор балдарын сакып,  
Энчизин јуунадып, мендебей көктөөлөйт...  
Табышту жүрүмди бийиктен өчөөлөп,  
Табыжы јоктоң бирден өлгүлейт.  
Ойгор бажыла булуттар јастанып,  
Олор јеринде уйуктап калгылаар.  
Балтырган јытту јерлерин ундып,  
Балдары ѡскө жүрүмле баар...

## ЭЗЕНИМ

Камуна нөкөргө

Ол тужунда бис јиит болгоныс...  
Ончо ло уулдар эр болгон эт.  
Толун айлу тайганынг бажында  
Той эткенинг санаама кирет.

Олёнг ижи башталып калган,  
Öзөккө дö түжер ёй јок болгон!  
Мөңкүлер алдында јыргаган јаланыс  
Мөңгүн чечектер јыдыла толгон.

Кожо јуртайтан ўйингди келиндер  
Кожонгдол, коштой јелгилеп экелген.  
Алтай јеримнин јаражын, улузын  
Аланг кайкап, ол тушта билгем.

Бай эмес те болзо, тойынга болужып,  
Бары-јогын төрбөндөр экелген.  
Тоормошты минип, суу кечеле,  
Тогузон јашту Тошпок то келген.

Ачынба, нөкөр, бу јорыкта  
Алтыны да төгүлген тойлордо болгом...  
Тоолоп кайдар? Јаныс ла мен  
Тойдынг учурын тойында ондогом.

Јаркынду отторы јок то болзо,  
Јаланда столысты ай јарыткан.  
Эттең-курсактанг тутак та болзо,  
Эткен тойынды јон јараткан.

Мөрйичи баштаган келиндер кожоны  
Мөңкүлөр бажында жаңырап туратан.  
Тонгылай-тонгылай, таң атканча  
«Тойлобой!» – дежип, тышкary туратан.

«Бурайныкту чай ичип...» – деген  
Бу кожонды сен бойынг баштаган.  
Онынг кийининде ненинг де учун  
Ол кожонды сен меге жарбыганг.

Буурыс талганча каткырган каткыбыс  
Буурайган јеристе шынгырап ла калды...  
«Бурайныкту чай...» – деп чүмдеп,  
Бу алтайда жортап ла калдынг.

Өзүп жаткан балдарынды качан  
Өлбөй жүрзем көрөрим, нёкөр.  
Тузы да јокко кайнаткан чайынды  
Туштажып келзеес ичерим, нёкөр.

\* \* \*

Самыкла кожо чечеркеп отура,  
Саң ла башка санаага илдирдим...  
Јараш, јараш кыстарга көрө,  
Јаш әмезис јанғы билдири.  
Кече ле јүрүмди баштаган әдис...  
Кенете јүргегис канайып арыган?  
Кей тилибис чечен де болзо,  
Кеен бүдүжис кайда барган?  
Буурайып келген чачысты јажырып,  
Бу мынайып канчазын јүрерис?  
Ончозын јүрүмге бис көкүдип,  
Олордонг, нёköр,  
Бис нени көрөрис?  
Биске ле јажыт кöп уулдар  
Билелү бололо, бийиктеп калган...  
Бичип ле јадыс,  
Үлгерис бистин  
Улуска кандый тузазын салган?..  
Кокурбыла јүрүп ле јадыс...  
Коронду сөстөрди немезин төгөр?  
Коркушту иштеп,  
Кичеенип те турзаас,  
Корректордонг ёрё öспойдис, нёköр.  
Калбаньдап ла јуреле, карып калары...  
Каткы-кокурыс артып ла калгай.  
Каланғы тушта бичиген ўлгерис –  
Калганчы әмес – сös табылбай.  
Куру јүректү немеге бистин  
Курч сөзибис әмди де бар.  
Је кунукчыл санааны, эрикчил санааны  
Ончозын кандый сөслө айдар?..

Жүзүн эрмектү бу кичинек городто  
Жүрүмди коштой ёдотён турус.  
Качан бирде бис экү мында  
Калганчы жазысты уткыйтан турус...  
Же жүске чырыш тартыла да берзе,  
Жүргегис тирё –  
Онызыjakшы.  
Жүс јолдордың јенилин талдабай,  
Жүрүмди жүргенис –  
Онызыjakшы.  
Теренг шүүлтени былардың алдына  
Тегин жерге немезин төгөр?  
Аракы ашты канчазын ичер?  
Араайын чыгала,  
Жанаак па, нёкөр?..

## ЭНГИРГИ СТАНЦИЯДА

Алтай уулдар чөлдөрдöйн тартылат –  
Ак мёнгкүлери тапчы болды не?  
Jүрүп ле каларга мендеп тургулайт –  
Jүреги олордың элбек бүтти не?

Катап ла олорды јолына ўйдежип,  
Калганчы станцияда јанғыскан турум...  
Какталаң турган теректер ўшкүрет.  
Катап ла бу городто арт калтан турум.

Олордың мендеген јеринде, байла,  
Ончо ло сананган санаазы бүткүлеер.  
Отторы јаркынду ол ыраак городто  
Олор ырысты баскылап jүргүлеер...

Обоозы караган јеримде артып,  
Олордың jүрүмин билбейтен турум.  
Уур булудын айдал келеткен  
Узун кышты уткыйтан турум...

Жиркиреп учкан кеткин күштардый,  
Жиит улус баргылап ла жат...  
Ары бараткан олордың јолында  
Алкышту сөстөрим сакып ла жат.

...Калганчы станция карга бўркедип,  
Каарып кийнеерден' ол туруп калар.  
Узун теректер шуулабай токтоп,  
Узак, узак уйуктап калар...

1968 j.

\* \* \*

Алтай јеримде адалардың сүнези жүрер...  
Айдың түнде уулдары ойынга келер.  
Ай чырайлу алтай қыстар јанғы кожондор чўмдеер,  
Айдышкан қысты уулдар качыра берер.

Бай эмес те болзо, јеристе јанғы јурт тёзөлёр,  
Балдарының көстöри јылдыстый кörүнер.  
Кök ölöни жажарып, кöörчöгин берер,  
Кögүтей керегинде чöрчöктöр чўмделер.

Аргымак аттары ак кöбükтöү кöп суулар кечер,  
Алтайга јангарлары жажына торгуланып турар...  
Албатызы: «Жакшы ба?» – деп, жажына суражар,  
Алтай јанғыла айылы-јуртына аракылу айылдажар.

Түлкү борёктöү алтай қыстарга түнде,  
Түнгей ле уулдар туйка белегин берер.  
Ас та болзо, албаты деп адальып артар,  
Алтай кижи мен деп оморкожып жүрер...

Оның учун карыдым деп качан да карыкпагар,  
Öйим келзе, öлörим деп качан да кунукпагар...

1969 j.

## АРГЫМАК

Ай жаркынын јабынып,  
Амырап калган Алтай...  
Түнгүрдий төңдөрин јастанып,  
Түженип јаткан Алтай.  
Öчүп брааткан костордый,  
Öрө ўстинде јылдыстар.  
Јыландар чылап кörүнбей,  
Јылгылай берген јылдар...  
Ай сылуулу суулыгын  
Аргымак адым тиштейт.  
Чапчынып, чактар öткүре  
Ыраактанг меге киштейт!  
Кан-Алтайдын түбилие  
Канымдый,  
Суулар агат.  
Каныгып чыккамда, меге  
Каандыктар коркып, багат.  
Ар-албаты сүүндирип,  
Аргымак адым барадат.  
Будда, Христос, Магомет  
Будыма менинг бажырат...  
Аргымактын каны изип,  
Токтобой мантап барадат.  
Jүзисти күн эркелеп,  
Jолысты ай јарыдат.  
Алтай јерине токтобой,  
Ай-суулыгын тиштейт.  
Ак-јарыкты айланып,  
Ачу-ачу киштейт!  
Кай чёрчöктү јеримди  
Качан бирде укпазым...

Тибиреп, мантап бараткай,  
Тискинин мен тутпазым!  
...Арый берзे јериме  
Ағыдыш оны ийерим.  
Токумымды төжёйлө,  
Токунап мен каларым...

*1969 j.*

## КАТКЫ

Качан нёкёрим каткырып ийерде,  
Карыкчыл санаалар чечиле берген.  
Эбире јаландың јүзүн чечектер  
Ээчий-деечий јайканыжа берген.  
Эрте јай болгон. Ээн јаратта  
Экү сананып, баскындап јүргенис...  
Каскак ташту јаратка токтоп,  
Кадын сууга ўстинен көргөнис.  
Јүрүмди очоп, сен кенете  
Јүзинг јарып, каткырып ийген.  
Коштой кайында күүк этпей,  
Коркыган чылап токтой берген.  
Каткынгынг кийининде эбире јаландар  
Кандый да кару немедий билдирген.  
Теректер бүрлери сүүнчилү шуулаган,  
Тенгери сүрекей бийиктий көрүнген.  
Каткырып-кокурлап, бис экү анда  
Кадынды јакалай баскындап јүргенис.  
Jaан јүрүмнинг учурын кайкап,  
Жайылып јаткан Алтайга көргөнис.  
Оноң ло бери каткырган кижиге  
Карузып, туйка сүгүнип јүредим,  
Кандый да кижи каткырып јүргенде,  
Карындаш кижиidий, колымды бередим.

## ЧОЛУШМАНДА

Чалчып јаткан эзирик Чолушман  
Чачылган көбүгин кайра мергедейт.  
Коркып калган кайынгдар шаалгылап,  
Корум таштардың кийининен көргүлейт.

Ташталып келеле, боомдорго чурап,  
Тажыдып алала, катап ла ыйлайт.  
Табыштанг качып, ўркүнчек јунгмалар  
Таскылдың чике ле кырыла кыйлайт.

Олордың ўстинде, сүрекей бийикте,  
Булуттар откүре көк айас көгөрöt.  
Тенгери түбин мүўзиле тиргеп,  
Тенкейип калган теке көрүнет.

Текеге кижи ол кайалар ўстинен  
Тен курттый ла көрүнген болбайсын.  
«Мен кемнен де бийик» – деп,  
Тенек бажыла сананган болбайсын...

## ЈЕРЛИК ГЛАДИОЛУС

Кök тайганынг карангуй түбинде  
Кöстөнг туура гладиолус öскөн.  
Күнге удура ол јобош чойилип,  
Күчи јетпей, араайын öлгөн.

Чалыган күннинг јаркынын божотпой,  
Чакту агаштар ўстинде туратан.  
Чалынга да јетпей, агаштын төзинде  
Чагы уйадап, чалдыгып калатан...

Тазылдарыла агаштар бек тудужып,  
Тартыжып, күннинг чогын blaашкылайт.  
Ярыкка јетпей калганы јыгылып,  
Жадыктар бололо, чирип калгылайт...

Мунг беристе чойилген тайгада  
Јанғыс агаш неме бе ол?  
Черўдий турган мунг мёштöргö  
Чечектинг öлүми неме бе ол?..

Je jas la келзе, гладиолус чечек  
Жадыктанг тайанып, бажын кöдүрет,  
Чичкечек колыла тазылданг тудунып,  
Катап ла күнге удура чойилет...

\* \* \*

Кандай тымык!  
Бастыра телекей  
Карапай эжиктенг тынгдал тургандай...  
Эрикчил минуттар туйкайын јөптөжип,  
Эзенин айтпай, баргылап жатканый.

Ачык көзнөктөң эзин киреле,  
Айылдың ичиненг нени де бедрейт.  
Тызырап откөн тамчылар угулат.  
Тынчу тымыктан бажым эдрейт.

Жангырдан озо ыраакта, ыраакта  
Жалқындар оды жалтылдап откүлейт.  
Агаштың кылгазы чыккан бу дегендий,  
Араайын жарыдып, аյқтап көргүлейт...

Быдыражып, түниле ёлёнгдор ѡскүлейт.  
Былтыргы комургай ачу шылырайт.  
Түнеп отурган теректинг бүрлери  
Түженип, нени де ырысты шымырайт...

Токунап калган жериме көргөмдө,  
Токтобой агат көзимнинг жажы.  
Улустар мени ундып та салза,  
Бу жүрүмде жандай жакшы...

1958 j.

## **БАРГАА**

Жайдың күнинде чечектер јыдын,  
Жаман јыдыла ол јаба базат.  
Көзиме менинг та неге илинип,  
Көксимненг туйук санаалар казат...

Бажы омок каандардың да болзо  
Памятнигин баскан баргаа сен.  
Состöри алтын поэттер де болзо,  
Сöёгинде öскöн тангма сен!

Седеркеп öскöн кандый да ўие  
Сененг барбас кайдаар да качып...  
Ончозы сенинг алдынгда јадар –  
Онызы меге неденг де ачу...

\* \* \*

Амыр түндерде Айдың көлинде ай эжинет...  
Араайын чыгала, салкынга чачтарын кургадат.  
Апагаш кайындар жаратка јергелей јуулышат,  
Айды коптолоп, эбире туй тургулайт.

Арканың түбинде араайын не де онтойт...  
Алаканымда чалында јылдыстар ойнойт.  
Буттарым бойы ла жаланды токтойт:  
Бу јүрүм бе, не?  
Жүргегим онгдобойт...

Конуп отурган күш будыма согулып,  
Кобыларды төмөн қайдаар да менгдейт.  
Жүргегим јүткүп,  
Неге де араайын сүүнет,  
Жүс жашка жетпезимди ол түнгей ле билбейт..

1968 j.

## СУРАНАШТЫН ЈОЛЫНДА

Карагай бўринде кар суркурайт.  
Карангуй јуртта от кўрўнбейт.  
Соокко тонгуп, јылдыстар тызырайт...  
Мен кажы чакта?  
Öй билдирбейт...  
Курга јетире кўртелген ѡлдо  
Куманды кижининг  
Кожонги угулат.  
Атпак бийик чибилер бўриненг  
Араайын-араайын  
Кар урулат.  
...Куманды кижи айылъына јетсе,  
Курсагын ичеле,  
Уйуктап калар.  
Кўйўп турган јылдысты кўрёргö  
Кўртелген јаратка  
Камдулар чыгар...

*Суранаш, 1969j.*

Түш жеримде мен ачу ыйлагам...  
Сен энгчайип, жанымда отурган.  
Түштүк жылу талада эмтирис,  
Түш жеримде сен сураган:

Шыркалу жүректи неле жазар?..  
Шыранынг учурын не деп айдар?  
Бойынгнанг качып, сен кайдаар баарын?  
Качан бирде жаныскан каларын...

Учы-түбин сананбай, экү  
Учы јок чангыр талайга көрөли...  
Жаманды ундып, жүргегис базала,  
Жаш балдардый ырысты жүрели.

Жаркынду, жаркынду ол түштүк таладан  
Жанар күүним торт келбей турат...  
Кöпöгöш, кöпöгöш жайканган талайда  
Кöбölök ошкош керептер агарат.

Оноң ло бери сен ыраактан  
Оттый ёртөп, жүргегим кыйнайдын.  
Түн кирзе ле, түштүк талада,  
Түш жеримде мен ачу ыйлайдым...

1969 j.

Жарыкты откён бу јүрүм  
Жанғыс јүрүмле канайып кемжилер?  
Кечеги күнди кем токтодор,  
Келетен салымды кем оны билер?

Кезикте шүүнип, сананып келгемде,  
Кереги ле јок немедий ошкожым.  
Улустар ортодо, бу жарык алдында,  
Узак ла јўрген кижидий ошкожым...

Је кезикте дезе бу јўрўмим  
Сўрекей кыска немедий билдирет.  
Каным катап ла кўксиме согулат,  
Катап ла нени де јўрегим бедрейт...

\* \* \*

Öскөн јерлер сүрекей ыраак...  
Көрötön алтай оноң до ыраак!  
Байла, качан да көрбözим.

Бичиген санаалар сүрекей ле кöп...  
Билетени оноң до кöп!  
Байла, учына јетпезим.  
Jүрген jүрүм сүрекей кыска...  
Jүретени оноң до кыска!  
Jүрүм дегени не?..

\*\*\*

Жангырлу күн... јолдогы теректин  
Бүрлери каландап, санааркап турғы.  
Айас күндер болор до дезе,  
Күс келеткени бу турғы...

Чуйды төмөн саргарган бүрлөр  
Чубажып, удаbas јүргүлей берер.  
Менгдебей де турзаас, бойының јолыла  
Мечин јылдыс айланала, келер.

Айас күндерге иженип те турзаас,  
Айланып түнгей ле күс бурылар.  
Нени де сеспеген улустың јажына  
Үурчыдай, база бир јаш кожулар...

\* \* \*

Орык јолло катап ла мен  
Öдүги јок јүгүрип браададым...  
Тонгдолып бараткан абраалар ортодо  
Тоозынга көмүлип, аайланбай турадым.

Кök ёлёнгö буттарым илинип,  
Конкёрө јыгылып, ойто турадым.  
Жүзүмди кургак ёлёнглө арлап,  
Жүгүрип, јүгүрип, јүгүрип барадым.

Атанып јаткан солдаттар ортодонг  
Адамды таппай, ыйлап турадым.  
Катап ла катап ўй улустынг  
Калак-сыгыдын эмдиге угадым...

Уур ёйлёрди, шыраны кörёлө,  
Ундылчан болорго јараар ба, биске?  
Билип алган уроктор кийининде  
Бийик сөстөр болужар ба биске?

\*\*\*

Бүгүн эрте мен тайгада ойгондым...  
Күннинг чокторы мөштөрдө ойногон.  
Улу жүрүмнинг учурын сескилеп,  
Учар күштар кожондоп тойлогон.

Бүгүн эрте мен тайгада ойгондым...  
Бүрлер шылырты көксиме толды.  
Жандый да ыраак планетадан гойто  
Жару жериме келгемдий болды...

## ТАЙГАДА

Киши кабакту кичинек кызычак  
Кижи билбес тайгада туштады.  
Жүгүрик бутту чалканды балачак  
Жүрегиме јарық санаалар таштады.

Карга бастырган јылу турангның  
Карапып көрүнген трубазы ышталат.  
Карасин лампаның кызарган одынан  
Карган таадангның көстөри јашталат.

Чаналар эдетең ус кижининг  
Чагы жетпей, колдоры тырлажат.  
Күркүреп күйген пеккениң кийининде  
Күжүлдер нени де блаашкылап, кырыжат.

Киши кабакту кичинек кызычак  
Мени ёскёлөп, јууктабай аյқтайды.  
Алып берген конфедим албайт,  
Андый да болзо, көстөри суркурайт.

Ада-энези кыжыла андап,  
Аба-јыштың түбине барган...  
Чагы жетпес таадазыла кожо  
Чалканды кызычак айылында арткан.

Аң-куштардың жүрүмин чололоп,  
Айдып берген чёрчөгим онғдобойт.  
Таныш әмес кижиден жалтанып,  
Таадазын коптолоп, колынаң божотпойт.

\*\*\*

Атомный чакка кирген де болзоос,  
Андый јурттар бар бисте:  
Јуук ла деген јуртка јетире  
Чике ле барзан –  
Јүс беристе.

Кайдаар ла көрзөнг: кар ла кар...  
Калың шүүлтезин сананган карагай.  
Карангуй көзнөктү туралар ўстинде  
Карап турган эрикчил ай...

Тала пеккенинг кожонын тынгдал,  
Таң атканча сананып отурым...  
Таадазын кучактап, кичинек кызычак  
Та нени де түженип,  
Каткырып јадыры...

*Суранаш, 1969 ж.*

\*\*\*

Чечектер ... чечектер... Бу ёрттий јаланга  
Чечинип алала, јадайын ба кандый?  
Черўден јанып келеткен уулдый,  
Чечектер ўзүп, соодойын ба кандый?

Кöп јолдордын тоозынын қактап,  
Кöёлмөк сууга јунунза кайдар?  
Аркада күўкting кожонгын токтодып,  
Арткан јашты сураза кайдар?

Ӯлөнг-баргаазы сүгүнген ёйлёр  
Ӯдө берер – кем де сеспес.  
Қайра кörбөй јўре берзебис –  
Қайралап јўрўм качан да бербес...

Ӯлётён неме ёлўп ле калган...  
Ӯлөнг-чёпкё бастырып салган.  
Чечек јулбаска чертенген эмес,  
Экинчи јайым качан де келбес.

Јўткўп туруп, јўрўп те јатсаар,  
Јўрўмниг учурын билереер бе, слер?  
Јайылып јаткан ёлёнг дё болзо,  
Јанына токтоп, ондоороор бо, слер?..

\*\*\*

Кем билер, айса, бу калганчы ўлгерим,  
Кем билер, айса, бу калганчы сөстөрим?  
Айдылбаган санааны айдар ла керек,  
Амадаган жүрүмге жүткүүр ле керек.

Кем билер, айса, бу калганчы күним,  
Кем билер, айса, бу калганчы күүним?  
Кичинек күүнинди бийик деп бодобо,  
Кижиининг алдына качан да монгдонбо!

Жаны жүректи кондырып та берзе,  
Жаныс жүрүмдү болгонынды бил...

\* \* \*

Салкынду күнде ээн жараттан  
Салга отурып суу кечетем.  
Сай таштарды толкуга мергедеп,  
Сабарымла кумакка адымды чијетем.

Бичип јаткан сөстöримди болзо,  
Бијелеп келген толкулар арчыйтан.  
Кунугу санаамды, агару күүнимди  
Кумакка чијерге сабарым ачыйтан...

Канайдар база? Ол ёйлёрдö  
Канчын бойым мен нени билгем?  
«Кумакка ѡргöö тутпайтан» – деген  
Состинг учурын кем билген?..

\*\*\*

Күркүреп жаткан аэропорт ўстинде  
Кыскылтым тенгери жалбыштый кызарат...  
Тандакты уткып отурган бойымды  
Таныш эмес маршруттар кычырат.

Мелтирең күйген Венера јылдызымын,  
Менинг жолдорым ырысту болзын.  
Ыраак жолдордон мен ойто келзем,  
Ырысту көстөриң жашла толзын.

Амадуум болуп, атомный ёйгö  
Амырым бербей, кычырып ла тур.  
Жен жастанып жыгылып калзам,  
Жеримди корып, каруулда сен тур...

\* \* \*

Ойгонып келзем, тымык, тымык...  
Оройтып калган час согулат.  
Карангай оромдо кайда да анда  
Каланы кижиининг кожоны угулат.

Араайын келеткен күкүртти тыңдап,  
Ачык эжиктинг алдында турум.  
Табышту јииттер танцевать эделе,  
Таманы такылдап, јангылап отуры.

Каткырган јииттер танг ла атса,  
Капшайлап туруп ижине озолоор.  
Түн ле кирзе, түбек сескендий,  
Јүрегим мени катап ла ойгозор...

\*\*\*

Аралдагы көлдö јылдыстар эжинет,  
Араайын каткызы меге угулат.  
Эрке ўүрлежип, суула адыхат,  
Эрмектежип, олор нени айдыжат?

Амырап калган Алтайдын ўстинде  
Ай jaражын мактаалайт эмеш пе?  
Айса, суузайла, яратта турган  
Аңды кörüp, сүүнет эмеш пе?

Кысталган ёлёнди чачынаң айрыжып,  
Кыстар чылап каткырат эмеш пе?  
Качан да очпöс јүрүмин билгилеп,  
Каракчы көлдö кökүүлейт эмеш пе?..

\* \* \*

Тымык күски кыр бажында  
Тегине ле баскындап жүрүм...  
Төмөн алдымда, городто, анда  
Шакпырап жаткан жүрүм.

Ээн аркада жаңы ла бышкан  
Ээлип, күйген беле.  
Мендең бараткан улустың жүрүми  
Меге мынаң иле.

Мен билерим: бу эрикчил тымыкты  
Олордың кемизи де билбес.  
Арка кериген бу алтын бүрлерди  
Аյыктап көрөргө кемизи де келбес.

Оның учун сананган шүйлтөм  
Бийик күски тенгери ошкош.  
Оның учун сыстаган жүрегим  
Бу ээн жаткан жаландар ошкош...

## ЯПОН МОТИВ ААЙЫНЧА

— Тонг, тонг, тонг-н!..

Сен кем болотон?

— Бу мен кўски ай..

Слерди уйуктазын деп турбай.

— Калырт, калырт, калырт!..

— Тышкары кем калырайт?

— Бу мен, кўски салкын!

Каалганы бектеп алыгар.

— Шылырт, шылырт, шылырт...

Эжикте кем шылырайт?

— Бу мен чарчаган бўр эдим...

Слердин тўрёл туулардан келдим...

\* \* \*

Алтын күстинг кубакай будугын  
Алтайлап кандый сөслө чийер?  
Аңылу сөслө чийип те салзанг,  
«Андый немени укканыс» – дежер.

Учурлу кандый да шүүлтөр тапсанг,  
Улус сененг укаалу турар.  
Кинчектел јүрген јүргегин ачсанг,  
Килеп турган немедий угар.

Кеминде бичип, келиштир јүрзебис,  
Кемиске једер бу мындый туза?  
Болгон ло кижиден укаалар угатан  
Поэттин салымы күч ле база...

\*\*\*

Седенг башту Себининг бажына  
Сöёгимди менинг слер јууп койоор.  
Арыган сынымды орого түжүрип,  
Артык сости айтпагар бойоор.

Чанкыр айаска сүзүлген мёштöри  
Чактар öткүре шуулажып тургай.  
Jaңыданг jүрүмге бараткан балдар  
Jaңымла öдүп, jолдорыла баргай...

Jaркынду кюни чалыган jүрүмде  
Jaжына олор мен чилеп сүүнгей,  
Jердинг ўстинде ырыстыу jүргүлеп,  
Jер-энезин поэттий сүүгей...

\* \* \*

Эрке сенинг көзингде әмди  
Әнгирги таңдақтың жаркыны күйет...  
Карып браатканыс бу ла туру...  
Канча санаалар көксимди өйöt.

...Азыйда сени таң атканча  
Айылынга жетирие мен ўйдейтем.  
Эрке көргөн жаан көзингде  
Әртен туранынг таңдағы күйетен.

Ырысту көзингнен ол тужунда  
Ыраак, ыраак тууларды көрötöм.  
Жүрүмнинг ончо сүümjизин танып,  
Жүре беретен жолыма мендейтем...

Кайнаган сүттий садтардың чечегин  
Кайкай берген көзингнен көрötöм.  
Жаш жүрүмнен, жаркынду таңдақтан  
Жаан каланғы кижиidий туратам...

Эрке сенинг көзингде әмди  
Әнгирги таңдақтың жаркыны күйет...  
Карып браатканыс бу ла туру,  
Канча санаалар көксимди өйöt...

\* \* \*

Жүрүм жаныс берилген,  
Жүрерим мен,  
Сайраарым.  
Жүс те келин туштаза,  
Жүргегимди сыйлаарым.  
Сыйларды жүрүм берзе,  
Сыйрылбазым,  
Аларым.  
Сүрнүксем де жүрүмге:  
«Сүүгеним!» – деп  
Айдарым.  
Талант менде бар тушта  
Табышту да болорым...  
Эки жүстү кижиге  
Эби жок то болорым...  
Күркүреп аккан суулардан  
Күр талдабай кечерим.  
Мун да нёкёр туштаза,  
Мун нёкёрлө ичерим.  
Чачылбаган ёлённинг  
Чалынына одорим.  
Тайга-ташту жеримнинг  
Тандагына көрөrim.  
Карып, жажым жетсе де,  
Канчын мен деп  
Бүдерим.  
Колымнан перо түшкенче  
Кожонгымды чүмдеерим...  
Келетен ёйгө көстөrim  
Жетпезе де көрөrim.  
Жүрүм жаныс берилген –

Jýr болбозом,  
Öлөрим.  
Öлötöni мак эмес,  
Öзötöni күч.  
Jýrüm jaңыс берилген –  
Jýretени күч...

\* \* \*

Амстронг баштаган американский уулдар  
Айга чыгала, јангылап келдилер.  
Ийде ийдеге табарбас ла болзо,  
Ичкери эмди кандый ёй келер?

Келетен ёйдö ол улустынг  
Кеберин шингдеп, кörötön болзобыс.  
Кереп атту ол ўйенинг  
Керегин шингдеп кörötön болзобыс...

Гагарин учкан баштапкы керепке  
Каткырып олор, байла, көргүлеер.  
Государство, нация, класс дезенг,  
Кокургра бодоп, учкулай бергилеер!

«Алтайыс бистинг јер» – дешкилеп,  
Айлаткыш түбиненг аյқтап көргүлеер.  
«Албатыс бистинг – Кижилик» дежип,  
Антenna ажыра эзенин ийгилеер...

\* \* \*

Кадын бажы...  
Ыраакта туманда.  
Кайалар, таштар  
Кају јолында.  
Јабыста, јабыста  
Чуйдың ичинде  
Јалбак курдый,  
Тракт көрүнет.  
Баргылап јаткан  
Улуска, койлорго  
Јол көргүзип,  
Столмолор көгөрöt.  
Эрикчил энгир  
Олордың табыжын  
Әдегиле әрке  
Бүркеп ийет.  
Ыраак туманду  
Кадын бажында  
Ырысту тымык  
Жылдыстар күйет...

## КАЙКАЛ

Алтай кижи орустап арбанат.  
Аланг кайкап, тынгдап отурым...  
Кејирге батпас, сөстөрди тоолоп,  
Кемди де талап,  
Каргап ла туро.  
Азыйда јобош ло уул болгон эт...  
Аттар кабырып, тайгада јадатан.  
Кулур сурап, өзөккө түшкенде,  
Куучынын онынг кем де укпайтан.  
Јобош ло бойы јуу тужында  
Јол онгдобой, тил билбей барган...  
Ондый да болзо, Берлинге једеле,  
Оноң ло бери орустап арбанган.  
Ороонын тепсеген фашистти каргаарга  
Орус солдат ўретти не оны?  
Окоптонг чыгарга коркушту болордо,  
Ондый сөстөр көкүтти не оны?..  
Ӧштүнинг казыр көзине көрөлө,  
Ӧкпөзин базарга кыйгырды эмеш пе?  
Јүрүмде јаман кижиге туштайла,  
Јүргегин базарга туро эмеш пе?..  
Андый неме.  
Албаты кайкадып,  
Алтай кижи орустап арбанат...



# КЁЧҮРИШТЕРДЕН

Роберт Бернс (Шотландия)

## ФИНДЛЕЙ

- Орой түнде кем анда?
- Мен эмей! – деди Финдлей.
- Уйуктап јадыс, јан ары!
- Тögүн кей! – деди Финдлей.
  
- Келерге канай тидинген?
- Тидинбей! – деди Финдлей.
- Кылынарынг сен, көрмөс!
- Кылынбай! – деди Финдлей.
  
- Эжикти сеге ачсан ла...
- Ачсан! – деди Финдлей.
- Кижиге уйку бербезинг!
- Бербезим! – деди Финдлей.
  
- Ўйге сени божотсом...
- Божотсон! – деди Финдлей.
- Сениле бир катап болzon...
  
- Болzon! – деди Финдлей.
- Такып ла ѡлды табарын...
- Таппай! – деди Финдлей.
- Түниле түймеең эдерин...
  
- Түймебей! – деди Финдлей.
- Сениле кожо конгожын...
- Конбой! – деди Финдлей.
- Жажына кем де билбезин...
- Жарат! – деди Финдлей.

\* \* \*

Карлу, јаашту јаланды  
Кайран экем,  
Кару экем.  
Плащымла сени бүркеерим  
Кышкы эзиннен,  
Кышкы эзиннен.  
Сакыбаган шыраны  
Салым берзе,  
Салым берзе,  
Сананбай да шыранды  
Үлжерим мен,  
Үлжерим мен.  
Јаркыны јок јүрүмде  
Карапай да болзо,  
Карапай да болзо,  
Јаркынду күнди сениле  
Мен табар эдим,  
Мен табар эдим!  
Јайалган јерди ончозын  
Ал да дешсе,  
Ал да дешсе,  
Јангыс ла сени ол тушта  
Мен алар эдим,  
Мен алар эдим!

\* \* \*

Мени таштап ийгенг,  
Таштап, ийгенг, Джемми.  
Жажына таштап ийгенг,  
Жажына бардың,  
Джемми.

Сен мениле кокурлап,  
Ойнойтон эдинг, ўүрем.  
Ундыбас болуп чертенип,  
Оноң јўре бергенг.  
Јўре бергенг, Джемми.  
Оноң јўре берген!  
Јанғыскан мен, Джемми.  
Јанғыскан артып калдым!  
Бистинг јолыс бирикпес,  
Бирикпезис, Джемми.  
Жажына качан да,  
Джемми.

Јаба экў болбозыс.  
Карыкпайтан амыр түш  
Капшай келетен болзо...  
Јаштар аккан кёстөрим  
Јабылып калатан болзо.  
Жажына уйуктап  
каларым,  
Уйуктап каларым,  
Джемми.

## КОЖОН

Сыгырып ийзен, сакытпазым сени,  
Сыгырып ла ий – сакытпазым сени.  
Сыктагай энем, арбангай адам,  
Сыгырып ийзен, сакытпазым сени.  
Саадабай клееделе, јазап ла кёр:  
Садтагы чеденде тежиктен сен кир.  
Јабыс тепкиштү эжикке сен кёр:  
Јангыс ла меге  
Келбеечи бол кел...

Церкведе јолуксаас, ундыба, калак,  
Меге кörбöй, ўүрэмле куучындаш.  
Је туйкайын меге кару аýкта,  
Оноң калак!  
Меге сен кörбöй,  
Оноң калак!  
Меге сен кörбöй!

Кемнен де болзо, јажыдыс јажыр јүр,  
«Керегим јок» – деп улуска айдып јүр...  
Öскöзи сени блаашкылап албазын,  
Чындап та, öскöзи блаажып албазын!  
Сыгырып ийзен, сакытпазым сени,  
Сыгырып ла ий – сакытпазым сени.  
Сыктагай энем, арбангай адам,  
Сыгырып ла ийзен, сакытпазым сени!

## КЫСТЫНГ КОЖОНГЫ

Туруп, мени окшойло,  
Тууларды төмён ол барган...  
Күрөнгө жолго көрөргө  
Күчим менинг чылаган.

Тыбырт јааш ла козыр тош,  
Сокпой, ого килегер.  
Туйук карлу боочылар,  
Тутатпай жолды беригер!

Күйунду кышкы энгирилер,  
Күйундап, ого тийбекер.  
Жерде конгон ўүрэме  
Женгил уйку беригер.

Адымды менинг адайла,  
Тууларын көрүп, сананзын...  
Жолы ичкери кычырза,  
Жүргеги кайра тартылзын.

*Хаджи-Мурат Дзудзатти  
(Түштүк Осетия)*

## **БУКАНЫНГ МҮҮЗИ**

Кырачы мүүске аракы  
урды...  
Байрам күнде  
ол жыргалда турды.  
Канча чактарга  
буканы ээчиде  
Аш ўрендейт  
ол төрөл јеринде.  
Буканынг мүүзининг  
ары јанынаң  
Булуттар откүре  
күн көдүрилет.  
Кöп шыразы,  
ырызы, јенүзи  
Кöрнööдий онынг  
козиненг көрүнет.  
Кырачы кожонғы  
бу жарыкта  
Шынғырап, шынғырап,  
јүректе артат .  
Jүрүмин jүреле,  
ол ѡлўп калганда  
Межигин онынг  
бука ок тартат.  
Буканынг мүүстери  
откүре шыгалап,

Келетен ёйлёрди  
ол эрлү аяктайт.  
Буканың мүүстери<sup>1</sup>  
антенна ошкош,  
Телекей ўстин  
ол сергеленг тынгдайт...  
Буканың мүүстери<sup>2</sup>  
араайын жайканып,  
Булутка әзиннин  
санаазын бичийт.  
Кырачы дезе  
ырыста, түбекте,  
Ажын буканың  
мүүзинен ичет...

## МЕНИНГ ТИЛИМ

Менинг тилим –  
осетин кожонғы,  
Менинг тилим –  
осетин комуды.  
Жаба сени  
кем баспаган деер?  
Жаман чакта  
кем ўспеген деер?  
Алландар тужыста  
Атилла сени  
Атту тепсеп,  
базарга истейтен.  
Жүткіп келген  
оштүнинг кылышы  
Жүрүминг ўзерге  
тёжине тијетен!  
Тимурдың черўзи  
таманыла тепсеп,  
Тамырың ўзерге  
бадай базатан.  
Же тёрөл тилим  
жылдыстый суркурап,  
Жеристинг ўстинде  
јенўчил артатан.  
Ада-энести,  
јонысты олјолоп,  
Азыраган малысты  
айдап баратан.  
Же түнгей ле  
осетин тилибис

Женгезек јытанган  
јеристе артатан.  
Эрлў тилим, –  
энемнин сүди,  
Эрмегим менинг –  
адамнын сёзи.  
Жектейле, сени  
мен садып ийзем,  
Жерим качан да  
јуутпазын мени!  
Өссөөс тө, ёлзёөс тө,  
јебрен јеристе  
Төрөл тилис  
омок угулзын.  
Төрөл тилис –  
јайымыс болзын,  
Костанынг артырган  
энчүзи болзын.  
Осетин тиле Отеллоны ойноп,  
Оморкоп, јоным  
јериnde јуртазын  
Жүрүмде, иште,  
качан да болзо,  
Төрөл тилибис  
јенгүге кычырзын!

## ЁЙ УЛУСКА

Ёй улустан  
кичинекте уйалып,  
Үркүнчек аңдый,  
мен кортык көрötöм...  
Кудайга бодоп,  
мен слерден, кёörкийлер,  
Кут ла јоктон  
јалтанып јүретем.  
Јараарга ла болуп  
јангарлабаган эдим,  
Јапсырыгра ла болуп  
јаранбаган эдим.  
Солун келиндер  
кёзине тийерге  
Согуш-тўймееен  
чыгарбайтан эдим.  
Јарай да берзеер,  
јалтанып јүретем,  
Јаркынду јүзеерге  
мен ачык көрötöм.  
Јайалган бойоорго  
јаантайын килеп,  
Јангысан тужымда  
бажырып јүретем.  
Ак-јарыкка слер  
мени чыгарып,  
Ак сүдеерди  
кысканбай бергенеер.  
Агару јүректү,  
ёй улус, кёörкийлер,

Ачык жүректүй  
слер жүрүмге келгениер.  
Жаманга туштап,  
jabыс та түшсеер,  
Жамандап качан да айтпазым  
слерди.  
Отко күйбес осетин де  
болзом,  
Омогым очёт  
көрзөм лё слерди!

## А Л Т А Й Г А

Кутук суузы  
кургабай аккан,  
Кулаазы чанкыр  
мёнкүйлик Алтай.  
Такып ла санаам  
мен сеге салдым,  
Тайатан болzon,  
Тай!  
Төнгөзök – јыралу  
јолынга илинип,  
Тöрт најымла  
мен катап барадым.  
Жыргап отурган  
карғандар ошкош  
Жыш-тайғанғды  
ајыктап турадым.  
Сүүри-калбан  
бörүктер ошкош  
Сўмерлер алдында  
аїылдарынг кörүнет.  
Акы-карындаштый  
албатынг мени  
Айылына қычырып,  
күндүлеп, кöдүрет.  
Кавказ јеринде  
газельдий чыйрак  
Кара көстү  
кыстарынг кörүнет.  
Курсагынг ичиp,  
куучынынг тынгдан,

Најыларымла кожо  
айылдаган эдим.  
«Чёöчой» деген  
жандаган ажынды  
Чёрчök јогынан  
мен ичкен эдим.  
Мал азырап,  
магы јайылган  
Алтай улуска  
мен сагыжым салгам.  
Кавказтың бийик  
туулары ажыра  
Катап ла слерге –  
осетин «Салам!»<sup>\*</sup>

<sup>16</sup> Салам – эзеним дёгени

Семен Данилов  
(Якутия)

## БАШТАПКЫ КАР

Апагаш турна күштардый,  
баштапкы кар бијелейт.  
Ару-ару бу ла кар  
јажына кару билдирет.  
Тымык-тымык јаландар.  
Төнгөзök – ак јастыктый.  
Кайран јерим кижиге  
барып јаткан јаш кыстый.  
Кайран јерим буру јок,  
кандый да јуук кижидей.  
Кара көзи сурлаган,  
каразы јок келиндий.  
Каразы јок келиндий,  
кайран јерим ар-ару.  
Кееркемјизи јок болгой,  
је меге, јерим, сен кару.  
Такталган ѡолды талдабай,  
ак јалаңла барадым,  
Таныш кырга чыгала,  
таң атканча турадым.  
Агуна күшты аյқтап,  
«Коркыба!» – деп айдадым,  
Агару карга бастырган  
јериме мен кайкайдым .  
– Агуна күш, бери кел!  
Эбире экү кöröли,  
Айланган карды бис уткып,  
Ак санаалу јүрели.

Жеребистинг ўстинде  
јенгил изис арт калгай,  
Жебрен-јебрен карагай  
эр-јажына шуулагай...

Оок балдар каткырып,  
ойноорго јолго келгилейт.  
Апагаш турна күштардый,  
баштапкы кар бијелейт ...



## «АМАДУ» (1975) ДЕП ІІУНТЫДАН

### КЕЛЕР ЎЙЕГЕ ПИСЬМО

«Эзен бе, таныш эмес ўйе!»

А.С. Пушкин.

Андромеда туманын ырактанг көргөндий,  
Öйлөрди откүре бис слерге көрөдис.  
Түргендеп бараткан јүрүмди бактырып,  
Түгенбес ле кыска јүрүмис јүредис.

Слердинг јўзигер ырак ла очомик –  
Ортоосто, бистинг көп ўйелик.  
Jaңыс планета Јеристе слерге  
Jарыткыш болуп бис күйелик.

Öйибис бистинг улу ла кату:  
Öштүге, најыга телекей бөлинген.  
Кижилигис бистинг класстарга ўлелген,  
Олор ортодо кан да төгүлген.

Бистенг слерлер ыраак-ыраак...  
Бистинг шакпыртыс көрбözигер слер.  
Jýс те катап санаалу болзогор,  
Jүрүмисти јетире билбезигер слер.

«Капитализм», «расизм»... – бу сөстөрди  
Качан да-качан да укпазыгар слер.  
Кара кижини столмого буулайла,  
Камчыла сокконын көрбözигер слер.

Телекей бүгүн экчелип те јатса,  
Тескери бурулып, түңгей ле барбас.  
Кижилик кандый да ѡлдорды ётсө,  
Лениннинг јолынан ол бурылбас.

Волга сууга кожулган суулардый,  
Кижилик түбинде биске биригер.  
Ӧскө керсү јүрүм көндүгер,  
Откён јылдар минуттый билдирир.

Ӧйибис бистинг улу ла кату:  
Ӧштүге, наýыга телекей бөлинген.  
Кижининг келер јүрүми учун  
Кижилик ортодо кан тögүлген.

Кинчек, шыраны көрбөзигер слер.  
Кижилик – слердинг нак билегер.  
Бийик учатан салымду да болзоор,  
Бистинг алдысты слер билигер.

Коммунизм дегени утопия эмес:  
Коммунист уулдар эрте карыган,  
Маныр ѿскён меестерге тайкылып,  
Марчина Тана кой кабырган.

Бис көрбөйтөн ўйеге ѡлды  
Бистинг адистанг партия ачкан,  
Бир биледий слерге удура  
Бистинг адистанг Гагарин учкан.

Слер жүретен жүрүмди менгедип,  
Палачтың оғынаң Гевара ёлгён.  
Космоско слерге жол ачкылап,  
Космонавт уулдар керепте күйген.

Калганчы кожонғын слерге кожонгдол,  
Виктор Хара фашистке айдаткан.  
Атқак әмиктинг ары жанында  
Колдорын сындыртып, ол кыйнаткан.

Öйибис бистинг улу ла кату,  
Је ишмелчи улус бир күүндү.  
Олор билер: телекей јондоры  
Јаныс Јерлү, бир Күндү.

Кижилик канадын олор сулаган,  
Кижининг адын олор көдүрген.  
Озогы жүрүмди түбинен кубултып,  
Октябрь отторын олор күйдүрген.

Келетен ёйдинг, Слердинг алдаарда  
Каруулу улус – бис болорыс.  
Талантаар Слердинг бийик те болзо,  
Тазылаар Слердинг бис болорыс.

Чеберлең жүреер айткан сөзисти,  
Чек тудугар баскан јеристи.  
Ырысту текши биледе јуртап,  
Ыраак ўйе, ундыбагар бисти.

## НӨКӨР АЛЬЕНДЕ

Президент ёргөөзи  
кызарган јалбышта.  
Ишмекчи улус,  
булушка менгде!  
Нёкёр Альенде,  
Сальвадор Альенде,  
Миллион көстöри  
јангыс ла сенде...  
Баштапкы ла катап  
тойо ажанган  
Балдар сени  
јенгдиртпес деп бодогон...  
Санаалу јииттеринг  
карнавал тужында  
Сантъяго городто  
јайым ойногон.  
Јанғы ла јўрўми  
јенгилген албатынг  
Јанғынды јомёп,  
оморкоп иштеген.  
Сўри јанғы ла  
онгдолгон балдар  
Сүтти јаантайын  
ичерге иженген\*.  
Је «Ла Монеда» ёргөө  
от-јалбышта.  
Калганчы најылар  
јанында јыгылган.

\* Президент Альенденинг јакылтазыла Чилиде кажы ла оок балага базы  
жокко күнүнг ле јарым литр сүт беретен.

Бүткүл черёу,  
пушкалу фашист,  
Альенде нёköр,  
jүрекке шыкаган.  
Сени сүүген  
жокту албатынг  
Турайын дезе –  
колдоры куру!  
Ээн ёргёдö  
шыркалу жайканып,  
Альенде нёköр,  
жаныскан турунг...  
Каска бёрёги  
очомик жалтырап,  
Каныккан бандиттер  
удура келер.  
Патриот Альенде,  
нёköр Альенде,  
Патрон сеге  
эмди ле жедер!  
«Базынчык көргөн  
Чили тёрёлим  
Бактыртпас!» – деп,  
бойынга айдарынг.  
Канду шыркадан  
көстөриң жумулып,  
Калганчы оғынла  
оштүге адарынг.  
Ээн ёргёдö  
жыгылган бойынгды  
Эски пончоло\*

\* Пончо – жengил жууркан.

бүркеп койгылаар.  
Нёкёр Альенде,  
сен ёлён калзан,  
Öштүлер сенинг  
јүзингнен коркырылар.  
Же эртеннен ала  
оок балдарга  
Айак сүтти  
кемизи де бербес.  
Орооннын чечеги –  
балдар аштаза,  
Олорго килеп,  
кемизи де көрбөс.  
Же тартышка турган  
патриот уулдарын  
Танктарга удура  
жалтанбай баар.  
Альенде нёкёр,  
мааныый бололо,  
Албаты-жондорды  
јенгүге аппар.

## БА БЫРГАН

Бадыштынг учун  
    јаныскан ширтеп,  
Бажы буурыл  
    Бабырган санааркайт.  
Тоозы јок јылдарды  
    кёксинде тоолоп,  
Тоозынду Чуйдынг  
    трагын аյқтайды.  
...Адалар јууга  
    атанып јадарда,  
Айрылып, анда  
    ол тура калгандый.  
Суру јок уулдарын  
    эмдиге ле сакып,  
Сыны уурлап,  
    карыгып тургандый...

## КАЛГАНЧЫ ПИСЬМО

О, кайран јерим, Алтай, Алтай!  
Жажынып калдың сен кийнимде.  
Москва менинг јүрүмим алгай –  
Фашисттин оғы сол ийнимде.

Кайран энем, кару эјелер,  
Карықпагар меге согушта јыгылзам.  
Ундыбай, эске алынып јўригер,  
Уйалбагар, качан суруум јылыйза.

Кижиден болгой, бу көрнöөдö  
Темир де күйүп, јалбырап туро.  
Кийнимде Москва, мен шыркалу,  
Беш ле нöкөрим коштой отуры.

Орус, алтай уулдар болгоныс,  
Ойрот-Турадан бис кожо келгенис.  
Омск городто атанар алдында  
Ончобыс чертенип, сөзисти бергенис.

Атака ээчий атака келет,  
Алты ла нöкөр артып калдыбыс.  
Артып калганы суруусты айдар –  
Адрестеристи бис суражып алдыбыс.

Жети катап танкка тепсеттис, –  
Жер-энебис корулап ла алды.  
Кöкүген ёштүлер келип ле жат...  
Кöп лё уулдар баштарын салды.

Удурал келгенин кайра соктыбыс,  
Удабай катап ла танктар келер.  
Теренжип, јерге казынып ла јадыс,  
Темирди јенгер күчибис та једер?

Күйүп јаткан тымык јаланды  
Бисти тумчалап, ыш јайылат,  
Чамчазын јыртып, нёкёрлөр шыркамды  
Тангылап берген... бажым айланат.

Көзим ле јумзам, менинг алдымда  
Көгөрип калган тууларым турат.  
Карган энем очоктынг јанында  
Карыгып калган јаныскан отурат...

Мал кабырган аркалар көрүнет,  
Малдап јүретен ак-бором киштейт.  
Эржине адым та нени сезип,  
Эңчайип калган чакызын тиштейт.

Уур шыркадан суузадым эмеш пе,  
Урсул ичининг суулары көрүнет.  
Үстигип, эмеш уйуктай бертиrim,  
Үстимде катап самолет күркүрейт.

Тандакты бўркеп, јер торгултып,  
Танктар катап ла удурал клеедири.  
Каска бўрғи очомик јалтырап,  
Батальон ээчий батальон клеедири.

Калапту согуш удабай башталар...  
Калганчы катап чертенип аларыс.  
Кийнисте Москва. Тескерлеер јер ќок.  
Учына јетире мында турапыс.

Кайран энем, кару эјелер,  
Карыкпагар меге согушта јыгылзам.  
Үндыйбай мени эске алыгар,  
Үйалбай јўригер, суруум јылыйза...

## Э Н Е Л Е Р

Агарган карлу  
Москваның жаңында  
Атака түштә  
алтай уул жыгылган...  
Көгөргөн Бадышта  
кышкы жабыс күн  
Көзине көрүнбей,  
жажына жылыйган.  
Jaңыскан, ёскүс  
карагай ўстинде  
Жаркынду жылдыстар  
очкүлеп бараткан...  
Je ёлёрдөн озо  
эрини тартылып,  
Жерин кучактап,  
алтай уул айткан:  
«Азыраган адам,  
эмискен энем,  
Алтай жерим,  
слер ыраак-ыраак!..  
Карлу жалаңда  
жуу жеринде  
Жанымда коштой  
жанғыс ла жыраа.  
Кару најылар  
öштүни истежип,  
Кайа көрбөй, жүргүлей берген...»  
Алтайы учун,  
Россиязы учун  
Анайып алтай уул  
жүрүмин берген...

Алтай уулдынг  
жиидин кайкап,  
Ай карыгып,  
ёстинде турган.  
Олгёндөр ортодонг  
уулдарын бедиреп,  
Орус эмеген  
чек арыган.  
Алтай јуучылды  
кол чанакла  
Айлына эмди  
ол тартып бараткан.  
Орус јаныла  
солдаты јунала,  
Оноң ёксөп,  
көнкүрө јыгылган.  
Огороды ичинен  
ороны казала,  
Орус эне  
јуунадып салган...  
Узбек, алтай,  
якут энелер  
Уулдарына ыйлап,  
чачтарын јулган.  
Олордынг уулдарын  
бойындыйы чылап,  
Орус энелер  
сööttöрин јууган.

## ПОЭЗИЯ

Кёксингде канын согулбас болзо,  
Кёдүринги санаалар  
качан да келбес.

Куру сёслө албаты кайкадар  
Поэзия слерге обызын эмес.  
Бу мындый ла јенгил

неме болзо –

Пушкин дуэльде не аттырткан?  
Гомерден ала Горькийге јетире  
Кемизи олордын јакшы айттырткан?  
Болужы јок, ачык јүректү  
Поэт улусты кем кичееген?  
Каланғы эмес Есенин неге  
Калганчы сёзин канла бичиген?  
Артып сондогон калыгын кörүп,  
Абай чөлдөрдö не ыйлаган?  
Бай ёргөзин таштап ийеле,  
Байрон эригип, не кыйналган?  
Боромтык түрменинг  
эжигин ачала,  
Поэзия Джалильге канайда келген?  
Кемигер оны ойынга түнгдеген?  
Кемигер оны куру кей деген?..

## ТАЛАЙ ЖАКАЗЫНДА САНААЛАР

### ЈОТКОН

Түниле токтобой  
талай күркүрейт,  
Түбекке түшкендий  
чайка калактайт.  
Јотконго бастырткан  
карагай шыркалу.  
Јоон будактар  
болуш јок калбангдайт.  
Карангуй ёткүре  
карагай агаштар  
Качып бараткан  
улуска түнгей.  
Олордың онтузын  
кем де уқпайт.  
Олордың сөзине  
тенгери түлей.  
Јарылган снарядтый,  
күкүрттер күзүрейт.  
Јалкынның оды  
ракетадый јарык.  
Тоолонып, анданып,  
карайлап келеле,  
Толкулар күчүлдейт  
јаратка табарып!

Жадала уйуктап  
болжайдым мен...  
Жангыр шуулайт  
көнөктөң ургандый.  
Кöёркий карагай  
шыркалу колыла  
Кöзнöгиме согот  
кирерге тургандый...

*Дубулты, 1973 жыл.*

## ТҮНДЕГИ САНААЛАР

Бу кем кожондойт айдынг түниле,  
 Күүзи шыңырайт талайдынг ўстиле?  
 Түниле мында кем эригет,  
 Айса менинг сагыжым әдирейт?

Жаратта әмди кем де јок...  
 Жаны сезон жайгыда башталар.  
 Менгебей учкан чайка күштар ла  
 Мененг башка кем табыштанар?

Айдынг јолы саргарган булунда  
 Алыс ўниле кем кожондойт?  
 Амыр-энчү, жыргалду жүрүмде  
 Амаду јоктый, кем кородойт?

Айса сүүгенин јууда јылыйткан  
 Тул келин туулунын јулунат әмеш пе?  
 Балыкчы уулдарды Балтикадан сакып,  
 Латыш кыстар кожондойт әмеш пе?

Эмезе јууда божогон јуучылдынг  
 Эрикчел сүнези жаратта турат не?  
 Ээн жараттанг Европага көрүп,  
 Эрте неге ёлөгөнин сурайт не?...

Немец солдаттынг сүнези, айса,  
 Ородонг туруп, Германиязын көстöйт?  
 Экчелген талайды ол кечип болбой,  
 Энезин кычырып түниле ёксойт?..

Айдынг јолы саргарган булунда  
Алыс ўниле кем кородойт?  
Амыр-энчү бу јыргалду јўрўмде  
Амаду јоктый кем кожонгдойт?..

*Балтийский талай, 1973 йыл.*

## ЭРТЕН ТУРА ТАЛАЙДА

Эртен тура. Кандый тымык!  
Ээн талайда чайкалар учат.  
Көс кылбыгар көпөгөш тенгери.  
Көжөгө туманды салкындар ачат.

Балтийский талайда, кайда да анда,  
Балыкчы латыштын кемези агарат.  
Телекей бүгүн јунунып алгандый,  
Телкем талай бойына кычырат.

Жажыркап јаткан талайдын ўстине  
Жаркынду күн јаны келгендий.  
Качып, сүрўжип, толкулар ойнойт,  
Качан да јоткон болбоон немедий...

## ЖАРАТТА

Чайка күштынг  
күйгырган ўнинде  
Кандый да жажытту  
кычырузы бар.  
Экчелген толкулар  
күрөшкүлөп тургулайт :  
Элбек телекей  
олорго тар.  
Чайка деген  
ол јайым күштарга  
Талайды кечерге  
не де эмес.  
Телекей грандарга  
böлинип калганын  
Текши Јер балдары  
качан да билбес...

*Рижский ярат, 1973 ўыл.*

## ЛАТЫШ КЫС

Кажы ла энгир талайды јараттай  
Каткылу көстү латышка ёдёт.  
Базыдын токтодып, кемге де кörбöй,  
Бадышка баштанып, талайга кöröt.

Серте жип турган эр улусты  
Сеспей де, латышка јаныскан турат,  
Күдели чачы салкынга јайылып,  
Күнгө, талайга удура барадат.

Үйдеже көргүлеп оны ээчиде  
Үй улустар туйкайын күйүнет...  
Элбек талайды узак ајыктап,  
Эрмек айдышпай, араайын ўшкүрет.

Чек бараткан кысты ла көрзöй,  
Чечерек уулдар тилдерин тартынат.  
Черчильге түнгей каргандар кенейте  
Чербек ичтерин чичкерте тартынат.

Сагыштар јарыдып, јүректер сыйсадып,  
Салымы башка кыс барадат.  
Күдели чачы салкынга јайылып,  
Күнгө, талайга удура каткырат.

## ТАЛАЙ

Талайдың јанында  
сананган санаалар  
Та ненинг учун  
јарық, эрикчел...  
Улусты әзедип,  
шүлтөлөр экелген  
Улу талай,  
јаантайын экчел.  
Жүрүм сендий,  
улу ла әлбек:  
Жүсти де јажа, ол не де әмес, –  
Јаныс кижиинин  
кереби сенинг  
јарадынг көстөп,  
качан да жетпес.  
Кандый да коркушту  
күлүктер болзо,  
Кайда чөнгөрин  
кемизи де билбес.  
Жоруктың учына  
једейин де дезе,  
Жотконы ого  
түнгей ле  
килебес...

## АЙРЫЛЫШ

Эртен эрте атанаң јадым...  
Эзен болзын, мёнкүлиқ талай!  
Јүрүм... јүрүм ойто кычырат,  
Јүргегим сенинг толкуунда калгай.

Эртен-энгир бу ээн јаратка  
Эрчимдү јаңгарынг угарга келетем.  
Санаага бастырып, јаңыскан јүргемде,  
Салкынынг карыгым учура беретен.

Музамнынг сөзи једишпей турганда,  
Музыка болуп, ойноп беретен.  
Күүним менинг соок тужында  
Күкүрт болуп, күркүреп келетен!

Айдын түндерде сени јакалай  
Алтай музам ыраактанг келетен...  
Ачык көстöри ырысту јашталып,  
Араайын меге колдорын беретен.

Колыстанг тудужып, јарадынг јакалап,  
Конотон јеристи ундып туртаныс.  
Качан да укпаган музыка тынгдал,  
Качан да кörбögön алтайга бартаныс...

Эзен болзын мёнкүлиқ талай!  
Эртенненг ала сен јок артарым.  
Улустынг јүрүмин керекке де албай,  
Улу бойынг шуулап јадарынг.

Шуулап ла јадарынг,  
Шуулап ла јадарынг...

Рижский булун, 1973 жыл.

## У Й К У

Кёгөргөн талай күнүң ле сайын  
Кёзнөгим алдына араайын экчелет.  
Сүүген бойыма энгир ле сайын  
Сүрекей јараш түштерин экелет...

Сен кеберлў русалка кыстар  
Айдың түндерде меге кожондойт.  
«Жерингди таштап, кел!» – дешкилейт,  
Је јаңыс ла менинг тилимди онгдобойт.

Алтын ѡргөдө, талайдың түбинде  
Араайын тынып, уйуктап јадырым,  
Аргымак адымды ағыдып ийгем...  
Ачу киштеп, јериме браадыры.

Улустың корон тилдерин ундып,  
Узун-узун уйкуда јадым.  
Менгештү јүрүмди мен ундып койгом...  
Меге јенгил, амыр ла јайым.

*Балтийский талай, 1973 жыл.*

## КАРУ ЈЕРИСТИНГ АРУ БАЛАЗЫ

### АЛТАЙДЫНГ ЧЕЧЕГИНЕ

Каткырган немелер  
каткырып алгай,  
Канайып јүретен –  
ол менинг керегим.  
Жай да келзе,  
кыш та түшсе,  
Жаныс ла сеге  
сүйүнет јүрегим.  
Кайран јеримде  
сенинг кеберинг  
Кайада жайылган  
кёк-таман чечектий.  
Келген письмонгды  
кычырып алгамда –  
Кечип болбос  
сүу кечкемдий.  
Кару јеристинг  
ару балазы,  
Карыкка бастырба,  
качан да онбо.  
Карлу куйунду  
кыш та келзе,  
Каткырып ла јүр,  
качан да тонбо.  
Жүрүмде жанмыр,  
јут та болор.  
Жүргегинг чёкөбөй,  
иженип ле јүрзин.  
– Алтайдынг сүрлү  
чечеги – дешкилеп,  
Албаты-жоныс  
оморкоп көрзин.

## АЛТАЙ КЫСКА

Албатым сүүндирген, бойдонды көбрөткөн  
Алтайым чечеги, унды базым сени.  
Кандый да јүрзенг, јабыс та түшсенг,  
Качан да каарып айтпазым сени.  
Караннан мен сеге көрүп ийгемде,  
Кара көстөринг кару ла кийик.  
Былтыргы јыду, јытанган баргаадый,  
Быјар немеден сен качан да бийик.  
Ары көрзөнг, айдыжып та турза,  
Аржан суудый јүрегинг ару.  
Јадын-јүрүмис башка да болзо,  
Јажына, ўүрем, сен меге кару.

*Рижский булунг, 1973 жыл.*

## ТҮНДЕГИ САНАА

Уйуктаарга көзимди јумуп ла ийзем,  
Улаган боочызы ыраактанг көрүнет.  
Уйкум келбейт... Санамда јанғыс сен.  
Узаак-узаак талай күркүрэйт.

Та нени де ол база сананып,  
Таң атканча токунап болбос.  
Самыны јытанган бу ару јастыкта  
Санаам бүгүн, байла, конбос.

Алкыжым сеге ийейин дезем,  
Агару тилистенг сөстөр таппайдым.  
Кайраным, сеге бу карангуй түнде  
Қандый мүргүүлдинг сөстөрин айдайын ?

Эржинем менинг, кудайым менинг,  
Эригим бүгүн бу элбек таладый.  
Күр-көксимде сүүген јүрегим  
Күркүреп јаткан түби јок талайдый...

*Рижский булун, 1973 жыл.*

## А М А Д У

Ыраак Чуйда кичинек јуртта  
Ырызым бар, барайын дезем...  
Сүүгеним мени кечүде уткып,  
Сүүнер эди, једип ле келзем.

Боочылар ажып, сеге једери –  
Бош ло болзом – ол неме беди?  
Буурайган чачымды туйкайын аյктаپ,  
Бурулу немедий сен айдар эдин:

– Чөлдинг ўстиле кёп јастар ёткён...  
Чёкёбой, сени сакыган эдим.  
Кёстөринг неге туманду кёлдий,  
Кёксингде кандый санаалар эмди?

Кёп јолдорым мен эске алала,  
Кёнкёрө түжүп, ёкпöörөр бедим?  
Жарык санаамды ол ло тушта  
Jaңыс ла сеге мен айдар эдим.

Чёлдöги јолдо туштаган болзом,  
Чёрчöктö јүргемдий бодолор эди.  
Чёкёбой сакыган кёёркийим алдына  
Чёодöй түжип, чертенер эдим.

## ОРОЙ ТУШТАШ

Санаалу кара көстөринг көрүнет...  
Сананып жүрзем, сен ол ло бойынг.  
Канча жылдардынг кийнинде катап  
Кайраным дезем, каткырбас болбойынг.

Омок тужыста тушташкан эдис...  
Ол ёйлөрис качан да келбес.  
Эм жеристе катап көрүштис –  
Эмеш те алдынга мен бурулу эмес.

Кожо баскан јолысты эмди  
Комургай-ölönг туй базып салган.  
Кара көстөрис туманга курчаткан,  
Кару сөстөрис ундылып калган.

Эки бойыс јарашкан да болзоос,  
Эки башка јурт конгоныс.  
Жүрүмис бистинг бирикпеен де болзо,  
Жеристе түнгей ле ырысты болгоныс.

Тумантык көстөринг жылдыстар бололо,  
Тургулап калды жеримнинг ўстинде.  
Кару ўнинг музыка болуп,  
Канымла ойнайт күр кёксимде.

## АКТУ СӨС

Санг башка сен, көйркийек :  
Санаанда сен арлык-берлик.  
Айангдар кечире, сындарды одыра  
Айдынг түнде атана берелик.

Кара плащыңды јылулай топчылап,  
Кара көзинге туйкайын күрөйин.  
Алты струнду гитараны алып,  
Амадуум сеге кожонгдол берейин.

Керес сөстөр көксиме бадышпайт,  
Кей сөстөрди кедери тайайын.  
Откүн струндар онтузы откүре  
Откөн јүрүмим мен сеге айдайын...

Бу мындый ла жайда, бу мындый түнде  
Килемкей јүректү романтик болгом.  
Жүрүмим женил, жаркынду откөн,  
Жүргиме дезе поэзия толгон.

Жарымдай менинг табышту јүрүмим  
Жарык отторлу залдарда откөн.  
Же буланат ёлёнгдү жериме эригип,  
Бу бойынга жаантайын бүткем.

Меге кару најыларым да бар.  
Мени јыккан шаштюлер де болгон...  
Адымды жамандап, улус та айткан,  
Айлымды ээлеп, најылар да конгон.

Менгебей, сөзимди јетире угалы,  
Мени каарып, сен айтпа бўгўн.  
Куру кижи болбогон эдим,  
Кунукпа, ўўрем, онызы тёгўн.

Ай јолыла атана берелик,  
Бу јорукты мен кўп санангам.  
Јай да келзе, кыш та тўшсе,  
Јанғыс ла сени, сени сакыгам.

## ОРОЙ АМАДУ

Алтайдын түбилие айланып јүреле,  
Адыңды адап, мен көп эриккем.  
Тымыкта айткан ончо сөстөрим  
Тыны жок немедий, кайдайын, экем!

Эн ле кару сөстөрди талдазам,  
Эски немедий, кайдайын, ўүрем!  
Седен бойым јарыкка келеле,  
Сени сүүбесте мен не јүргем?

Макка кирген кеен чырайлу  
Мадонна меге не керектү?  
Маанымда јаңыс сен јуралган,  
Жеримниң кызы сен јалакай јүректү.

Jac јажарза – сакыганим ла сен.  
Jай башталза – јыргалым болодынг.  
Күс келгенде – эриккеним ле сен,  
Кыш түшкенде – ижемжим болодын.

Jүрүмниң јолын мантадып одёрғо  
Jүгүрүк аттарды мен бүгүн јеккем.  
Копту јүрүмнен коркыбай, экү  
Кожо мантадып јүре берелик.

Эржине аттар јалыла јайқап,  
Эжигинг алдына бир токтогой.  
Элес эдип атана берзебис,  
Элибис килеп, бойысты јоктогой...

## ЫРААКТАН

Эртен-энгир чайка күштың  
Эрикчел ўнин сен уккан болzonг.  
Кунукчыл талайды јакалай јанғыскан  
Кунугып јүргеним сен билген болzonг...

Баштап ла сеге турлуда јолуккам, –  
Баштапкы чечектий, сен ару тужың.  
Карлу бийик тайгалар көрүнет...  
Качан да менинг ундылбас тужым!

Теленгит чайданг ичиp алала,  
Тенек бойым атана бергем.  
Себискендў тайганы көрбөгөн чилеп,  
Сени таштап, та не керигем?

Узак ёйлёр откён кийининде  
Улаган боочызын мен катай ашкам.  
Jүрегим эригип, сени сурагам,  
«Jүреерген...» – деп, чабандар айдышкан.

Туку ла качан ээнзиrep калган  
Турлуунга сенинг булуттар конгон.  
Jайым бойым баштапкы ла катап  
Јанғыскан артып калгамдый болгон...

Оноң бери јоруктап та јүрзэм,  
Оноор јолым ундылып калган.  
Калганчы катап бичиген письмондо  
Кайран сөстөринг јайнудый угулган.

Је табышту јүрүмненг там эзирип,  
Сени ундып саларга мендегем.  
Јенг туттуртпас кыстарды да јенгзем,  
Је сен јаныс болгонынг канайып эңдегем?

Баскан јолыс јоголып та калза,  
Баштапкы тушташкан јериске келерим.  
Јалтанбай сеге удура көрөлө,  
Јаш тужымдый колымды берерим.

## КЫШКЫ ЈОЛЛО

Эржине аттарды бийе тептирип,  
Эжигинг алдына мантадып келерим.  
Кемге де бербей, ўўремди сени  
Кебистү чанакта учурта берерим.

Аттардың оозын кайра тартарга,  
Алдыста буудакты кем де этпес.  
Кийик аттарды божодып ийзебис,  
Кийнистен бистин кем де јетпес.

Качарың соокко тонбозын деп,  
Карла јыжып, изидип ииерим.  
Чачылган карды керекке бодобой,  
Чачакту бёркимди чалкайто кийерим.

Узун јолыста сен чылай берзен,  
Үйуктаарга бажынгды ийниме саларынг.  
Сүттий агарган јаландар ажыра  
Сүрекей јараш чörчöгим угарынг...

Күзүнги шынгыртын кожонго бодоп,  
Мениле кожо кёп јолдор ёдөринг.  
Кару јўзингди тёжиме салала,  
Качан да кörбögön түш кörөринг...

Чёлдёрди ёткүре, тууларды ажыра  
Чёрчёк јериндий алтайга баарыс.  
Бойыбыс дезе бу ёткён јўрүмде  
Болгон ачуны чек ундып саларыс.

Ойгонып келзенг – бис ойто ло јолдо...  
Онызын јаңыс учында аайлаарынг.  
Сүттий агарган јалаңды аյыктап,  
«Сүүгеним...» – деп араайын айдарынг...

## ЫРААКТАН ИЙГЕН ЭЗЕН

Ээн талайдын  
јанынанг ийген  
Эзеним менинг  
сүүндиргей не сени?  
Бастыра тенгистер  
кёксимде јўрерде –  
Балтика талай  
кайкадар ба мени?..  
Јер ўстинде  
мен сўўп те билгем,  
Јенгимнен туттуртпай,  
омок то јўргем.  
Тургузып койгон  
тузакка да киргем,  
Јўрўмнинг јўзин  
мен ончозын кўргом...  
Чайка куштын  
эрикчел кыйгызы  
Чачылган толкуда  
кўмўлип калгай.  
Анайда сеге  
айтпаган сўзим  
Амадуум болуп,  
ундышлып калгай...

Юрмала, 1973 йыл.

## ПИСЬМО

Талай түниле  
комуудап коноло  
Тан алдында  
 ўргүлей берген...  
Тапчы кыбымда  
 та не шылышрайт?  
Та ненинг учун  
 сен түжиме кирген?  
Сергеленг күйген  
 бу тан алдында  
Сен эмди кайда?  
 Билбезим эмди.  
Качан да бистинг  
 јиит јолдорыс  
Кайран јеристе  
 бириккен эди...  
Ол туштагы  
 согулган јүректинг  
Окпыны мени  
 ойгосты эмеш пе ?  
Жетире айтпаган  
 сөстөринг меге  
Жедижип келеле,  
 кыйнады эмеш пе ?  
Бу жараттанг  
 сеге жетире  
Сүрекей ыраак...  
 Билерим оны.  
Сен билелү,  
 бала-баркалу

Жүрүм андый –  
канайдар оны!  
Же ненинг учун  
бу ёскö јаратта  
Жеримле кожо  
сен түжелдинг ?  
Ээн јаратла  
баскындап јүргемде,  
Эрикчел санаалар  
не эжилди ?  
Аргалу јүрүмде  
јуртаган эжин  
Аракы ичиp  
булгалды эмеш пе ?  
Ойноп ло јүрген  
оок балдарынг  
Ооруга бастырып,  
ыйлады эмеш пе?  
Ол ёйлёрди  
эске алынып,  
Орында уйуктабай  
јадырынг эмеш пе?  
Же бу јараттан  
сеге жетире  
Сүрекей ыраак...  
Билеринг оны.  
Мен билелё,  
бала-баркалу,  
Жүрүмис андый –  
канайдар оны!

Дүбүлтү, 1973 йыл.

## ЧАНГКЫР АМАДУ КАЙКАЛДУ ЁЙ

Кечеги күнде  
кайкаган немеге  
Улус бүгүн  
ајару да этпейт.  
«Атом, спутник,  
космос то» – дешсеес,  
А түнгей ле биске  
та не де јетпейт...  
Жаштан ала  
жаанына јетире  
Науканы истеп,  
ончозын билет.  
Кажы ла күнде  
бистинг јүрүмге  
Кайкал эдип,  
таланттар келет.  
Озо бараткан  
орус албаты  
Ондый болбой –  
кайкаары да јок.  
Ончозы ёмёлү  
совет калыгым  
Ончо јондорго  
ўйеге јозок.

## ВЛ. ЛУГОВСКОЙ

Москва. Баштапкы ла күкүрт.  
Жайылып келген Тверской бульвар.  
«Луговской оору. Семинар болбос». –  
Ол күн айдышкан поэт уулдар.

Поэт уулдар сыранынг барында  
Бой-бойына ўлгерлер кычырац.  
Кёкиген олор качызын сананбас,  
Кöбүктүй сыра тамагын кычыдар.

Уулдар ончозы јиит, каланы.  
Москвада дезе баштапкы ла күкүрт.  
Бастыра оромдор уулдарга ачык,  
Оромдор сайын јүрүм ле күзүрт.

Уулдар ончозы «сүрекей таланту»: –  
«Улу болорго – бойынды ла коры».  
Луговской дезе таланту ла улу,  
Је жанғыс ла бүгүн ол тынг оору.

Москвада дезе баштапкы ла күкүрт.  
Жайылып келген Тверской бульвар.  
Луговской бүгүн оору да болзо,  
Ачык көзнөктиң алдында турар.

Баштапкы күкүрт карган поэттин  
Бастыра јүрүмин катап эзедер.  
Чанкыр салкын тёжине согулып,  
Чачын сыймап, араайын эркелеер.

Турган поэттинг көзине кенейте  
Туркестан кумагы ыраактанг көрүнөр.  
Чинар агаштар ёчомик сомдолып,  
Чимганның ыраак сындары көгөрөр.

Пушкин турган площадьта күкүрт  
Пушка атканый кенейте торгулар.  
Жуурканды таштаган оору поэтке  
Жуучыл аттардың киштежи угулар.

Тунгак жуучыл кожондор угулып,  
Сиваштың жаркынду отторы көрүнөр.  
Жаңыскан турган поэтти танып,  
Фрунзе ого колдорын көдүрер...

Оорыган жүргеги кычырган ороонго  
Оноң поэт атана берер...  
Эртенги күнде катап ла биске:  
«Луговской оору. Слер бош» – дежер.

А Москвада дезе баштапкы күкүрт.  
Оору поэтке кемис те келбес,  
Öскө городто санаага бастырып,  
Өлүп жатканын кемис те билбес.

Жажарып жаткан Тверской бульвардый,  
Жайым бистердинг жолдорыс элбек!  
Жиит бойлорыс жүрүмненг эзирик,  
Жирме жаштуда бис кандый тенек...

## АЛТЫН-КӨЛДӨ

Алтын-Көлдө ак туман,  
Алтайын тыныжы токтоп калгандый.  
Жышта агаштар соокко чыдашпай,  
Жылынарга олор кызынып алгандый.  
Корон соокторго койон калтырап,  
Көлдорын согунып, аралда секирет.  
Түндөр сайын түлкү де чөкөп,  
Түлтүйип алала, чычкандар кетейт.  
Же калынг кардынг алдынанг чычкан  
Жемидин бедреп, качан да чыкпас.  
Күн де чыкса, күрт алдынан  
Күлүрт эдип, күртүк те учпас.  
Чакпынынг тилинде балыка көргүлөп,  
Чала бүтпей, киштер откүлейт.  
Жас келер деп, агаштанг учкулап,  
Жангыс ла омок тийингдер бүткүлейт...  
Чындал та, удабас ээн тайгадан  
Чыкыраган сооктор жүре бергилеер.  
Курбайа тонгон күшкаштар сыйкылдал,  
Куру мөштөрдө курсагын бедреер.  
Алтын чачту күн ле келзе,  
Агаштар ужыган буттарын жылыдар.  
Кайынгыныг суузы тамыры сайын  
Жан тепкендий, тартылып жылыжар.  
Ол тужында ойбок актарда  
Омок бийени күртүктер бергилеер.  
Жажыл шалин жабынып ийеле,  
Жаланга кайынгдар ойынга келгилеер.  
Кайылган кардынг суузынанг ичеле,  
Жандыктар бажын көдүрип келер.  
Күүктамандар күнге удура

Күлүмзү көстөрин ачкылап ийер.  
Күүктинг ўни алтайга торгулза,  
Күнкелдилер ойгонып келер.  
Күйе берген јалбыштый чечектенг  
Күннинг де көзи кылбыга берер.  
Бастыра ла ѡскён özümning јыдынан  
Бажынг айланар, телекей тапчы.  
Өзүмдер јыргаган ол кыска ёйлөр  
Одё бергенде, сүрекей ачу!  
Ол тужында сенинг санаанга  
Jүзүн ле башка немелер кирер.  
Jүс будукту јерингे көргөнгдө,  
Jүрүминг кыска немедий билдирер...  
Je бажыска кирген сагышты ундып,  
Jенгестү јышла бис ёдөлик.  
Juрап баштаган јаскы күндерге  
Juуктай туруп, катап көрөлик:  
Алтын-Көлдинг тожы ачылып,  
Jайым толкузы јайкана берди.  
Ак парузы салкынга эбиреп,  
Apагаш-апагаш кемелер келди...  
Сындарды тёмён белдери ээлгилеп,  
Сыгындар ээчижип, сууга түшкүлейт.  
Тура түшкүлеп, баштарын канкайтып,  
Туулардын јаражын кайкаждып көргүлейт...

## ЫРААК ТУРЛУДА

Тураның ичи каргүй.  
Туманду кыш... Кар јашкан.  
Узап барган сындардан  
Үйкузырап күн ашкан.

Турлуда јаткан јестемнин  
Туразында отурым.  
Ээн тайгада јадарга  
Эрикчелдү ле болтыр.

Токуналу кепшенип,  
Тойу койлор јөдүлдейт.  
Потпойлоның полдорын  
Боро чычкан ёрүмдейт.

Кижи чилеп эстейле,  
Кискелер сүт ичкileйт.  
Үргүлэй бердим әмеш пе,  
Үлгерим не бичилбейт?

Коночы чылап кызарып,  
Коно ёчомик от күйер.  
Түлтүйген тымык аралда  
Түниле катап түлкү ўрер.

Тегерик акта ол ойноор,  
Тенгериге ай ёксöör.  
Оорузы јаан кижидий,  
ОНТОП-СЫКТАП ўкү ёксöör.

Толукта ийттин курсагын  
Токтонок түнде база ичер.  
Топчылардый истерин  
Токтонок булгап, суу кечер.

Койлор јылу кажаанда  
Койу арканы түженир.  
Кејирлери кырлангдан,  
Кепшенер, кепшенер, кепшенер...

Јестем ле эjem бажыма  
Jaан jaстык салгылаар.  
А мен уйуктап болбозым:  
Санаалар, санаалар, санаалар...

Сугаттын оозы туй тонуп,  
Суудагы тош тызыраар.  
Тыны кирип келгендий,  
Тымык стене тырсылдаар.

Јабылбаган парата  
Jaңыскан тонуп, чыкыраар.  
Бичилбegen ўлгерим  
Чычкандар түнде кычырар...

## ЖАЙГЫДА

Жер энем мени  
Өлөнгө чуулаган...  
Женгезек төжөктү  
Жаландырым...  
Көк айаста,  
Туулардың ўстинде,  
Булуттарла кожно  
Күн браадыры.  
Олор жолыла  
    миллион жылдарга  
Күнүң ле мынайда  
    баргылап ла жат...  
А мен дезе  
    бу жарыкта  
Төртөн лө жашту, же  
    жүргим сыйтайт.  
Үстимде шуулаган  
    бу ўркүнчек бүрлер,  
күс ле келзе,  
    какталып калар.  
Ойгонып келеле,  
    онон ло көрзөн:  
Öйлөрötкөн -  
Ката пла кар.  
Je бүгүн меге  
    жылу ла жайым.  
Адара күүлеп,  
    мөт бедрейт.  
Мени соододып,  
    будактан будакка

Тийингдер секирет,  
тийингдер секирет.  
Аксандап келеле,  
менинг јаныма  
Аланг кайкап,  
аспан токтойт.  
Канадын јанып,  
скрипказын алышп,  
Качан да укпаган  
симфония ойнойт.  
Жүрүмнинг, ырыстынг  
күүзин тындалап,  
Тымык чибилер  
араайын ўшкүрет.  
Чочый берген  
карагай кенейте  
Чочогойын ычкынып,  
будыма түжүрет.  
Кандый тымык!  
Кайдаар ла көрзөнг:  
Карлу мёнкүлер  
ыраак, ыраак...  
Канча да кирези  
сананып жатсам,  
Карыырга жетире  
эмди де узак...

## ЈАСКЫ ТҮНДЕ

Карангуй көзнөкүй  
jabыс турада  
Кандый да келин  
түниле ыйлайт.  
Откүүлдинг јанында  
кандый да уул  
Öкпööрип, кыска  
jүрегин сыйлайт.  
А јаландарла, бастыра  
жолдорло бүгүн  
Эрке, эрке  
jas келип жат.  
Талдардынг бүрчигин  
ол сыймап ийгенде,  
Тарс этире  
јарылып ла жат.  
Эжинен ырашкан  
үй кижи ыйлайт –  
Эрикчел санаалар  
кёксимде толтыра.  
Унчукпай, түмен  
jылдыстар отторын,  
Улугбек чилеп,  
аяктаپ отурым...  
Јанымда турган  
бу jaан теректер  
Јайыла берер  
ай ла толзо.  
Улус бойлорын  
jamандап ташташпай,  
Бу Улу Йүрөмди онгдойтон болзо...

## САЛОНДО

Ченеген чилеп, јаражай келин  
Чек базытла јанымла ёдёт.  
Окпöёрö бергеним сезип ийеле,  
Öчöгöн чилеп, кёзиме кöröt.

Кёндүре баратса, туйкайын кörзöм,  
Кёзине онынг күн толгондый.  
Jүзинде чырыш јок то болзо,  
Jүрümди көргөн лё ўй кижи болгодый...

Je күнүнг ле эңирде табышту салонго  
Jенгил базытту ол омок келет.  
Таныш эмес јажытту jүrümин,  
Танытпас санаазын ол кожо экелет.

Jaан учурлу политика шүүшкен  
Jарлу эрлердинг јанында токтойт.  
Кугарган jүстү каргандар онынг  
Куудый апагаш колдорын окшойт.

Эңчейип бараткан эрлер кенейте  
Эрмекчил болгылап, кёстöри күйгилейт.  
Таланты јабыс пижондор олорго  
Табылу баскындап, күйүнип көргүлейт.

Кемге де кörбöй, санаазын јажырган  
Келиннинг күзүни каткызы угулат.  
Кажайган чачту эрлердинг тёжинде  
Калганчы каны октолып согулат.

Өскө јүрүмдү ол келинге көргөмдө,  
Өскөн јерлерим кенейте ундылат...  
Эрини ойноп, эрмектен турганда,  
Әр јүрегим эригип, кайылат.

Эрикке туттурган көзине көргөмдө,  
Әбирип јетпес талалар көрүнет,  
Кар түшпейтен ороондор јатқылайт,  
Качан да көрбөйн талайлар көгөрöt.

Је күзүнги катқылу јаражай келин  
Жети часта шампанский ичер..  
Оноң карманду карганга барада,  
Ооруданг чеберлеп, обёнин кичеер...

Чек базытла табышту салонго  
Чек өскө кижиининг јаныла одёр.  
Өкпöөргөн өскө уулдардын көзине  
Öчöгөн чилеп, катқылу көрөр...

Москва, 1973 жыл.

## ЖАСКАРЫ

Каарып бараткан карлу јаландар  
Нени де сакып јаткандый, тымык...  
Күреелей турган ўуре кайындар  
Күнгө јылынат. Сүрекей ыжык.

Торт талага ачык туулардан  
Јылу, јылу эзиндер келет.  
Јадын-јүрүмди, бойынды јантырып,  
Јарык-јарык санаалар экелет.

Узун кыштың күндерин ундыдып,  
Удура, јүрүмге, јас кычырат.  
Калганчы шүлү кар ўстинен  
Кайкап, нени де таан кычырат.

Сүринди баскан кышкы булуттар  
Јүргүлей берген кайдаар да качып.  
Тенгери бийик, көпөгөш-көпөгөш.  
Телекей бүгүн ойто ло ачык!

Көксимде откён бу јаркынду јаста  
Јүрүм меге катап ла тар.  
Чындык насылар, слер бүгүн кайда?  
Слерди ле көрөр күүним бар...

Амаду-санаагар кубулып калды не.  
Айткан сөзигер чечен, та јок?  
Ардак бойоор азыйдый ла болзоор,  
Артканы меге керек те јок.

## АЗЫЙДАНГ АРТКАН БИСТИНГ КЫЛЫГЫС

Азыйданг арткан азиат кылыгыс  
Азып-тозуп, ойто ло келет.  
Эрмекке турбас эски-саскыбыс  
Эрикчел ачу санаалар экелет.

Бойыстанг бийик, таланту улусты  
Бойыска бистер та не тенгдейдис?  
Кожо иштеген кишини онғобой,  
Коп угарга та не мендейдис?

Өрө лө өзүп келген бойысты  
Öчүре базарга мактанып турадыс.  
Теерменнинг айланган тегелик тажына  
Тегине сууны та не урадыс?

Жамыга турзаас, бажысты канкайтып,  
Жаныста улусты та не сеспейдис?  
Жаан улустынг алдына јакшыркап,  
Жабыс кишини та не тепсейдис?

Чынааркап, ёскө кишининг сөзиле  
Чын-төгүндү ылгабай, колыйдыс.  
Жарлу болорго бойысты керелеп,  
Жарым ла часка геройлор болодыс.

Же качан бирде бойысты онғоп,  
Бойысты каарып, бис айтпай кайдарыс.  
Арткан јондорго јергелей тенгдежип,  
«Алтайлар бис!» – деп оморкоп айдарыс.

## ЖИЙТ ПОЭТКЕ


Жарлу болорго ўлгерлер бичип,  
Жалтанбас омок эр болорынг.  
Бастыра немеге јанғыданг көрүп,  
Бай јўрүмле сен толорынг.

Айткан сөстөринг ару да болор,  
Амадуунг сенинг бийик те болор...  
Жалкуурбай иштезенг, јар да келер,  
Жарык-јарык кёп санаалар берер!

Бозом энгирде, танг эртеде  
Бозогонг алтап, Поэзия келер.  
Је жаркынду күндий ырысла кожо  
Жажытту коронын ол кожо экелер...

Күндү де болор, күйүниш те једер –  
Күч ле болор, јиит нёкөрим!  
Жүргегинди улус шыркалап та койзо,  
Жүрүмнинг јўзине сен омок көрөрин...

Бойына сени тенгдеген улустанг  
Бийик болуп, олорго килееринг...  
«Ас калыктынг поэди мен» – деп,  
Ачузын јанғыс түбинде билеринг.



---

## «МААРКА» (1981) ДЕП ЖУУНТЫДАН

### ЖЫЛДЫНГ ЁЙЛӨРИ КЕРЕГИНДЕ КОЖОНГ

Jac

Женгил чыкту булуттар бүгүн  
Жер ўстиле салкынга айдадат.  
Сооктор сууга кайылып, чонгуп,  
Тонгтош тудунып, божотпой чырмайат ...  
Туштаган ла немени  
Тудала, толгоп,  
Тууларданг күркүреп,  
Суулар аккылайт.  
Эрип калган жаландар, чөлдөр  
Эркө, эрке жажыган жаткылайт.  
Күнег жерде эки карган  
Күүндери жарык  
Сүүнгилеп отуры.  
Төң бажында төй тенгкейицп,  
Нени де терен сананып туру...  
Жажылölöng, кирбиктү көлдөр  
Жарык көзиле  
Бийикке көргүлейт.  
Кайда да тракторлор  
Араайын таркырап,  
Качан да сүрбекен  
Жер сүргилейт!

## Жай

Күнчыгыш тала күнүң ле сайын  
Күлүмзиренип, жайғы  
Күнин атқарат.  
Учы көрүнбес чөлдөр ўстинде  
Узун, узун  
Чокторын тарайт.  
Жер-энебисölөнгө бастырып,  
Женгил тынып,  
Чечектеп жадат.  
Бозом киргенче күштар кожондоп,  
Ботоолор кёкип,  
Жаланға жарыжат.  
Сарафан кийген, апагаш чечектү  
Садтар жайылып,  
Сайраган тургулайт.  
Арбуз бышкан бай бахчада,  
Арыкта суулар  
Шулурап аккылайт.  
Жаркынду күни изё чалыган  
Жайыбыс бистинг  
Жайым ла элбек.  
Jaан иштерди бүдүрип койгор  
Жаткан жоныстынг  
Ийдези бек.

## Күс

Күнүң ле сайын  
Күндер кыскарат.  
Күсти мактап,  
Кожоным баштайдым.  
Колхозтор ажын  
Жуунадып алган –  
Алтын күске  
Алкыжым айдадым.  
Орой күски  
Жалаңдар сайын  
Обоолоп койгон  
Өлөндөр каарат.  
Анказын ажыра  
Бүткен ажысты  
Айан чөлдөрлө  
Машиналар аппарат.  
Сары тонду  
Агаштар эмди  
Санааркап турган  
Немедий көрүнет.  
Апагаш бөрүктү  
Ала-Тоо сайдабыс  
Араайын сананып,  
Токуналу ўргүлейт...  
Жайлудан түшкен  
Койлор мааражып,  
Жабыс чөлдөргө  
Жедерге мендейт.  
Кой кабырган  
Жииттер эмди  
Той эдерге

Айылға мендейт.  
Элеваторго ашты  
Эртелеп тартарга  
Элес әдип,  
Поездтер барат.  
Канча калыкты  
Ажыла сүүндирип,  
Кайран күзим  
Каткырып турат.

\* \* \*

Туманду кыш... Кар, јашкан.  
Тууларда агаштар ыйлайт.  
Сындар-баштанг күн ашкан...  
Сын-аркам менинг сыйстайт.

Баштап алган ўлгерим  
Ненинг де учун божобойт.  
Сен оору ба, јүрегим?  
Сени кем де онгдобойт.

Кызыл энгир. Оромдо  
Кыстардынг ёткүн ўни.  
Күскүге туйка көрөдим...  
Күлүкти ле сени!

Качан да кара саамайда –  
Кажайып келген кылдар.  
Jүрүм, jүрүм... Санаамда-  
Jүргүлей берген жылдар..

Буудактар ётпой јүретен болзом,  
Буурайбас эди чачым...  
Je ичкери јёткиген ёйдөнг  
Кайдаар баарынг качып?

Таадак болуп, түнгей ле онон  
Тайакту сен ичкери баарынг.  
Жаба жеткенче жол жайладып,  
Jaан жолдордо артып каларынг...

\* \* \*

Ойгонып келзем, тымык, тымык...  
Оройтып калган час согулат.  
Карангуй оромдо, кайда да анда  
Каланғы орустың кожонғы угулат.

Араайын келеткен күкүртти тыңдап,  
Ачык эжиктинг алдында турум.  
Таманы түшкенче танцевать эделе,  
Табышту јииттер јангылап отуры.

Каланғы орус танг ла атса,  
Капшайлап туруп ижине озолоор.  
Түн ле кирзе – түбек сескендий,  
Жүргим мени катап ла ойгозор...

\* \* \*

Та кайткам, кайткам, кайткам?  
Тартык Володяның айлында отурым.  
Бууныгым мынайды канчазын јүрэйин?  
Бу ла көрзөм, каланғы болтурым.  
А бу ла ёйдö ыраак Вьетнамда  
Жиит јуучыл октонг олүп жат.  
Бу ла ёйдö Ольстер деп жерде  
Кемнинг де каны асфальтка тögүл жат.



II. ЛИРИКА В ПЕРЕВОДЕ  
ИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО СБОРНИКА «СТИХИ»  
(1958)

ДВЕ ДОРОГИ

Скалистый берег –  
До чего он дик!  
Он не живет минуты тишиною:  
Катунь, как разъяренный бык,  
И в берег бьет рогатою волною.  
Повсюду горы...  
Но который год,  
Былое забывая понемногу,  
Наш Чуйский тракт  
Сквозь горы вдаль идет  
Над старою алтайскою дорогой.  
О, старая дорога!  
Сколько бед,  
Разлук, смертей  
Тебе пришлось увидеть.  
Здесь был забит нагайками мой дед  
За то, что смел тебя возненавидеть.  
По этому пути издалека  
Купцы возили огненную воду,  
Чтоб трезвым не был мой народ века  
И никогда  
Не ведал про свободу.  
Но мой народ,  
Он выжил в трудный час,  
Он сбросил тяжкий груз

Глухих столетий...  
И только птицы изредка  
Сейчас  
Напоминают посвист  
Ханской плети.  
Ты, старая дорога,  
Не смогла  
Пробиться дальше:  
Не хватило силы,  
Когда уркош, отвесная скала,  
У пропасти тебя остановила.  
И – замерла...  
А над тобою вдаль,  
Сквозь горы, над ущельями,  
– Вот так-то! –  
Советская проходит магистраль,  
Которая зовется Чуйским трактом.  
Стремительно уходит Чуйский тракт  
Туда, где горы поравнялись с небом.  
Здесь день и ночь  
Стучат машины в такт,  
Нагруженные мясом, шерстью, хлебом,  
Щебенка под машинами хрустит...  
И Чуйский тракт  
Уходит вдаль бесстрашно.  
Под ним  
Дорога старая грустит,  
Припоминая свой позор вчерашний.

*Перевод В. Фирсова*

## К НОВЫМ ЛЮДЯМ И НОВЫМ КРАЯМ

До свидания, мама, прощай!..  
Над горами – осеннее пламя.  
До свиданья, мой маленький край!  
Я вернусь по весне  
С журавлями.  
Скоро птицы на юг полетят  
И по-птичьи тоскливо заплачут,  
Но они возвратятся назад,  
– Разве может случиться  
Иначе?  
Разве можно весной усидеть  
Вдалеке от родного гнездовья,  
Разве можно  
О родине петь  
Вдалеке от родного гнездовья?!  
И в Москве мне свой край не забыть...  
Вечерами,  
Конспекты листая,  
Захочу я опять побродить  
По гористым тропинкам Алтая.  
И захочется так,  
Что – невмочь,  
Хоть беги на вокзал за билетом...  
Я сумею бессонную ночь  
Просидеть у окошка без света...  
  
Слышу, кедры мне шепчут:  
«Держись!  
Будет дождь,

Будет слякоть и вьюга!  
Не страшись,  
Ты идешь в эту жизнь  
От железной рогатины плуга...»  
И дорога ложится к ногам,  
И дорога все дальше уходит.  
К новым людям  
И к новым краям  
Беспокойное сердце уводит.

*Перевод В. Фирсова*

## ПОЙ, ПЕВЕЦ!

Пой, певец,  
О великих зорях,  
Пой, певец.  
О стране свободной,  
Пой, певец,  
О Стране Советов  
И о людях этой страны.  
Пой, певец,  
– Твой свободный голос  
Будет слышен везде и всюду:  
Отзовется в тростинке каждой,  
Наклонившейся над ручьем.  
Пой о том, что народ мой счастлив  
Тем, что с русским народом строит  
Настоящую жизнь,  
В которой  
Мы сегодня с тобой живем,  
Пой, певец.  
О том, что мы любим,  
Если руки дружны с работой,  
Если сердце наружу рвется  
От нахлынувших чувств порой.  
Пой, певец,  
О весенних грозах,  
О морях, создаваемых нами,  
Пой о тех, кто влюблен и весел,  
Кто умеет любить и петь.  
Пой, певец,  
Ты обязан правду  
Рассказать о Стране Советов,  
О, страна, что живет солдатом,  
Но не думает воевать!

*Перевод В. Фирсова*

\* \* \*

Отзвенели копыта  
Алтайских коней...  
Загрустило осеннее поле.  
И последний листок  
С оголенных ветвей  
Закружился, почувствовав волю.  
Глухо шепчутся с ветром в воде  
тростники.

Облака над землей  
Проплывают лениво.  
И под старый рассказ  
Говорливой реки  
Задремала плакучая ива.  
Мудрый кедр на скале  
Видит мрачные сны:  
В них трескучий мороз  
И густые метели...  
Песни девушек стихли до новой весны,  
И давно журавли улетели.  
Отзвенели копыта  
Алтайских коней...  
Только кто-то природу  
Отчаянно будит:  
По прдорогшой дороге  
Вдаль скрывшихся дней  
Листья мчатся к деревне,  
Тоскуя по людям.

\* \* \*

Алтайский край,  
Тебя я не забыл:  
К тебе опять вернулся сын упрямый...  
По узенькой дорожке  
От избы  
Бежит навстречу мне  
Родная мама...  
И медный чайник, потерявший счет  
Своим годам,  
Опять поет нестройно.  
— Сынок, учиться долго ли еще?  
— Спросила мать, вздыхая беспокойно.  
— Теперь недолго, — отвечаю я... —  
Беру топор, да молоток, да гвозди.  
А у окна береза ждет меня  
И что-то шепчет  
Языком березым.  
На лыжах, что под крышею лежат,  
Гнездо успела ласточка построить...  
Уже румяным яблоком закат  
Созрел над освещенною горою...  
В долине Урсула горят огни.  
Мы с мамою ведем  
Простые речи.  
И звезды,  
Словно будущего дни,  
На нас глядят совсем по-человечьи.  
С лугов пахнула  
Мятою трава.  
Протяжно сочи\* где-то прокричали...  
У матери —

\* Сочи — ночная птица

Седая голова,  
У матери –  
Заботы и печали.  
Она, однако, долго не молчит  
И говорит – как будто, и некстати:  
– Сынок, ты слышишь –  
Плачут дергачи?  
Траву скосили, негде ночевать им.  
Но не беда, трава ведь подрастет,  
Да и хлеба, видать,  
Созреют скоро.  
Сегодня будет урожайный год,  
Хоть трудно было... –  
И глядит на горы. –  
Учись, сынок,  
А я уж как-нибудь  
Дождусь тебя, мы жить получше будем.  
За мой нелегкий,  
Но хороший путь  
Мне часто помогают наши люди... –  
Вокруг – ни звука. Тишина. Покой.  
Лишь изредка собака где-то взвизгнет.  
И мама  
Жесткой, ласковой рукой  
Меня ласкала,  
Говоря о жизни.  
Года идут.  
И я несу мечту,  
С которой хоть по рыхлинам, по кочкам  
Я поле жизни  
С честью перейду, –  
Поэтом ли?..  
Но человеком – точно!

*Перевод В. Фирсова*

## ПЕРВЫЙ СНЕГ

Первый снег...  
Первый снег  
Пробегает дорожкой.  
Первый снег...  
Первый снег  
Прилипает к окошку.  
Первый снег...  
Первый снег,  
Словно заячья шубка.  
Первый снег...  
Первый снег,  
Словно девичья шутка.  
Первый снег...  
Первый снег  
Над дорогой кружится  
И, несмелый такой,  
Мне на плечи ложится.  
Он боится тепла,  
О морозе мечтает.  
Первый снег...  
Первый снег  
Он, конечно, растает.  
Может быть, потому  
Он до слез мне приятен.  
Первый снег...  
Первый снег,  
Словно старый приятель, —  
Тот, что в сердце твоем  
Стал немалою частью.  
Первый снег...

Первый снег,  
Словно первое счастье.  
Ровной сеткой висит  
Белый снег на березах.  
Первый снег...  
Первый снег –  
Не жилец без мороза.  
Трудно первому быть,  
Если силы немного...  
Беспокойно кружит  
Первый снег над дорогой.

*Перевод В. Фирсова*

## ОХОТНИК В ТАЙГЕ

С двустволкой в жилистых руках  
И в шубе наизнанку,  
В тяжелых, теплых сапогах  
Он вышел спозаранку...  
Шумит тайга.  
Трещат кусты.  
Овраги смотрят грозно.  
А белки, распушив хвосты,  
Бегут, оставя гнезда.  
Хотя глаза у старика  
Немного потускнели,  
Он бьет всегда  
Наверняка,  
Без промаха  
По цели.  
Он рысь сквозь сучья различит.  
Он не упустит волка.  
И тульская двустволка  
На весь Алтай звучит.  
Медведь упал на синий снег...  
Шумишь напрасно, ветер! –  
Не ты, не зверь,  
А человек  
Хозяин дебрей этих!  
Шумят дремучие леса,  
Шумят, зверье скликают.  
И звезды, беличьи глаза.  
Обиженно мигают.  
Тайга была еще вчера  
Дика, глуха, страшна...  
Под теплым кедром –

Треск костра.  
Погрейся, старина!  
Ты здесь сегодня не один  
Ночуешь при огне...  
Доносит ветер шум машин,  
И песню  
О весне.

*Перевод В. Фирсова*

## БУРЁНУШКА

Отец, винтовку сняв,  
У двери встал,  
На нас взглянул.  
И пот холодный вытер,  
И плачущую мать поцеловал,  
И повторил:  
— Буренку берегите...

Всегда мы были сыты молоком,  
И мать на фронт  
Слаты масло не скучилась.  
Но вот однажды,  
Несчастливым днем,  
Буренушка домой  
Не возвратилась.  
Напрасно мы кричали средь лугов  
Вокруг стояла тишина  
Немая...  
С последним криком  
Наших петухов  
Буренушка вернулась  
Чуть живая.  
Она лежала  
В пасмурных сенях,  
На маму глядя,  
Спрашивала будто:  
«А как же проживешь ты  
Без меня,  
А как без молока  
Детишки будут?..»

Уже туман за окнами редел,  
И мама, обнимая нас,  
Рыдала...  
Как человек  
После хороших дел,  
Буренушка  
Спокойно умирала.

*Перевод В. Фирсова*

## ОТЕЦ

Хлопнул дверью,  
Вышел – не простился.  
Мать сидела молча у стола.  
Не пришел назад, не возвратился –  
Понапрасну, видимо, ждала.  
Было все запутано и сложно.

Мать сказала:  
– Нет у вас отца... –  
И забились быстро и тревожно  
Детские наивные сердца.

В темноте не спал я до рассвета,  
Думу передумал не одну,  
И решил,  
Что ни за что на свете,  
Как отец,  
Не брошу я жену.

Бились сосен шумные вершины,  
За селом трещали трактора,  
А на полках – в ведрах и кувшинах  
Брань отца гудела до утра.

...Мать трудилась до заката в поле,  
Проходил в заботах день за днем.  
А отец... его забыли вскоре,  
Ничего не слышали о нем.  
Но однажды ночью я проснулся,  
Отчего – и сам не мог сказать,  
Я протер глаза и повернулся:  
Надо мною наклонилась мать.

– Встань, сынок...  
Нагрянул враг проклятый...

(Я молчу – спросонья не пойму).  
Твой отец идет на фронт солдатом,  
Вот снеси курут\* и хлеб ему.

Горы.  
Рань.  
Прохладная погода.  
Я пешком пришел в военкомат.  
Там рыдали женщины у входа

И сержанты строили солдат.  
Я стоял растерянно в сторонке –  
Ни один солдат мне не знаком.  
И смеялись местные девчонки  
Над моим домашним узелком.

Люди волновались и спешили,  
Солнце припекало все сильней.  
Вдруг, смотрю – отец!  
Отец в машине.  
Я вдогонку бросился за ней.

Эх, отец!..  
Ничто не изменилось  
На лице нахмуренном и злом.  
И машина скрылась за углом,  
Только пыль над улицей клубилась.

Наш отец погиб под Сталинградом,  
Но нередко думаю сейчас:  
Он, наверно, был бы с нами рядом,  
Если б тот подарок взял от нас.

*Перевод Ю. Полухина*

\* Курут — сырчик.

## БАЛЛАДА О СОБАКЕ

Тайга была огромна и безлюдна.  
Тагил бежала по-звериной тропке,  
И кедры больно ветками хлестали  
По впалым и дымящимся бокам.  
Тайга была огромна и безлюдна.  
Неподалеку где-то ухал филин,  
И белый свет луны с трудом сочился  
Сквозь ветки неподвижных кедрачей.  
А вот поляна.  
Вот шалаш знакомый –  
Он отсырел и набок покосился.  
Зола давно остыла меж камней...  
Она шалаш обнюхала, лежанку,  
С оборванными лямками мешок –  
Все сохраняло слабый-слабый запах  
Тяжелых рук хозяина.  
Собака  
Задрала морду к небу и завыла.  
А в небе неподвижная висела,  
Пустынная, холодная луна.

Казалось, ветер пел в вершине кедра,  
Ту песню, что нередко пел хозяин,  
Но это филин хохотал над нею  
И по-собачьи лаяла лиса.  
И чудилось собаке, что с добычей  
Вот-вот хозяин выйдет из-за сопки,  
Потреплет по спине ее и сядет  
У жаркого костра пред шалашом,  
Задумчивый, большой.  
И, по привычке,  
Она ему в колени сунет морду.

Собака, ничего она не знала,  
Не понимала, для чего хозяин,  
В пахучих сапогах и в гимнастерке,  
В теплушки ехал к западу; не знала,  
Зачем он привязал ее к ограде  
В чужом дворе.  
Шел сорок первый год.

Сухие листья падали с деревьев,  
И стало очень холодно собаке  
Под равнодушной, белою луной.  
Она уйти хотела, но вернулась.  
У шалаша, где прежде жил хозяин,  
Ей повстречались два голодных волка,  
Два осторожных, опытных врага.  
И кинулась она без лая, молча,  
Лишь челюсти работали и лапы;  
Сплелись клубком три тела мускулистых  
И шерсть летела клочьями от них.

Но вскоре волки отступили в чащу.  
Отвагою ее поражены.  
Она лежала, кровью истекая,  
У шалаша, где прежде жил хозяин,  
И бляхою поблескивал ошейник  
С обгрызанным, оборванным ремнем...

...Опять живет в тайге ее хозяин,  
Охотится, силками ловит белок,  
До осени ночует в шалаше.  
Когда же ветер бродит в сонных кедрах,  
Все чудится ему в ночах таежных,  
Что где-то воет верная Тагил.

*Перевод Ю. Полухина*

## ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Замела к избушке след  
Вьюга снеговая,  
Ветер возится в трубе,  
Сказку напевая.

Ребятишкам спать пора,  
Сон глазенки сводит,  
Да со скотного двора  
Мама не приходит.  
Где-то в сумрачном лесу  
Тявкает лисица...  
Размышляет мальчуган:  
— Что могло случиться?

Может, около тропы,  
Где темнеют елки,  
С нашей мамою сейчас  
Повстречались волки?

Вот пойду, своим ружьем  
Серых испугаю...  
— Нет, — девчурка говорит, —

Я наверно знаю:  
У телят она опять.  
Кончилась работа,  
А телятам отпускать  
Маму неохота.

Что поделать — малыши  
Требуют ухода.  
Видишь, снежная пурга:  
Сердится погода...

Ребятишки у окна  
Маму поджидают.  
В небе мутная луна  
Тихо проплывает.

Дверь испуганно скрипит  
От порывов ветра,  
И качают головой  
Вековые кедры...

*Перевод Б. Гайкович*

## СПОЙ МНЕ, МАМА

Журавли... журавли...  
Улетают от нас журавли.  
Спой мне песенку, мама, —  
Ты помнишь ее, дорогая.  
Эту песню на крыльях  
Опять журавли принесли  
И опять, унесли,  
Далеко-далеко улетая...  
К материнским ладоням  
Моя прикоснулась щека.  
Вижу детство свое,  
Беспечальное и озорное:  
Журавли... журавли...  
Чуть заметно плывут облака,  
Над горами плывут,  
Над деревней плывут,  
Надо мною  
Но быстрей облаков  
Журавли пролетают, трубя.  
И вполголоса песню  
Поет моя добрая мама:  
«Спи, мой маленький, спи...  
Все, что есть на земле. —  
Для тебя.  
Вся земля — колыбель.  
Подрастай поскорей, мой упрямый».  
Журавли... журавли...  
И дорога у них далека.  
Журавли... журавли...  
И дорога у них не легка.

Им придется лететь  
Много длинных и скучных недель.  
Мир — велик!  
Но я верил, что мир — колыбель...  
Пой мне, мама.  
Ты знаешь —  
Я детство свое вспоминаю.  
Спой еще что-нибудь,  
Дорогая моя, родная.

*Перевод В. Фирсова*

## ОСЕННЯЯ НОЧЬ

Большая ночь.  
Угрюмая такая!  
Уже дожди холодные пошли.  
Там, у подножья гор,  
Друзей скликая,  
Готовятся к отлету журавли.  
Березовый листок  
Прилип к окошку:  
Замерз, бедняга, хочется к теплу.  
А на коленях деда дремлет кошка,  
Постукивают ходики в углу.  
Что может быть темней  
Осенней ночи,  
Когда вселился в душу непокой?..  
И филины, как пьяные, хохочут  
В сыром бору за маленькой рекой.  
Холодный ветер  
Словно со старьем  
По вечерам гудит, гудит в трубе...  
Не спит старуха, отложив вязанье,  
И думает, конечно, о тебе.

Ты не забыл, что есть на свете мама?..  
В Москве, как на Алтае,  
Тоже дождь.  
Ты на бульваре  
Два часа упрямо  
Любимую свою  
Напрасно ждешь.

Вот дом ее. Подъезд. Этаж и двери.  
Однако знай — она там не одна.

Но ты уверен, глубоко уверен:  
Дождь виноват, что не пришла она.  
Ты едешь в общежитие.  
И злобы  
На дождь, на осень  
Почему-то нет.  
Конспекты отложив, твой друг, должно быть,  
Давно уснул,  
Не погасивши свет.  
Ты в комнату войдешь.  
Как можно тише.  
Что – тяжело?  
Но ты рукой махнешь  
Припомнишь мать  
И ей письмо напишешь,  
И до рассвета, знаю, не уснешь.  
Придет письмо в алтайскую деревню –  
Надолго ветер замолчит в трубе..  
Спи, мама, спи.  
Придет весна к деревьям.  
Мне тяжело...  
Я помню о тебе.

*Перевод В. Фирсова*

## АЛТАЙЦУ ВАСЕ

Отец твой знал и голод, и ненастье,  
Сводил концы с концами кое-как,  
А рядом жил его большой приятель –  
Василий Громов, пахарь и бедняк.  
Белогвардейцы застрелили Васю,  
Упал Василий, руки разметал...  
Когда же ты на белый свет родился.  
Отец тебя Василием назвал.

Горел Алтай. Кулак стрелял нам в спину.  
Ты – сирота.  
Куда пойти тебе?  
Кузнец колхозный, богатырь Василий,  
Тебя пригрел в большой своей избе.

С тобой на фронте был Василий Теркин,  
Тебе Чапаев твердость духа дал.  
Чтоб стать таким, как большевик Василий,  
Трудился ты, сражался и страдал.

Ты не напрасно именем гордишься.  
Ты в каждый дом почетным гостем зван.  
Когда жена родит тебе мальчишку,  
Ты просто назови его:

Иван

*Перевод Ю. Полухина*

## АЛТАЙСКИЙ ПАРЕНЁК

Снега таежные темны,  
Буран охрип почти...  
В какой лощине табуны  
От ветра упасти?  
Крепчает стужа,  
Жжет сильней,  
Пастух давно продрог,  
Но скроет вовремя коней  
Алтайский паренек.  
Уныло воет волчий хор  
У самого жилья.  
Спокоен парень:  
Волки – вздор!  
Проверен ствол ружья.  
Весна взовьется над тайгой,  
Расправивши крыла,  
И вновь расскажет козодой,  
О торжестве тепла  
И амаргою\* станет вновь  
Лесная ветка в срок –  
Пусть песню сложит  
Про любовь  
Алтайский паренек.  
Ойын\*\* начнется ль у реки, –  
Вздыхает сто девчат,  
Ведь у парнишки каблуки  
Все дробнее стучат.  
А если парень тамада,

\* Амарга – пастушеская дудка.

\*\* Ойын – национальная игра: состязание в пляске и песни, которое проходит в лунную ночь. Юноша-победитель получает право поцеловать возлюбленную.

На тое\* не сносить  
Гонов баранам никогда,  
Гостей не обносить.  
Стреляют пробки до утра  
Из бочек в небосвод.  
Вину колхозному пора  
Порадовать народ.  
И паренька зовут везде.  
— А ну-ка, спой, сынок! —  
В веселье первый  
И в труде  
Алтайский паренек.

*Перевод Б. Гайкович*

---

\*Той — пир

## ДОРОГА В ГОРАХ

Вот уж осень.  
В небе над горами  
Тихо проплывают журавли.  
Листья многоцветными коврами  
На лесные просеки легли.  
И с утра на перевале горном,  
Там, где путь опасен и горбат,  
Всхлипывая грустно и покорно,  
Над обрывом тащится арба.  
Может быть,  
Излишне молод возчик  
И горяч, наверное, притом,  
Но, как взрослый,

крепко держит вожжи

И при этом щелкает кнутом.  
С ним,

забыв от страха все на свете,  
Глобус и портфель прижав к себе,  
Новая учительница едет  
В горную деревню

на арбе.

— Ты давай, Калдаш, поосторожней,  
Как бы конь, копытом не лягнул. —  
И тотчас спохватится тревожно: —  
Да смотри,

чтоб в пропасть не свернул.

— Нина Мекечиновна,  
не бойтесь,  
Не таких я коней усмирял.  
Скоро дома будем, успокойтесь...  
Эй, куда ты?

Черт тебя побрал!..  
И взмахнув кнутом над головою,  
Чудом равновесие храня,  
Он, привстав в полроста над арбою,  
Укрощает шалого коня.

...Вот и перевал вдали остался –  
Пропасти в долине не грозят.  
И как будто конь с узды сорвался:  
Кедрачи проносятся назад,  
Тараторят по камням колеса,  
Желтый лист

летит из-под копыт,  
И мальчишка озорно и косо  
На свою попутчицу глядит.  
А вверху,

в горах

где снег лиловый,  
Над обрывом домики стоят –  
Это там учительнице новой  
Обучать, воспитывать ребят.  
Пусть мала деревня,

но ведь дети  
Носят сердце жаркое в груди.  
Им взамен тропинок узких этих  
Жизнь дает

широкие пути.

*Перевод Ю. Полухина*

## ПУТЬ ЯНАРА

Запах сена пьянее дурмана.  
Горы спят в синеватой тени;  
Перед сном

одеяло тумана  
Натянули на плечи они.  
Жгут костер мальчуганы у брода,  
Свет дрожит на осклизлых камнях,  
И хорошую прочат погоду  
Перепелки

на дальних полях.

Разгораются звезды ночные,  
Но над юртами ночь не тиха —  
Провожают друзья и родные  
На учебу

в Москву

пастуха.

Каждый к парню подходит с советом:

— Ну, удачи, Янар, от души!

Приезжай на каникулы летом  
Да почаше нам письма пиши.

— Там, в Москве,

Занимайся прилежно, —

Говорят пастуху старики.

А красивая девушка нежно

Прошептала:

— Я жду у реки... —

Как по сердцу ударили струны,  
Ташаур\* пробкой выстрелил вверх,  
На поляне, открытой и лунной,

\* Ташаур — кожаный сосуд для кумыса.

Говор,

пляска

и радостный смех.

– Пой, Янар,

свой аил\* покидая.

Путь твой светел, хотя и не скор –

От вершин голубого Алтая.

До вершины

Ленинских гор.

*Перевод Ю. Полухина*

---

<?> Аил – селение

## ПОЮ В ГОРАХ

Пою в горах.  
Брожу то тут, то там.  
В ущельях тьмы  
Найти стараюсь свет.  
Идет за мной козуля по пятам,  
И журавли летят за песней вслед.  
Когда охрипну,  
Припаду к земле,  
Из горных родников  
Прохладу пью.  
Я становлюсь значительно сильней  
И вновь иду,  
И вновь, и вновь пою.  
Мой главный путь –  
Он где-то впереди...  
Когда устану,  
Молча постою.  
Но молод я!  
И с песнею в груди  
Я вновь иду,  
И вновь, и вновь пою.  
Уж если начал,  
До конца допой.  
– Кожондо!\* – горы вторят мне в ответ...  
Идет козуля дикая за мной,  
И журавли летят за песней вслед.  
Гнилые сучья преграждают путь.  
Я спотыкаюсь,  
Но иду опять.

<?> Кожондо – пой.

Мне хочется немного отдохнуть,  
Зажечь костер,  
Сварить обед, поспать.  
Но нет – нельзя!  
Ночлег мой впереди.  
Я должен песню выстрадать свою.  
Да, молод я!  
И с песнею в груди  
Я вновь иду,  
И вновь, и вновь пою...

*Перевод В. Фирсова*

## ВЕЧЕР В ГОРАХ

Солнце в тучу медленно садилось.  
И на мох прилег устало я.  
Надо мной береза наклонилась,  
Словно ты, любимая моя.

Я лежу.  
Заметно, как темнеет.  
Горный вечер тишину привел.  
И на фоне неба столбенеет  
Дикий и воинственный козел.  
Он, как будто тишины пугаясь,  
Рявкнул с камня  
И умчался прочь...  
Замигали звезды, зажигаясь,  
Из-за елок выглянула ночь.  
Тишина...  
И сквозь нее устало  
Горных рек доносится мотив.  
Дремлют в вышине  
Немые скалы,  
Головы над вечностью склонив.

*Перевод В. Фирсова*

\*\*\*

Весенний ветер  
Сердце растревожил...  
Гори, луна,  
Сильней, светлей гори!  
Мне тяжело.  
И потому, быть может,  
За косогором плачут глухари.  
Но вот уже не слышим ветра стоны  
И нет звезды на небе  
Ни одной...  
А кедры, не скучные на поклоны,  
Прощаются с красавицей луной.  
Идет весна.  
В душе, однако, — вьюга.  
Но я дождусь,  
Дождусь своей зари!  
Пускай молчит далекая подруга, —  
Не нужно громко плакать,  
Глухари...

Перевод В. Фирсова

## КУКУШКА

Улеглись последние морозы.  
В воздухе — медовый аромат.  
Белые стыдливые березы  
Снова по-весеннему шумят.  
Словно бригадиры,  
Всем отрядом  
Вслед за плугом  
Шествуют грачи...  
Первая кукушка где-то рядом  
Беззаботно-радостно кричит.  
Ей-то что, кукушке?  
Ей бы днями  
Петь о том, что май леса одел, —  
Ведь она не видит наших дел  
Пьяными, весенними глазами.  
Ей-то что! —  
Она ведь очень скоро  
Улетит из нашей стороны  
В те края, где мирно дышат горы,  
Где не трудно жить,  
Где нет войны.  
Ей-то что! —  
Она и знать не хочет.  
Как нам с матерями тяжело.  
Беззаботно  
Целый день хлопочет.  
Прославляя майское тепло.  
Ах, кукушка,  
Глупая болтушка,  
Знала б ты, как нужен хлеб бойцам!  
Нам не до тебя.

Лети, кукушка,  
Не тревожа нас, к своим лесам.  
Не тревожа нас, расстанься с нами  
И лети, покуда голос цел...  
Пьяными, весенними глазами  
Ты не хочешь видеть  
Наших дел.

*Перевод В. Фирсова*

## ПЕРВЫЙ ГРОМ

Весеннее спокойствие лазури  
Еще таят родные небеса.  
Но, брови туч густеющих нахмуря,  
Дохнула ветром первая гроза –  
И гром удариł  
Словно в исступленья,  
И день померк, бездонно-голубой.  
Деревья опустились на колени  
И руки сучьев  
Подняли с мольбой.  
Исполненная жажды самой жгучей  
Березка тучам тянется вослед.  
Вот мелочь капель сумрачные тучи  
Швырнули ей,  
Как будто горсть монет...  
... Уж ливень смолк.  
И распахнулись дали  
Еще ясней, прозрачней, чем вчера.  
И птицы на лугах прощебетали,  
Что наступила летняя пора.  
Все было так: когда мне было двадцать,  
Не знал и сам я  
Помыслов своих –  
Привык я тихим парнем называться,  
Я думал сам,  
Что я на редкость тих.  
Но вдруг, любовь почувствовав большую,  
Я, словно тот весенний небосклон  
Степной грозой,  
Волнуюсь и бушую,  
Ее тревожным светом обновлен.

О, первая любовь –  
живая сила!  
Все новое: и мысли, и дела...  
Не ты ль меня бороться научила,  
Вручила даль,  
широкий шаг дала?

*Перевод Б. Гайкович*

## АЛТАЙСКИЙ САД

К селенье,

    что у берега Катуны,

Когда на север плыли журавли,

Молоденькие яблони и груши

Средь гор суровых

    ярко расцвели.

И каждый день старательные пчелы

Летят туда ватагою большой,

И все цветы алтайские,

    ревнуя,

Рыдают – заливаются росой.

Ах, яблони, гордячки и кокетки,

Все в кружевах,

    в накидках на плечах,

Не зря же птицы, прыгая по веткам,

Вдруг перестали петь на кедрачах.

И ходит сторож Саламчи меж яблонь,

Как евнух средь гарема своего;

Мальчишки смотрят в сад из-за ограды,

Да вот боятся, видимо, его.

Но знаю я,

    что скоро на Алтае

Поднимутся сады в любом селе,

Хозяйки станут печь пирог из яблок

И будут груши на любом столе.

Так будет, знаю...

А покуда груши

Шумят ветвями на ветру:

«Растем!»

... И по горам от зависти бессильной

Седые кедры шепчутся кругом.

*Перевод Ю. Полухина*

\* \* \*

Голубые просторы,  
Горизонт голубой...  
Горы,  
Здравствуйте, горы.  
Здравствуй,  
Край дорогой!  
Ты, как друг, улыбнулся.  
Я из дальних дорог  
Возвратился,  
Вернулся –  
Не вернуться не мог.  
Я знакомые лица  
Вижу в каждом окне,  
Я хочу поклониться  
Старикам и родне,  
Только радостью снова  
Мне туманит глаза,  
Ни пол слова,  
Ни слова  
Не сумею сказать.  
Здесь когда-то сражался  
Деревянным мечом,  
Было все нипочем.  
Вечно сбиты колени.  
И, зовя меня вдаль,  
Здесь кричали олени  
По утрам,  
Не тогда ль  
Мне в райкоме вручили  
Комсомольский билет,  
Словно вдруг подарили

Все дороги,  
Весь свет,  
Радость нужного дела,  
Рек равнинных стекло...  
Сколько птиц пролетело  
И воды утекло!..  
Дети носятся с шумом.  
А у новых ворот  
Древний старец с топшуром\*  
О героях поет.  
Не могу наглядеться  
На простор голубой.  
Здравствуй,  
Милое детство,  
Здравствуй,  
Край дорогой!  
Ты, как друг улыбнулся.  
Я  
Из дальних дорог  
Возвратился,  
Вернулся –  
Не вернуться не мог.

*Перевод Ю. Полухина*

<?> Топшур — музыкальный домбры. Народный инструмент, род домбры

\*\*\*

Отроги Алтая –  
моя квартира,  
Я жизнь  
Из окна наблюдать не мог...  
И вот я попал из большого  
В румяный и холеный  
Твой мирок.  
Костюм по моде?  
Не в этом дело.  
Мне скучен объятий твоих удел  
Слова красивые?  
Надоело!  
Сердце жаждет красивых дел.  
Как свежий ветер,  
Я рвусь в просторы,  
Весь шар земной  
для меня родня,  
Моей колыбелью  
служили  
И ласка не баловала меня.

Привольные степи  
и гор крутизны –  
Вот тропы,  
Которыми я иду;  
Хочу торить на дорогах жизни  
Свою  
широкую борозду,  
Хочу  
С друзьями идти бок о бок,

Собою жить,  
И в себе – людьми...  
Похож мирок твой  
на узкий гробик,  
А я – человек еще,  
Черт возьми!

*Перевод Б. Гайкович*

## МАЛЕНЬКОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Неглупый парень.

С десятилеткой.

Работает складно.

Пьет не часто.

В нем

только одно

удивляет нередко

Не может

спокойно

видеть

начальство.

Бледнеет,

места рукам

не находит,

Имени

своего

не вспомнит,

Если начальство

к нему подходит

Или –

в одной из соседних

комнат.

Иной раз

начальство

о чем-нибудь спросит,

Проходя,

два пальца

протянет сухо

И так,

между прочим,

не слушая,

бросит:

— М-да...

Ну, как...

житуха? —

А парень...

Что с ним?

Глядеть неловко:

— Хи-хи.. поживаю... —

лепечет с улыбкой,

Как будто

нашел на углу сторублевку.

Иль премию

получил

по ошибке.

Вернувшись домой

и не успокоясь,

Кидается

вдруг

на шею жене:

— Кошечка!

Счастье-то нам какое!

Пал Палыч

два пальца

подал мне! —

Не спит,

полпачки выкурит за ночь

И будит жену

еще до зари:

— А знаешь,

может,

нынче Пал Палыч

Подаст мне не два,

а целых три...

\*\*\*

Нам,  
людям,  
знакомым с серпом  
и молотом,  
Поручено  
счастье  
грядущих  
дней.  
Работа кипит  
горячо  
и молодо,  
И завтра  
с каждым часом  
видней.  
Народ  
тех  
уважает и чествует,  
Кто сердцем  
прям  
и душою  
смел.  
А кто себя  
«маленьким» чувствует,  
Тот не годится  
для наших дел!

*Перевод Ю. Полухина*

## МОЯ КНИГА

«Москва — Алтай» —  
в барнаульском экспрессе  
Мы едем два дня.  
Ни конца,  
ни края...  
Соседка молчит,  
не ответит, не спросит, —  
Французскую книжку читает,  
вздыхая.  
В соседнем купе  
с молодецким задором  
Гармошка поет  
про свое  
дорогое.  
Бескрайние степи,  
уральские горы —  
Как книга огромная  
передо мною.  
И чудится мне,  
что во ржи золотистой  
  
Коня расседлал  
Салават Юлаев.  
А в пенном потоке,  
глубоком,  
быстрым,  
Как будто плывет  
комбриг Чапаев...  
Я завтра домчусь  
до отрогов Алтая  
И выйду  
в широкую степь  
из вагона.

Я буду бродить,  
со стрижами болтая,  
Встречать пастухов  
на истоптанных склонах.

Уж вечер.  
Соседка роман отложила,  
Но слышу во тьме,  
как вздыхает чуть-чуть.

«Наверно,  
какой-нибудь  
фат и кутила  
Всадил себе пулью  
в грудь».

Мне  
жалко соседку немногого,  
не скрою,  
Комичны вздохианья  
мечтательных дев.

Меня привлекают  
другие герои,  
Герои,  
Которых встречаю  
везде.

Они – непоседы,  
им сборы –  
недолги,  
Суровость дорог  
закалила сердца...

Не уместишь  
мою книгу на полке,  
Книгу мою  
не прочтешь до конца.

*Перевод Ю. Полухина*

\* \* \*

Я мечтаю, может быть,  
Только об одном —  
Быть бы мне черемухой  
Под твоим окном,  
Чтобы ты, красивая  
Появясь в окне,  
Посмотрела ласково,  
Улыбнулась мне.

А подует ветер вдруг,  
Тронув тишину  
Я к тебе душистые  
Руки протяну,  
Шею твою нежную  
Ветками обвив,  
Стану я нашептывать  
О своей любви.  
Быть бы мне черемухой  
Под твоим окном —  
Веселить глаза твои  
Теплым, тихим днем,  
Сон пугливый девичий  
Ночью сторожить,  
А кустом заброшенным  
Не желаю быть.

*Перевод Ю. Полухина*

## РАССТАВАНИЕ

Ч. Е

Позади  
Под теплыми снегами,  
Задремал последний перегон.  
Суматохой,  
Говором,  
огнями  
Наплывает медленно перрон.

Ты берешь свой чемодан с вещами, —  
Огорчаться, право, недосуг.  
Что тебе скажу я на прощанье,  
Мой голубоглазый школьный друг?  
Не уронишь,  
    нет,  
        слезы росинку,  
А протянешь руку мне без слов  
И уйдешь.  
И белую косынку  
Потеряю средь чужих голов.  
...Мне теперь глядеть в окно ночное,  
О тебе в дороге вспоминать.  
Только знаю, —  
Встретимся с тобою,  
Непременно встретимся опять.

Перевод Ю. Полухина

## ТОСКА

(Песня)

Бурливые волны Катуни-реки  
Закрыли дорогу к тебе, Шурале.  
Мрачны перевалы в снегу, высоки, —  
Ну как же я их перейду, Шурале?  
И конь мой не может дорогу найти,  
Тоскует без крыльев скакун, Шурале,  
Ведь песне — и той по горам не пройти,  
По зимним горам не пройти, Шурале.  
Обвалы лежат меж тобою и мной,  
На горных тропинках лежат, Шурале.  
Но с первой кукушкой приеду весной,  
Ты жди непременно, моя Шурале.  
Бурливые волны Катуни-реки  
Закрыли дорогу к тебе, Шурале.  
Мрачны перевалы в снегу, высоки,  
— Ну как же я их перейду, Шурале?

*Перевод Ю. Полухина*

## ПОКИНУТАЯ

Уснули горы.  
Тихо-тихо...  
И вдруг...  
Откуда ни возьмись –  
Гармонь, играющая лихо,  
И песня, рвущаяся ввысь!  
Вот песня подошла к ограде.  
От дома в нескольких шагах...  
А ты сидишь,  
В окошко глядя.  
С ребенком спящим на руках.  
В душистом запахе черемух  
Цветут сады,  
Сады цветут.  
Поют девчата возле дома,  
Зовут тебя, тебя зовут.  
А ты в который раз читаешь  
Письмо от мужа:  
Он тебя  
Женою больше не считает  
Живет с другой, ее любя.  
Он позабыл, что мальчик скоро,  
Один у мамы подрастет  
И спросит об отце, который  
К ним даже в гости не зайдет.  
За окнами – весенний ветер,  
И от черемух все светло  
За окнами любимых встречи  
И губ доверчивых тепло,  
За окнами – веселье, песни..  
И ты на песни не идешь.

Понятно — тяжело.  
А если  
Свое ты счастье там найдешь?  
Там ждут тебя друзья, подруги...  
Иди же к ним, иди скорей!..  
И ты идешь, идешь на звуки  
Призывающей музыки друзей.  
Здесь все танцуют, даже тени.  
И ты, не помня ничего,  
На круг выходишь подбоченясь  
И восклицаешь:  
— Кто — кого!  
— А ну!.. —  
Ты бесконечно рада.  
— А ну!.. —  
Ты пляшешь, не дыша.  
И замечает кто-то рядом:  
— Невеста, братцы! Хороша!..  
Твой смех —  
Он здесь любому нужен.  
И ты, выходит, — не одна...  
А ветер —  
Он письмо от мужа  
Уносит с твоего окна.

*Перевод В. Фирсова*


## АЛТЫН-КЕЛ (Золотое озеро)

Давным-давно алтаец-бродяга нашел в горах Алтая золото – величиной с конскую голову. Не желая менять золото на чашку ханского риса, он бросил его в озеро... С тех пор огромное озеро в горах Алтая называется Золотым озером.

Я берегом бродил,  
Не зная сна,  
К озерному прислушивался гулу,  
Покуда длиннорогая луна  
Вершины гор  
Рогами не боднула.  
Плыла спокойно песня над водой,  
Легенду  
Волны грозные шептали,  
Что, мол, на дне  
Есть слиток  
Золотой,  
Да только люди слитка не достали.  
Стучали злые волны в берега,  
Ревели громко:  
«Нас не одолеешь!..»  
О, Алтын-Кел,  
Ты долгие века  
Гордишься тем, что золото имеешь.  
Да, ты красив, –  
Других не сыщешь слов!  
Но не гордись былыми временами:  
Твоя вода – то слезы бедняков  
И пот, который лился здесь веками  
Послушай, друг,

К чему кичиться зря,  
Ведь над твоей волною  
Горит сегодня  
Новая заря,  
Которую зовем мы —  
Золотою!

*Перевод В. Фирсова*



**ИЗ СБОРНИКА «ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ»  
(1980)**

**ИСПОВЕДЬ**

Сюда пришел я  
За советом Вашим,  
С себя стряхнув  
Седую пыль дорог.  
Чтоб сил набраться  
Перед новым маршем,  
Переступаю через Ваш порог.  
Сквозь грозный век,  
Что Вами взбудоражен,  
Мечты, надежды, планы юных лет,  
Свой взгляд на мир,  
На место в мире нашем,  
Я к Вам принес, Великий,  
На совет.

*Перевод Л.Чикина*

\* \* \*

Не Мавзолей, а Смольный здесь.  
До ночи  
Открыта дверь  
В просторный кабинет.  
Солдат, ученый, школьник и рабочий  
Идут, идут к нему –  
Конца им нет.  
И стала площадь Красная  
Приемной,  
В которой многолюдней  
С каждым днем.  
Я – не посол заморский.  
Я – лишь скромный  
Ваш рядовой,  
Спешу к Вам на прием.  
Вот – иностранцы,  
Кажется, арабы.  
Быть может,  
Их забота привела.  
Я уступлю им, потому хотя бы,  
Что у меня к Вам  
Личные дела.  
Не Мавзолей, а штаб здесь.  
Тот, в котором  
Все доложи – и выполни приказ.  
Здесь революций штаб.  
И разговоры  
Здесь не нужны,  
Здесь дорог каждый час...  
В открытом Вами в светлом мире этом  
Живу не лучше всех –  
На радость всем.  
Мой путь не гладок –

Ровных тропок нету.  
Но я пишу,  
Свой хлеб не даром ем.  
Пишу о планах наших и дерзаньях  
И о руках натруженных пою.  
Я честно помню Ваше завещанье.  
В долгу пред Вами –  
Долг Вам отдаю.  
Вы моему народу счастье дали  
И к свету солнца вырвали из тьмы.  
Я помню, как в алтайских горных далях  
Впервые – Ленин – прочитали мы.  
Казалось, враз повеселели горы...  
Еще ликбез я помню и отца,  
Который уезжал учиться в город.  
А мать роняла слезы у крыльца.  
Ребята в шлемах – помню – под горою  
Сходились в шумной праздничной игре.  
Ещё я помню:  
Старики, настроив топшурсы,  
Пели песнь об Октябре.  
И комсомольцы тех времен великих  
Несли идеи Ваши, как бойцы.  
И у костров  
Читали Ваши книги  
Отцы орлят тех,  
Тех бойцов отцы.  
А в годы бурь  
и схваток небывалых  
Они ушли, народ спасая свой...  
Немало спит за Волгой их.  
Немало  
Тех, кто легли  
под снежною Москвой.

Недавно рядом с Вами похоронен  
Великой битвы рядовой боец.  
Пусть говорят:  
Он Неизвестный воин!  
А, может, там покоится отец!  
Он был солдатом,  
Был питомцем Вашим  
И верным сыном века своего.  
Не отдал он врагу полей и пашен.  
Кто бы ни был он –  
Отцом зову его.  
А жизнь идет  
через сердца народа.  
И мир живет  
по ленинским часам...  
И вслед за мной –  
Другой, смущенно, кто-то  
Придет раздумьем  
поделиться к Вам.  
А мне пора,  
Мой дорогой учитель,  
Дорог – бесчислено,  
Коль не поспешишь –  
Останешься на месте...  
Разрешите  
Мне на прощанье Вам сказать:  
Алкыш!  
Пусть Ваши мысли,  
Землю будоража,  
Зовут людей  
на подвиг и на труд.  
Гул революций,  
Трепет флагов Ваших  
Пусть имя Ленин  
По векам несут.

## ЭНРИКО

Энрико – глазастый кубинский мальчишка!  
Веселый, как птица, он с солнцем встает.  
Со щетками ящик схвативши под мышку,  
Бежит по столице и песню поет.

Он чистит ботинки, знакомым кивая,  
Полуденный пот отирая с лица.  
Он каждую улицу знает в Гаване,  
И каждая улица знает юнца.

Вот пачку газет мальчугану вручили,  
Когда ж он продаст их – все новости дня,  
Все то, что случилось в Панаме и в Чили,  
Расскажет он вам, голосишком звеня.

Он занят, Энрико, он вечно при деле,  
В столице по-своему он знаменит.  
Вы что-то не поняли в речи Фиделя?  
Спросите Энрико, он вам объяснит!

Гремит океана гигантская лира,  
И солнце играет в зеленоей волне...  
Известны Энрико все гавани мира,  
Он карту рисует углем на стене.

И трудно в такое поверить кому-то –  
Он грамоты толком не знает пока!  
Лишь выдастся чуть посвободней минута,  
Слова на асфальте выводит рука.

Серьезность во взгляде, поджатые губы,  
И детские пальцы совсем не слабы.  
Уже он умеет писать: «Вива Куба!» –  
Как некогда русские: «Мы не рабы».

Энрико не ищет себе передышки,  
Он знает, что время торопит взрослеть,  
Спешит заронить оно в сердце мальчишки  
Слова: «Революция», «Родина», «смерть».

Вступаешь ты в жизнь на крутом повороте,  
И я тебе счастья желаю стократ,  
Как другу – в работе, как птице – в полете,  
Энрико, сын века, мой маленький брат!

*Перевод И. Фонякова*

## ТОВАРИЩ АЛЬЕНДЕ

Товарищ Альянде,  
как больно свободу  
Увидеть сквозь пламени языки...  
Товарищ Альянде,  
ответьте народу  
И твердой рукой отведите штыки.  
Товарищ Альянде,  
как верили дети,  
Что снова досыта попьют молока...  
Глупышки,  
коварную очередь метит  
В горящее сердце фашиста рука...  
Антея враги от земли оторвали –  
Горит Ла Монеды последний этаж.  
О Чили сыны!  
Победить вас едва ли –  
Ещё далеко не пустой патронташ.  
О, гневный Альянде, оружье возьмите,  
Стреляйте, стреляйте за веру детей.  
Стреляйте, стреляйте, стреляйте – разите  
Правдивыми пулями ваших идей.  
Последняя пуля –  
по пьяным от крови,  
Как горды плевок, как само торжество.  
Пусть рваным пончо вас фашисты закроют –  
Закрыть всю страну им не хватит его.

*Перевод А. Жукова*

## НА АЛЬПИЙСКИХ ЛУГАХ

Закат окрасил облака,  
В долинах сумрак загустел.  
Среди сплетений тальника  
Зовет подругу коростель.

Уходят склоны в высоту,  
Глядят вершины в синеву.  
Туман поплыл на Биик-Ту  
Роса присела на траву.

Постой, красавица, постой!  
Не торопись к себе на стан.  
Давай послушаем с тобой,  
О чем в горах кричит курган.

Давай, красавица, вдвоем  
Побродим тихо вдоль реки.  
Давай цветов с тобой нарвем,  
Давай сплетем из них венки.

Запомним далей красоту,  
Над пропастью задержим шаг  
И на вечернюю звезду  
Давай посмотрим просто так!



ИЗ СБОРНИКА «СТИХИ» (1977)

КАУРЫЙ

Унылый хвост – как старая метла,  
Все машет равномерно и бесцельно.  
Неважны, знать, каурого дела;  
Теперь он так... при водовозном деле.

А помнишь, друг,  
возили мы зерно!  
С тобой мы тоже фронту помогали.  
...Вернуться нужно засветло в село,  
Но сумерки, как волки, настигали  
В горах,  
когда ты выбьешься из сил...  
метели, голод – всякое бывало!  
Я злился, я налечь просил,  
И плеть моя тебя стегала.

И эхо понукало нас двоих,  
То ль насмехаясь, то ль жалея.  
В глазах твоих, разумных и больших,  
Блестели слезы, болью тяжелея.  
Скрипело и скрипело колесо,  
Дорога не нелюдимая лежала.  
Я растирал пшеничный колосок,  
И зерна ел,  
И засыпал устало.

А ты все шел, и шел, и шел.  
Плелись минуты...  
годы пролетели!

И хорошо, что встретил, хорошо  
Тебя, околицей бродя по цели.  
Хочу прощения теперь просить –  
Что злобился в отчаянье и страхе.  
Годов тех отдаленных волчья сыть  
На всех рубцы оставила и знаки.

Глубокая печаль в очах твоих,  
Друг мой каурый,  
старый работяга.  
Длиннеет в поле тень от нас двоих,  
Вечерняя уж серебрится влага.

...Табун заржал. Каурого зовут  
В луга поречные с собой в ночное.  
Он не идет, он остается тут.  
Усталый, грустный, все стоит со мною.

*Перевод А. Медведева*

## СТИХИ О ГОРНОМ КОЗЛЕНКЕ, МАТЬ КОТОРОГО Я УБИЛ

Как черт,  
попутал азарт нелепый,  
Нажал курок я,  
и взвился дым –  
И, о козленка  
споткнувшись слепо,  
Косуля пала  
к ногам моим.  
Меня обнюхав,  
козленок блеет,  
Лиловым глазом  
косит в тайгу.  
Он слабоногий  
и тонкошней.  
Ему навряд ли  
Помочь смогу.  
Любая мать –  
неприкосновенна!  
Как  
материнское молоко  
Смешать посмел я  
с кровавой пеной?  
Не то велел мне  
тайги закон!  
...мордашкой кроткой  
в тайгу уставясь,  
Козленок плачет  
и мать зовет.  
В его огромных глазах –  
усталость

Тоски, холодной,  
Как горный лед.  
Зловеще солнце  
В туман садится.  
Рудою медной  
горит закат.  
Глухая полночь  
поможет скрыться  
Тебе, козленок  
меньшей мой брат.  
На сердце  
сирий твой взгляд не тает.  
Я пред тобою,  
как тать, стою.  
Тебя укроют  
леса Алтая.  
Но где мне совесть  
лечить свою?

*Перевод А. Медведева*

## ЭТЮД

Луч осени скользнул легко  
От перевала к перевалу,  
И на леса уже легло  
Полудремоты покрывало.

Стада в предчувствии зимы  
О травах солнечных вздыхают.  
Вздохнем украдкою и мы,  
Увидев, как река стихает.

Покрылся дымкой Хан-Алтай...  
И журавли тревожно плачут,  
Как сотни лет и сотни стай  
Назад... природа грусть не прячет.

Бормочут что-то невпопад  
Осины перед холодами.  
Лист палый – как колоды карт.  
Деревья на весну гадают.

*Перевод А. Медведева*

## ПОЭЗИЯ

Старые горы,  
Как мельницы вечные,  
Над водопадами...  
Радуги вижу во мгле!  
К ним и пойду я  
Тропою бесконечною,  
Все-то приметив  
На отчей земле:  
Как чолушманские воды  
Гневливые  
Бьются в скалу,  
Что надмённо молчит;  
Хвои обветренной  
Дрожь торопливая  
В сумрачной чаще  
Меня просквозит.  
Ветром мой взор  
Пролетит над долиною –  
Там, где блестит  
На курганах полынь...  
Дрема глухая,  
Неодолимая.  
Холод высот,  
Низовая теплынь.  
Тихое пламя  
Костра полуночного  
К тихой беседе  
Меня позовет.  
Былой пастушеских  
Реки молочные...

Песен пастушеских  
Горечь и мед!  
В поле бескрайнем  
Зарницы летучие  
Снова, как орды  
Степных кипчаков,  
Насмерть сойдутся  
Под черными тучами...  
Тени ли огнистые  
Давних веков,  
Сон ли курганов  
Иль дума внезапная –  
Этих огней быстролетных  
Клинки?  
Вольтовы дуги  
Востока и запада,  
Молния  
Первой строки!  
Гулкие  
Над водопадами радуги,  
Грозы,  
Огни отдаленных костров  
Станут  
Грядущею песней о радости,  
Плотью и кровью  
Стихов.

*Перевод А. Медведева*

## ОСЕННИЙ ВЕТЕР

Дуют ветры с монгольских степей,  
Ветвь осины свистит, как стрела.  
Все длинней перегоны ночных,  
Все томительней ветер и мгла.

Утром в воздухе виснет пустом  
Долгий крик —  
То маралы трубят.  
Скорбь ли, радость — тот крик или стон,  
Волны эха меж горных громад?

Тяжкий, бронзовый солнечный свет  
Озаряет вдали пастухов.  
Колея леденеет и след.  
Стекленеет вода родников.

Этот ветер с монгольских степей,  
Клич марала и бронзовый свет  
Так в душе отзвались моей,  
Что от грусти спасения нет.  
Воспоминание о плакучей ели

В чащобе за околицей села  
Был вечный полумрак. И птицы пели.  
Средь кедрача там елочка росла...  
Я называл ее плакучей елью.

По вечерам все плакала она,  
Как будто темноты ночной боялась.  
Средь кедров-силачей росла одна  
И смутную во мне будила жалость.

Мальчишка бойкий, что я знал тогда  
О жалости и грусти в мире этом!  
Мне грезились большие города-  
Сверкающие, дальние планеты!

Покинул я околицу и ель,  
Помчался вдаль, гоним душевной бурей.  
Что ж! я попал в десятку прямо, цель –  
И глаз уже, как победитель, щурю.

В нарядных залах веселил меня  
Вид елок новогодних, звон бокалов.  
И жил я шумно, доли не кляня.  
А сердце все-таки не забывало

Околицу далекого села  
Да и тебя, печальная сестрица!..  
И вот я дома. Думам нет числа.  
Душа воспоминаньями томится.

От кедров-силачей остались пни.  
Я с юностью простился и любовью.  
И ты, родная, доли не кляни,  
Не плачь, не плачь, – ведь живы мы с тобой.

Теперь я знаю больше во сто крат  
О жалости и грусти в мире нашем...  
Прощай! Уж звезды первые горят,  
Туман плывет с лугов и пашен.

*Перевод А. Медведева*

## В ТАЙГЕ

На Алтае осень –  
Ай алтын!  
Свежий холод близ реки чудесен.  
Светом серебристым, золотым  
Переполнены родные веси.

Шорох всюду –  
Хлопоты зверьков, –  
Беличьи нехитрые заботы.  
Много дел до зимних холодов  
У людей,  
У зверя,  
У природы.

А медведей важных  
Тянет в сон,  
Что ни день сильней...  
А птичий стаи  
Все сильнее тянет горизонт.  
К югу наше лето улетает!

У рябины  
Пляшут глухари...  
Древние, узорчатые танцы!  
Драгоценno каждый лист горит  
Киноварью,  
Пурпуром,  
Румянцем.

Скоро, скоро  
Ветер, как пастух,

Стадо серых туч погонит в горы.  
Прочь грибной повыдется дух,  
И пичуг умолкнут разговоры.  
Побежит охотничья лыжня  
Меж холмов  
И валунов угрюмых.  
И огонь костра на склоне дня  
Будет тих,  
Как сказка или дума.  
А пока  
Последнее тепло  
Медленно уходит к поднебесью.  
Утром  
Кроет нежное стекло  
Каждый след у речки в мелколесье.

На незримом стыке  
Временном,  
В светлые осенние минуты  
Чувство Родины,  
С которым жизнь живем,  
Чище и острее почему-то...

*Перевод А. Медведева*

## ВЕСНА

Встречая солнце раньше всех,  
Воркуют голуби на крышах.  
Сверкает в поле,  
    Как лемех,  
Последний снег...  
    У воробышек –  
Смотрины;  
    бусинки-глаза  
полны лукавства,  
    любопытства.  
На солнце жмурится коза  
И лужу пробует копытцем.  
В рубахах красных петухи  
Ватагой по двору гуляют.  
Они сегодня –  
    женихи...  
В полях  
    последний снег сверкает!  
И тот, кто может петь, –  
    поет!  
Всяк прочий –  
    Жмурится на солнце.  
Девчонка на порог встает  
И над соседским  
    мальчиком  
    смеется.

*Перевод А. Медведева*

## ТРАВКЕ, КОТОРАЯ ВЫРОСЛА У МОЕГО КРЫЛЬЦА

Я знал, что ты взойдешь над грязью черной,  
Пробьешься и обрадуешь сердца,  
Как символ жизни, нежной и упорной,  
Мой гость желанный, травка у крыльца.  
Была зима жестока и сурова,  
Кипела выюга, в белый рог трубя...  
Но верил я, и ты пришла, и снова  
Я, человек, приветствую тебя!  
Гляжу на стебельки твои живые,  
Как на цветы прекрасные глядим.  
Ты – молода. Но думаю впервые:  
А вправе ль я считаться молодым?  
Да, милая! Видать, необратимо  
В живой душе моей, в моей судьбе  
Сместились что-то, если с эту зиму,  
Как никогда, грустил я о тебе.  
И просятся из сердца, грешным делом,  
Совсем сентиментальные слова  
О том, что я – не тот уже, не прежний,  
Что я подружек ветреных забыл,  
Что белый свет и жизни трепет вешний  
Люблю, как, может, раньше не любил...  
Тебя повсюду скоро станет много,  
Вновь по тебе пройдут мои пути,  
И ты великодушно, ради бога,  
Меня, трава, заранее прости.  
Но этот первый островок зеленый –  
Как праздник мне! Мгновенья торопя,  
Расти, родная!  
Сильный,  
Умиленный,  
Я, человек, приветствую тебя!

*Перевод И. Фонякова*

## ПРОБУЖДЕНИЕ

Я рано проснулся в росистой тайге.  
Хвоя в холодных лучах бронзовела.  
А рядом — в высокой, цветущей траве —  
Песня любви глухариной кипела.

И древняя радость проснулась во мне,  
И полумглу оглядел я ленную  
Так жадно, как будто вернулся во сне  
С дальней планеты на Землю родную.

*Перевод А. Медведева*

## МОЛЧАНЬЕ

И далеко, и высоко  
Заката золотеет хмель.  
Под тихим, тонким тальником  
Подругу кличет коростель.

Дурмана скошенной травы  
Не может сумрак превозмочь.  
Кармином вспыхнули холмы,  
И сразу – ночь.

Постой, родная, не спеши,  
Родная, не спеши, постой,-  
Побыть с тобою разреши,  
Не заслоняй лица рукой.

С тобой мне хорошо теперь.  
Молчание мое пойми!  
Венок из огоньков прими,  
Молчанью моему поверь...

*Перевод А. Медведева*

## ДЕТЯМ АЛТАЯ

Пред вами расстилаются дороги,  
в желанные идите города...  
Но не забудьте горные отроги,  
и свой аил, и мирные стада.

Запомните: восход над головою,  
и пахнет утро буланат-травою,  
и мощный водопад гремит с вершин,  
бросает клочья пенные и искры...  
И жеребенок на лугу альпийском  
пугливо ржет, оставшийся один.  
Не ровен час – болезни вас согнут,  
беда заглянет в окна –  
не смущайтесь!  
К алтайским кедрам, дети, возвращайтесь –  
они вам силу прежнюю вернут.

И если после тысячи кручин  
вдруг слава закружит на белом свете,  
вы и тогда не забывайте, дети,  
как в юртах можжевельник наш, арчин,  
горит и – дым струится по углам...  
И где б, каким вас ни встречали пиром –  
не брезгуйте алтайским кислым сыром,  
сущеным сыром, – он был пищей вам.  
...Вам доверяет отчий край надежды.  
Уходят вереницы птичьих стай.  
И вам пора. Счастливый путь!  
Но прежде –  
еще раз оглянитесь на Алтай.

*Перевод М. Шлаина*

## ЛЕБЕДИ

Я вспомнил детскую болезнь свою.  
Такой не знали старики урочищ –  
То весь дрожу, а то пою, пою,  
Да дико так, что мне уж смерть пророчат.

Меня сажает бабка на коня,  
Везет к аржану, где с подругой лебедь  
В то лето жили, – и кропит меня  
Водой волшебной...

И молитвой крепит:  
«Скорей летите, лебеди, скорей,  
За малое дитя просите небо!  
Смотрите, он пылает все сильней,  
Кричит в бреду, глаза темны и слепы.  
Скорее, лебеди, летите к небу...»

И, распахнув крыла,  
Как створы белых врат,  
Взлетели лебеди к вечерней сени!  
И я уснул... Мой долгий путь назад  
Был колыбельным сном выздоровленья.  
...Незримо таял времени туман  
За годом год над нашими краями.  
Давно могильная укрыла тьма  
Заступницу мою пред небесами.

И вот сегодня  
(Ночь была тиха)  
Вернулся старый лебедь с лебедихой.

Кровь темная с ее крыла текла.  
Она стонала жалобно и тихо.

И тихо я спросил сквозь ночь и сон:  
— Чьей злой рукой в тебя был камень кинут?  
Но только стон услышал, только стон.  
И, вздрогнув, взгляд я встретил лебединый.

— Спешите, — я сказал им, — в добрый час!  
К целебным струям, где вы счастье пили...  
А я молитвой попрошу за вас  
Все доброе, что есть в подземном мире.

Пусть благодатно отвердеет боль  
И рану поскорее затянет.  
Тогда земная горькая юдоль  
И мне не слишком горькой станет.

И я, певец, о радости спою,  
Завидя вас, меж облаков летящих,  
Когда застанет осень  
Жизнь мою,  
Когда зимой повеет леденящей.

И вот сминая полого края,  
Что с мрака смертного уже откинут,  
— Моя, — вскричу я, — эта песнь, моя! —  
Услыша звоны песни лебединой.

Перевод А. Медведева

## В ЧАС РАССВЕТА

Смотрю я вот уж тридцать лет,  
Над синими горами.  
О, вечно юный свет зари,  
Немножко грустный свет,  
гори  
над смертными ...  
Над нами!

Пока не стал звездой, травой...  
Я непокорный, молодой  
И ласковый со всеми.  
Жучка, былинку сберегу,  
Обиды боль перемогу –  
Но злобы не посею.

Гори, заря,  
гори, заря,  
над синевой земною!  
Светай, земля,  
Цвети, земля,  
Со мной...  
И надо мною!

*Перевод А. Медведева*



---

ИЗ КОЛЛЕКТИВНОГО СБОРНИКА  
«ПЕСНИ ГОЛУБЫХ ДОЛИН» (1963)

### ВЕТЕРОК

Мой прежний, тихий, нежный ветерок,  
Ты в дверь мою опять стучишься робко.

Какие новости принес, дружок?

Куда спешишь,  
какой добрался тропкой?

Ты снова прилетел в мои края...

Зайди ко мне, весны желанный вестник!

Ты видишь, что года прошли, а я

И до сих пор свои слагаю песни...

... Я превращусь в седого старика,  
Но место здесь, на родине, поэту.

Пусть не даётся иногда строка,  
Но только здесь слова наполню светом.

Ты вновь пришел к цветам моих полей...

Зайди ко мне — я счастлив гостя встретить.

Привет тебе, дыханье новых дней!

Привет тебе, мой добрый, грустный ветер!

*Перевод Е. Стюарт*

## КЕДР

Взойдя на горную вершину горделиво,  
О чём тоскуешь одиноко, кедр?  
И, вглядываясь в даль степных разливов,  
Что ищешь там ты зорким оком, кедр?

Во все четыре стороны обозревая землю,  
Ты почему не глянешь вниз – в долину,  
Где юная березка, ветви вниз подъемля,  
Все тянется к тебе, ловля твой взор орлиный?

Туманы синие и даль степная эта  
Могли ль тебя сроднить с такою высотою?  
И ветры, по всему летающему свету,  
Вольны ли так, как средце молодое?

Взойдя на горную вершину горделиво,  
О чём тоскуешь одиноко, кедр?  
И, вглядываясь в даль степных разливов,  
Что ищешь там ты зорким оком, кедр?

*Перевод А. Смердова*

\* \* \*

Обветрен, смугл, стоял я перед вами  
И, что с руками делать мне, не знал.  
Пол, точно плот, качался под ногами,  
Я чувствовал, что неумелым стал.

Но ведь руками этими я смело  
Когда-то мог всадить в медведя нож,  
А ставшее вдруг неуклюжим тело  
Летело – от седла не оторвешь!  
И громко, не для комнаты невольно,  
Я отвечал, скрывая свой огонь,  
И вам сжимал, пожалуй, слишком больно  
Я, как у рыси, мягкую ладонь.

Чтоб не разбить мне хрупких безделушек,  
Я крался, как охотник, выжидал,  
Зато уж в отзовавшуюся душу  
Я вторгся, как стремительный обвал!

*Перевод Е. Стюарт*

## МОЕМУ СТАРОМУ АИЛУ

Аил мой старый, здравствуй, друг!  
Я вновь явился на свиданье.  
Сквозь дымохода узкий круг  
Я мир увидел в детстве раним.

Корой древесной я чинил,  
Твои бока – прорехи метил.  
И ты казался мне, аил,  
Прекрасней всех дворцов на свете.

Косые двери, что не день,  
Друзей впускали, привечая,  
Ты жаждущим давал чегень,  
Ты их поил кирпичным чаем.

Лежал казан, чумаз и крут,  
Но важен, как Зайсан дородный,  
Сушился на зиму курут  
Над очагом, теперь холодным.

В дыму ныряла, как челнок.  
Там колыбель берестяная,  
Над ней мне пела мать родная...  
Теперь, аил, ты одинок.

Очаг остыл, но здесь когда то  
Варилась пища нам, а мать  
Мне драгоценные заплаты  
К штанам садилась пришивать.

Я в сумерки шайтаном бредил,  
Твоих боялся духов злых,  
И, дурачок, бежал к соседям  
От звона капель дождевых.

Проснусь под душною овчиной,  
Бывало, плачу, есть прошу,  
И наклонялась мать над сыном  
И мне шептала, малышу:

«Спи, на земле гроза... Под кровом  
У нас с тобой уютно тут  
Вернуться с пастбища коровы,  
Большущий принесут курут...»

Отрезав ножницами с силой  
Моих волос колючий клок,  
Она клала на стропила:  
«На счастье спрятала, сынок...»

Аил родной, за дверью этой  
Я голод знал и мерз от выног.  
Но жизнь ворвалась новым светом,  
И я тебя покинул, друг.

Ты не грусти, забытый, тесный,  
Что в гости долго сына ждал.  
Хоть я и стал теперь известным,  
Но злом тебя не поминал.

Дивя детей другого века,  
Стоишь ты из последних сил,  
А горький дым твой горькой вехой  
Навек в груди моей, аил...

Ты удержать меня не волен  
Я вновь уйду навстречу дню!  
И, если рухнешь ты, без боли,  
Как прошлое похороню...

*Перевод Е. Стюарт*

## СКАЛИСТЫЙ БЕРЕГ

Скалистый берег –  
До чего он дик!  
Он не живет минуты тишиною:  
Ревет Катунь, как разъяренный бык,  
И в берег бьет рогатою волною.  
Повсюду горы...  
Но который год,  
Былое забывая понемногу,  
Наш Чуйский тракт  
Сквозь горы вдаль идет  
Над старою алтайскою дорогой.  
О старая дорога!  
Сколько бед,  
Разлук, смертей  
Тебе пришлось увидеть!  
Здесь был забит нагайками мой дед  
За то, что смел тебя возненавидеть.  
По этому пути издалека  
Купцы возили огненную воду,  
Чтоб трезвым не был мой народ века  
И никогда  
Не ведал про свободу.  
Но мой народ,  
Он выжил в трудный час,  
Он сбросил тяжкий груз  
Глухих столетий...  
И только птицы изредка  
Сейчас  
Напоминают посвист  
Ханской плети.  
Ты старая дорога,

Не смогла пробиться дальше:  
Нехватило силы,  
Когда Уркош, отвесная скала,  
У пропасти тебя остановила.  
И – замерла...  
А над тобою вдаль,  
Сквозь горы, над ущельями, –  
Вот так-то! –  
Советская проходит магистраль,  
Которая зовется Чуйским трактом.  
Стремительно уходит Чуйский тракт  
Туда, где горы поравнялись с небом.  
Здесь день и ночь  
Стучат машины в такт,  
Нагруженные мясом, шерстью, хлебом.  
Щебенка под машинками хрустит...  
И Чуйский тракт  
Уходит вдаль бесстрашно.  
Под ним  
Дорога старая грустит,  
Припоминая свой позор вчерашний.

*Перевод В. Сергеева*

## ВОКЗАЛ

По душе мне шумные вокзалы,  
Где угла потише – не найти,  
По душе мне шумные вокзалы,  
Где сплелись

бес счетные пути!

Здесь я свой – у далей на пороге,  
Словно бы сошли с круга семьи,  
В доме нашей матери-дороги  
Родственники близкие мои.

Вот я вижу стайку молодежи ,  
Весело читающей стихи –  
Тех, кто завтра, может быть, заложит  
Город счастья в голубой степи.

Вот студент, нахолившись, как птица ,  
С книжкой не расстанется никак :  
Дальше, после практики, учиться  
Едет

на какой-нибудь химфак.

Хоть неделю  
стой да комментируй –

Все полно значения вокруг:  
Старые, в отставке, командиры  
В обществе запасливых супруг.  
Скромные

солдаты и матросы –  
Взявшие билет

«до целины » ...  
И на миг покажется: вопросы  
Мира –

Наконец-то решены !  
... Нет, не все в знакомом этом круге

Я таким уж милым нахожу:  
Профиль

предпоследнего ворюги  
Изредка

В толкучке разгляжу.  
Разгляжу надменного пижона:  
Меж людей,

Поджав презгливо рот,  
Встал он, будто кукла, наряженый,  
И какие, — снова сердце спросит, —  
К нам таких заносят поезда ?

Впрочем ,

их – приносят и уносит,  
Лучшие – приходят навсегда.  
Помню, в край наш прибыли ребята,  
Вбили первый колышек в траву ...  
И от них

сегодня депутаты  
Поезд ждут – на сессию, в Москву.  
За окном высоким – вспышки света,  
Рельсовые длинные пути ...  
Я не зря люблю вокзалы: это  
Жизнь – в движенье,  
Родина – в пути!

*Перевод И. Фонякова*

**ИЗ КОЛЛЕКТИВНОГО СБОРНИКА  
«ПОЭТИЧЕСКИЙ АЛТАЙ» (1967)**

\* \* \*

Вечер черный, сырой, как яма.  
За холмом прокричал куран,  
У костра копошится мама,  
Поудобней ставит таган.  
Целый день мы косили сено,  
Жарко ноет рука моя.  
– Сядь-ка, мама, давай степенно  
Побеседуем ты да я.  
Мама в чашки чай наливает,  
Подает: «Не спали язык.  
Уморился, сынок? Бывает.  
Вижу, ты от косьбы отвык».  
Закурила трубку и рядом  
Притулилась, глядит в огонь.  
Звезды по небу бродят стадом,  
На глаза наплывает сонь.  
Где конец и начало речи?  
Все слова смешались. И вот  
Мама дремлет, укутав плечи,  
А за речкой кто-то поет.  
То ли девушки там, за плесом,  
У ночного поют огня?  
То ли месяц идет прокосом,  
Спотыкаясь и чуть звеня?  
– Желтый месяц, и ты с работы?  
Ах, о чем ты поешь? Ответь!  
И проснулась мама: «Да что ты!

Разве месяц умеет петь?»  
Закурила трубку и снова  
Задремала. Костер потух.  
Кто поет? Не пойму ни слова.  
Я сижу, напрягая слух.  
То ли девушки там, за плесом,  
У ночного поют огня?  
То ли месяц идет прокосом,  
Спотыкаясь и чуть звеня?

*Перевод Л. Мерзликина*

\*\*\*

Окно отеля открываю настежь,  
Смотрю на город в россыпях огней.  
На тротуар, засыпанный в ненастье,  
Ложиться тень моя, и вот по ней  
Идет толпа и тень не замечает,  
Смеется, оживленно говорит.  
Толпа, конечно, ничего не знает  
О том, что сердце у меня болит.  
Оно болит неведомой болезнью,  
Здесь не поможет свет рентгенлучей.  
Любые порошки ей бесполезны,  
Любой хирург бессилен перед ней.  
Кружится снег. Спешат куда-то люди.  
По жилам кровь толкается гудя.  
Я слышу в этом беспрерывном гуде,  
Любовь непроходящая, тебя.  
Я вдаль гляжу твоим единоверцем,  
Невольно ищет карандаш рука.  
И на листок кардиограммой сердца  
Ложится одинокая строка.

*Перевод Н. Черкасова*

## СНЯТСЯ ОТЦЫ

Мне снятся ночами  
Тревожные сны.  
Как будто отец  
Воротился с войны.  
Под темною каской  
Не видно лица.  
Он вместе с друзьями  
Стоит у крыльца.  
Вот скрипнула дверь,  
И заходят в снегу.  
Я крикнуть хочу,  
Но никак не могу;  
Заходят солдаты  
И пьют из ведра,  
Их губы смертельная  
Сушит жара;  
Снимают шинели,  
Сидят без огня.  
– Неужто, отец,  
Не узнал ты меня?  
Отец поднимает  
Пустые глаза.  
Луна ли скользнула?  
Упала ль слеза?  
Нам только ступить  
На полшага бы, но  
И это пространство  
Постичь не дано.  
– Отец,  
Где ты долго так был?  
– На войне.  
А тени скользят


И скользят по стене.  
Солдаты, хоть каждый  
Продрог и устал,  
Листают поэмы,  
Что я написал.  
Они проверяют,  
Достойно ли жил  
И крепко храню ли я  
Память могил...  
За окнами желтый  
Качнулся рассвет.  
Ах, сны мои, сны –  
По тропиночке след!  
Мне снова в дорогу,  
Туда, где зря.  
Мне горы – не горы,  
Моря – не моря.  
За правое дело  
Мне вечно бойцы.  
Недаром нам павшие  
Снятся отцы...

*Перевод Л. Мерзликина*

## ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА

Над озером спускался красный вечер.  
Закат березы обнимал за плечи.  
И луч тянул туда, где одиноко  
Стояла ты у одинокой лодки.  
Стояла, дали взглядом обнимала,  
Мои слова едва ли понимала.  
А я спешил, я говорил о мире,  
Который городской квартиры шире.  
Себя там каждый неустанно ищет,  
Там не бывает затхлого затишья.  
Но ты молчала.  
Лодку у причала  
Волна едва заметная качала.  
Да первая звезда в воде дрожала,  
Все глубже, глубже, глубже погружаясь.  
И понял я, моей не будешь милой –  
Звезду со дна достать не каждый в силах.

*Перевод Г. Володина*



## СОДЕРЖАНИЕ

### I. ПОЭТТИН ЛИРИКАЗЫ

#### «АЛТЫН-КӨЛ» (1958) ДЕП ЖУУНТЫДАН

Алтайым .....	3
Үч мааны.....	4
Кожондо, кожондо, кожондо.....	6
Менинг книгам .....	7
Алтын көл .....	9
Сеге женгүлүү келерим.....	11
Эки јол .....	13
Эненинг кожоны.....	14
Поярканынг балдары .....	15
Сыр ойында кыстарга .....	16
Арина .....	17
Үредү божогон. Жериме Москвадан.....	19
Школым .....	22
Жаскыда .....	23
Чуранам, ойнозон .....	24
Ойнойлык.....	25
Жылкычы алтай уул билер.....	27
Туулардын кожоны.....	29
Кожон ло үч сөс .....	30
Күски түнде .....	32
Көзнөгинг алдына .....	34
Карыган анчы .....	35
Туулар... туулар... Чанкыр тууларга.....	37
Жайгы энирде .....	39
Москванынг алдында .....	40
Баштапкы күкүрт .....	41
Карыган солдаттынг кожоны .....	42
Деревнем .....	44
Үулчак .....	45

## «КЫЗЫЛ ЧЕЧЕК» (1961) ДЕП ЖУУНТЫДАН

Чолушманда конгоны .....	47
Той .....	50
Жарбыныш .....	51
Туйка санаа .....	52
Письмо .....	53
Күс .....	54
Сеге .....	55
Кыстынг эриккени .....	56
Кышкы јол .....	57
Табыжы көп городты .....	58
Шевченконын сөёгинде .....	59
Кышкы түнде .....	60
Айдалбаган сөстөр .....	62
Жаланды .....	64
Коёркийиме барадым .....	65
Кышкы түн .....	66
Жайлуда .....	68

## «ЭКИНЧИ ЖҮРҮМ» (1963) ДЕП ЖУУНТЫДАН

Менинг ўилем .....	69
Жебрен бйлэрдөнг јер ўүстинде .....	71
Мен ишке браадым .....	75
Лумумбанын көлötкози .....	77
Киосктынг жаңында .....	79
Алтай тилиме .....	81
Кара суу .....	83
Өзүп келген көк бўлонтгў .....	84
Тандак .....	86
Жүрүм .....	87
Куу .....	89
Күс .....	91

## «ЖОЛ» (1964) ДЕП ЖУУНТЫДАН

Ёскён јерим керегинде ўлгерлер .....	93
--------------------------------------	----

Эски айыл .....	94
Энрико .....	97
Кубинский эне .....	99
Жаратта тушташ .....	101
Негрито .....	104
Адалар түжелет .....	109
 «САНААЛАР» (1967) ДЕП ЖУУНТЫДАН	
Санаалар .....	112
Таң (поэма) .....	113
Маркстынг памятники .....	126
Прага .....	128
Түндеги Лондон .....	131
Отельдинг көзнөгүн кайра ачала .....	133
Плайа Хирон .....	135
Варадеро .....	137
Энирги Гавана .....	139
Жаратта .....	141
«Юмари» .....	143
Түштүк талада күс .....	145
Катап ла јыгылдым, ыйлаба, энем .....	147
Ташкент .....	149
Чөлдө .....	151
Семафор .....	152
Түштүк талада түндердин тымыгын .....	154
Роза, роза, роза, чечек .....	155
Тирсилдеп, тирсилдеп .....	157
Жеримде эмди кыш келген болор .....	159
Үулчак .....	161
Служебный уулдар .....	163
Jac .....	164
Жай .....	166
Күс .....	168
Кыш .....	171

## «АДАЛАР ТҮЖЕЛЕТ» (1972) ДЕП ЖУУНТЫДАН

Кижи.....	173
Jac .....	174
Бичиктүй кайа .....	175
Микистинг кожоны.....	177
Сурак .....	178
Үйкузы јок түндерде .....	179
Ярмарка .....	180
Јебрен түрктер.....	182
Пастухтын балазы.....	184
Каргандар .....	185
Эзеним .....	186
Самыкла кожо чечеркеп отура.....	188
Энгириг станцияда.....	190
Алтай јеримде адалардын сүнези јўрер.....	191
Аргымак.....	192
Каткы .....	194
Чолушманда .....	195
Јерлик гладиолус .....	196
Кандый тымык!.....	197
Баргаа.....	198
Амыр түндерде айдын кёлинде ай эжинет...	199
Суранаштын жолында .....	200
Түш јеримде мен ачу ыйлагам.....	201
Јарыкты ёткён бу јўрўм.....	202
Өскён јерлер сүрекей ыраак.....	203
Јангырлу күн...жолдогы теректинг.....	204
Орык жолло катап ла мен .....	205
Бўғун эрте мен тайгада ойгондым.....	206
Тайгада.....	207
Атомный чакка кирген де болзоос...	208
Чечектер ... чечектер... бу ёрттий жаланга .....	209
Кем билер, айса, бу калганчы ўлгерим...	210
Салкынду күнде ээн жараттан .....	211
Кўркўреп јаткан аэропорт ўстинде .....	212

Ойгонып келзем, тымык, тымык.....	213
Аралдагы көлдө јылдыстар эжинет.....	214
Тымык күски кыр бажында .....	215
Япон мотив аайынча.....	216
Алтын күстинг кубакай будугын .....	217
Седен башту Себининг бажына .....	218
Эрке сенинг көзингде эмди .....	219
Јүрүм јаңыс берилген.....	220
Амстронг баштаган американский уулдар.....	222
Кадын бажы.....	223
Кайкал.....	224
<b>КӨЧҮРИШТЕРДЕН</b>	
Финдлей .....	225
Карлу, јаашту јаланды.....	226
Мени таштап ийген.....	227
Кожон .....	228
Кыстынг кожонты .....	229
Буканын мүүзи.....	230
Менин тилим .....	232
Үй улуска .....	234
Алтайга .....	236
Баштапкы кар .....	238
<b>«АМАДУ» (1975) ДЕП ЈУУНТЫДАН</b>	
Келер ўйеге письмо .....	240
Нёкёр Альенде.....	243
Бабырган.....	246
Калганчы письмо .....	247
Энелер .....	250
Поэзия .....	252
<b>ТАЛАЙ ІАКАЗЫНДА САНААЛАР</b>	
Јоткон.....	253
Тёндеги санаалар .....	255
Эртен турға талайда .....	257

Жаратта .....	258
Латыш кыс .....	259
Талай .....	260
Айрылыш .....	261
Уйку .....	262
<b>КАРУ ЙЕРИСТИНГ АРУ БАЛАЗЫ</b>	
Алтайдын чечегине .....	263
Алтай кыска .....	264
Түндеги санаа .....	265
Амаду .....	266
Орой тушташ .....	267
Акту сөс .....	268
Орой амаду .....	270
Ыраактан .....	271
Кышкы јолло .....	273
Ыраактанг ийген эзен .....	275
Письмо .....	276
<b>ЧАНГКЫР АМАДУ</b>	
Кайкалду ёй .....	278
Вл. Луговской .....	279
Алтын-кёлдö .....	281
Ыраак турлуда .....	283
Жайгыда .....	285
Жаскы түнде .....	287
Салондо .....	288
Жаскары .....	290
Азыйданг арткан бистинг кылъыгыс .....	291
Жиит поэтке .....	292
<b>«МААРКА» (1981) ДЕП ЖУУНТЫДАН</b>	
Жылдынг ойлори керегинде кожон .....	293
Jac .....	293
Жай .....	294
Күс .....	295

---

Туманду кыш... кар, јашкан.....	297
Ойгонып келзем, тымык, тымык.....	298
Та кайткам, кайткам, кайткам? .....	299

## II. ЛИРИКА В ПЕРЕВОДЕ

### *ИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО СБОРНИКА «СТИХИ» (1958)*

Две дороги.....	300
К новым людям и новым краям.....	302
Пой, певец!.....	304
Отзвенели копыта.....	305
Алтайский край.....	306
Первый снег.....	308
Охотник в тайге .....	310
Бурёнушка .....	312
Отец .....	314
Баллада о собаке .....	316
Зимний вечер.....	318
Спой мне, мама .....	320
Осенняя ночь .....	322
Алтайцу Васе .....	324
Алтайский паренёк .....	325
Дорога в горах .....	327
Путь Янара.....	329
Пою в горах.....	331
Вечер в горах .....	333
Весенний ветер.....	334
Кукушка .....	335
Первый гром .....	337
Алтайский сад .....	339
Голубые просторы.....	340
Отроги Алтая – моя квартира.....	342
Маленькому человеку .....	344
Моя книга.....	347
Я мечтаю, может быть.....	349

Расставанье .....	350
Тоска.....	351
Покинутая.....	351
Алтын-кел (Золотое озеро) .....	354
 <i>ИЗ СБОРНИКА «ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ» (1980)</i>	
Исповедь.....	356
Не мавзолей, а Смольный здесь .....	357
Энрико .....	360
Товарищ Альянде .....	362
На альпийских лугах .....	363
 <i>ИЗ СБОРНИКА «СТИХИ» (1977)</i>	
Каурый .....	364
Стихи о горном козленке, мать которого я убил.....	366
Этюд.....	368
Поэзия .....	369
Осенний ветер .....	371
В тайге .....	373
Весна.....	375
Травке, которая выросла у моего крыльца.....	376
Пробуждение .....	377
Молчанье.....	378
Детям Алтая .....	379
Лебеди .....	380
В час рассвета .....	382
 <i>ИЗ КОЛЛЕКТИВНОГО СБОРНИКА «ПЕСНИ ГОЛУБЫХ ДОЛИН» (1963)</i>	
Ветерок .....	383
Кедр .....	384
Обветрен, смугл, стоял я перед вами .....	385
Моему старому айлу.....	386
Скалистый берег .....	388
Вокзал .....	390

ИЗ КОЛЛЕКТИВНОГО СБОРНИКА  
«ПОЭТИЧЕСКИЙ АЛТАЙ» (1967)

Вечер черный, сырой, как яма.....	392
Окно отеля открываю настежь.....	394
Снятся отцы .....	395
Вечерняя звезда .....	397

Лазарь Васильевич Кокышев


ЛИРИКА

Подписано в печать 04.10.2013 г. Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Печать офсетная. Заказ 8687. Тираж 500 экз.

Отпечатано в ОАО «Горно-Алтайская типография»  
г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 35.







231,10

